



Г.Ә. Эсеналиева,  
С.У. Асекова

# ОРТО КЫЛЫМДАРДЫН ТАРЫХЫ





Әсесалиева Г.Ә., Асекова С.У.

# **Орто кылымдардын тарыхы**

**Окуу усулдук куралы**

**Бишкек 2013**

УДК 94(3)  
ББК 63.3(0) 4  
Э 84

Басууга С. Нааматов атындағы Нарын мамлекеттік университетинин Оқумуштуулар кеңеси сунуш кылган (протокол №3, 12-октябрь 2012-ж.)

**Жооптуу редактору:** т.и.д., профессор Осмонов ئ.Ж.

**Рецензенттери:** п.и.д. Ишкеев Н.И.  
т.и.к., доцент Асанов Т.И.

**Эсеналиева Г.Ө., Асекова С.У.**

**Э 84** “Орто кылымдардын тарыхы” предмети боюнча окуу усулдук колдонмо. – Б.: 2013. – 150 б.

**ISBN 978-9967-04-528-6**

“Орто кылымдардын тарыхы” предмети боюнча түзүлгөн окуу усулдук колдонмо Жогорку окуу жайынын тарых адиистиктеринин студенттери үчүн сунушталат.

Э 0503010000-13

УДК 94(3)  
ББК 63.3(0) 4

ISBN 978-9967-04-528-6

© Эсеналиева Г.Ө.,  
Асекова С.У., 2013

## Киришүү

**Курстун максаты** - Орто кылымдардын тарыхы дүйнөлүк тарыхтын курамдык бир бөлүгү. Аталган курс Байыркы дүйнөнүн тарыхынын этегинен тартып 12 жүз жылдын тарыхын өз кучагына алат. Ошондуктан студенттерге орто кылымдардагы элдердин жашоосун, чарбасын, маданиятынын өнүгүшүн, өткөн тарыхтагы жана азыркы мезгилдеги коомдук көрүнүштөрдү конкреттүү фактылардын жана маалыматтардын негизинде ыраатуу түшүндүрүү эсептелинет.

### **Курстун милдеттери:**

- студенттерге орто кылымдын тарыхын жеткиликтүү түшүндүрүү;
- предметти окуп үйрөнүүдө окуу тарбия жана илимий тарыхындагы өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү;
- окуу методикалык, таалим-тарбиялык жана илимий иштерди аныктап изилдөө эл арасына жайылта билүү;
- учурдун талабына жараша коомдук көрүнүштөрдү жана процесстерди аныктап изилдөө;
- тарыхый булактарга сын көз караш менен билүү, тарыхый фактыларды, теорияларды, идеяларды үйрөтүү;
- студенттердин көз караштарынын жана баалуулук багыттарынын кальптанышына шарт түзүү;
- студенттерди гуманизмдик, демократиялык патриотизмдин, элдердин ортосунда өз ара түшүнө билүүнүн, тынчтыктын жана кызматташтыктын идеяларына ылайык окутуу.

**Курстун мазмуну** - Курсту окуп бүткөндөн кийин студенттер төмөнкүлөрдү билүүсү керек:

- Эрте орто кылым мезгили, тактап айтканда Батыш Европадагы феодалдык түзүлүштүн пайда болушун;
- Франк мамлекетиндеги феодализмдин өнүгүшүн;
- Византиядагы феодалдык мамилелердин кальптанышын;

- Кресттүүлөрдүн жортуулун;
- Франция, Германия, Англия, Италиянын бири бири менен болгон байланышын;
- Орто кылымдардагы христиан дининин, чиркөөнүн тасирин;
- Батыш Европадагы маданияттын өзгөчөлүктөрүн;
- Италиядагы кайра жаралуу жана гуманизмди окуп билүү керек.

Курстун пререквизиттерин курсту үйрөнүү үчүн зарыл болгон ББК (билим, билгичтик, көндүм) камтыйт. «Орто кылымдардын тарыхы» курсун өздөштүрүү үчүн студенттер төмөнкү курстар боюнча билимдер жана көндүмдөр топтомуна ээ болууга тийиш:

- Тарых адистигине киришүү
- Байыркы дүйнөнүн тарыхы
- Этнография
- Археология
- Тарыхнаама (Историография)
- Тарыхый булактар (Источниковедение)
- Хронология

### **Окутуунун ыкмалары:**

1. Окутуунун оозеки ыкмасы;
2. Семинардык сабактарда окутуунун интерактивдик ыкмалары колдонулат. Сынчыл ой жүгүрттүүнү өнүктүрүүдөгү окуу жана жазуу программынын стратегияларын колдонуу;
3. окуу дискуссиясы, ангеме, концептуалдык карта ж.б.;
4. Семинардык сабактарды музейде өтүү (экскурсия сабагы);
5. Карта (дүйнөнүн саясий картасы, ар бир мамлекеттердин картасы ж.б.), таблица, схемаларды колдонуу;
6. Студенттердин өз алдынча иштөө мезгилинде эссе, доклад жазуусу;
7. Мультимедиа материалдарын, Интернет ресурстарын колдонуу.

## **Тема 1: Орто кылым түшүнүгү, феодализм, орто кылымдарга тиешелүү тарыхый булактар жана тарыхнаамеси**

---

**Лекциянын максаты:** Орто кылымдардын тарыхынын мезгилдерге бөлүнүшү, орто кылымдар түшүнүгү, каадасалттар жана адеп-ахлак.

**Негизги түшүнүктөр:** Орто кылым, Рим империясы, феодалдык рента, кодекс, вассалдык система.

**Негизги суроолор жана кыскача мазмуну:**

- Орто кылымдардын мезгилдерге бөлүнүшү. Тарыхый булактары.
- Этностук процесстер жана феодалдык бытырандылык.
- Вассалдык система. Каада-салттар жана адеп-ахлак.

Байыркы дүйнөнүн тарыхынын аяктоо мезгили V кылымдын аягына туш келет. Себеби Батыш Рим империясында кулдар менен колондордун көтерүлүшүнүн натыйжасында 476-жылы Рим империясы кулаган. Батыш Рим империясынын кулашы менен орто кылымдардын тарыхы башталган.

Орто кылым эң узак мезгилди өз кучагына алат ал V кылымдын аягынан XVII кылымдын орто ченине чейин 12 жүз жылдыкты камтыйт. Негизинен орто кылымда чарба менен маданиятты өнүктүрүүде өзгөрүүлөр болгон. Дыйкандар жерди жакшы иштетишкен. Мурда колдорунан келбegen буюмдарды жасашкан. Билимдин булагы болгон басма китеп чыккан. Денизде сүзүүнү үйрөнүшкөн, жаңы материкир ачылган ошондой эле феодалдык эзүү диний фантазиялар, дыйкандардын көтерүлүшү, диний жүрүштөр, биринчи элдин әркин ой жүгүртүүлөрү пайда болгон. Орто кылымдан биздин мезгилге элдердин чыгармачылыгы, жазма булактар, ошондой эле илимий ачылыштар келип жеткен.

Орто кылым термини латын тилинен алынган аны Италиядагы гуманисттарыхчылар жана адабиятчылар киргизген. Алар тарыхты байыркы, орто, жаңы деп белүшкөн. Феодализмге өтүүдө Батыш Европадагы мамлекеттер ар башка мезгилдерде өтүшкөн. Ошондуктан орто кылым мезгилиниде ар бири өз алдынча өнүгүү өзгөчөлүгүнө ээ болгондуктан орто кылымды мезгилдерге белүшкөн. Булар өзүнө социалдык-экономикалык, саясий, идеологиялык жана маданий өзгөчөлүктөрдү камтыган.

**I. Эрте орто кылым.** Эрте феодалдык мезгил V кылымдаш аягы XI кылымга чейин. Мында феодалдык мамилелер калыптаныш жана бекемделген.

**II. Экинчи мезгил.** Өнүккөн же классикалык орто кылымдарда феодалдык коомдун эң толук өнүккөн мезгили болгон XII кылымдан XV кылымга чейин.

**III. Ал эми соңку орто кылымдар мезгили XVI—XVII к. биринчи жарымы.** Феодалдык өндүрүш ыкмасынын төмөндөшү жана бузулушунун башталышы, феодалдык коомдун түпкүрүндө капиталисттик мамиленин пайдубалынын пайда болуу мезгили болуп саналат.

Жерге болгон менчик же «феодализм» латын тилининен алынган ал, феод деген сөзүнөн келген. Феодалдар менен дыйкандар бири-бирине карама каршы келген. Дыйкандарды эксплуатациялоо, алардан феодалдык рента алуу болгон.

Феодалдык рента үч формада алынган.

I. Отработкалык рента же баршина.

II. Азық-түлүк рентасы - оброк.

III. Акча рентасы.

Андан сырткары феодалдарды колдоодо христиан дини менен чиркөө да өзгөчө орунда турган. Ошол мезгилде Христиан чиркөөсү өтө зор күчтүү уюм болу менен ар айылда дин башкаруучу болгон. Чоң областтарда епископ-тор башкарылган. Христиан чиркөөсүнүн Башында Римдик епископ-папа турган. Негизинен Батыш жана Борбордук Европада Римдик-католиктик, ал эми Византияда проваславия-

лык чиркөө башкы ролду ойногон. Ал эми орто кылымдагы тарыхый булактарга токтолсок, алар өздөрүнчө классификацияларга бөлүнгөн.

1. Табигый-географиялык. Бул аталган өлкөнүн климаты, топурагы, айлана чөйрөсү менен таанышат.

2. Этнографиялык. Аталган доордон бизге келип жеткен каада салттары, кийимдери, тамак-ашы, ж.б.

3. Буюмдук, тактап айтканда, археологиялык. Аталган доордон калган буюм тайымдары, эмгек куралдары, транспорттук куралдары ж.б.

4. Көркөм сүрөттөрү. Көркөм образдары, архитектуралык живописи, скульптурасы, маданияты.

5. Жазма. Тексттери, тамгалары, жазууда колдонулуучу белгилери менен белгилүү болуп калган.

Эрте орто кылымдагы тарыхый булактар V-XI кылымдарга чейин белгилүү болгон. Себеби: жерге карата жеке менчиктиң пайды болушу менен тантар жана мамлекет келип чыккан. Жеке менчикти коргош үчүн атайын мыйзамдар талап кылынган. Батыш Европадагы алгачкы феодалдык мамлекеттерде коомдогу ар түрдүү катмардагы адамдарга карата алардын, милдеттери жана укуктары белгиленген мыйзамдар чыга баштаган. Мындаи соттук алгачкы мыйзам Хлодвигдин тушунда франктарда жазылган. Андан кийин Юстиниандын башкаруу мезгилиниң кодекс болуп чыккан.

Батыш Европа өлкөлөрүндө эрте орто кылымдардагы адабияттын негизги мазмунун диний чыгармалар түзгөн. Монастырлардагы кечилдер грек жана римдик байыркы жазуучулардын чыгармаларына окшоштурup өз эмгектерин жаратышкан. Мисалы, Германиядагы Сен-Галлен монастырынын кечили Эккегард «Вальтерий» поэмасын жазган. Корвей монастырында кечил Видукинд «Саксон хроникасын» жазган.

VII—VIII кк. Англиядада пайда болгон монастырлар латын тилинде өнүгүп жаткан чиркөөлүк билимдин жана адабияттын борборлору болуп калган. Нортумбриядагы Ярроу монастырында жашаган Беда өз мезгилиниң бирден-бир

билимдүү адамдарынан болгон. Ал «Англия элинин чиркөөлүк тарыхтары» деген тарыхый жыйнагын латын тилинде жазган.

Орто кылымдардын башталышында кул әзлөөчүлүк мамлекеттер эле жашап турбастаң, Түндүк-Батыш, Түштүк жана Чыгыш Европадагы кельт, герман, славян жана башка уруулар ортосунда алгачкы жамааттык мамилелердин бузулуу процесси жүрүп жаткан.

Феодалдык доордо негизги өндүрүш каражаты — жер, түздөн-түз өндүрүүчүлөрдүн, дыйканцардын жана кол өнөрчүлөрдүн менчиги болгон эмес. Феодалдардын жерди менчиктөөсү орто кылымдардагы феодалдык коомдун негизи болуп калган.

Башкы өндүрүш каражаттары — эмгек куралдары, унаа, мал, үрөн, чарбалык курулуштар — феодалдардын эле менчиги болбостон, дыйканцардын жана кол өнөрчүлөрдүн да менчигинде болгон. Дыйканцардын жана кол өнөрчүлөрдүн бул өндүрүш каражаттарын менчиктөөсү феодалдык менчиктен айырмаланып, өз эмгегине негизделген.

Батыш Европанын кайсы өлкөсүндө болбосун, латын тилинде окушкан, китентер жазылган, зыяраттар окулган жана мыйзамдар жазылган.

Батыш жана Борбордук Европада V-XI кк. дыйканчылык бир кыйла өнүккөн, бирок жаратылыш шарттары Чыгыш өлкөлөрүнө, Италияга салыштырмалуу дыйканчылык кылууга ынгайсыз келген. Бул аймактардын көпчүлүк бөлүгүн токойлор капитап жаткан, саздуу болгон. Айдоого жарактуу талаалардын жетишсиздиги дыйканцардан көп эмгекти талап кылган. Алар токойлорду кыйып, дүмүрлөрдөн арылтуу жана өрттөө менен айдоо аянтарын даярдашкан. Мындаай жерлерге эки, үч жыл эгин эгишкенден кийин, кайрадан жаңы жерлерди тазалоого өтүшкөн. Дыйкандар жаратылыштын табигый күчтөрүнө толук көз каранды болушкан. Кургакчылык менен үшүк эгинди курутуп кеткен жылдары бир нече айларга, ал турсун, жылдарга созулган катаал ачарчылык башталган. Адамдар адегенде

болгон малы менен канаттууларын жеп бүтүрүшкөн. Ачкачылыктан өлбөс үчүн чөп, сууда өсүүчү өсүмдүктөрдү жана токой өсүмдүктөрүнүн тамырларын жешкен. Алсыраган адамдар жугуштуу оорулардан майып болушкан. Ошондой болсо да, улам жаңы жерлерди өздөштүрүшүп отурукташа беришкен. Адамдын эмгеги менен жаратылыш кайра өзгөртүлгөн.

Батыш Рим империясынын кулашы менен Батыш жана Борбордук Европада өз алдынча королдуктар түзүлгөн. Бул мамлекеттердин аймагында көптөгөн ири жана майдын уруулар болгон. Феодалдык түзүлүштүн алгачкы жүз жылдыктарында пайда болгон бул мамлекеттердин ичинде мезгил өткөн сайын ар кошкон уруулардын ортосундагы байланыш күчөгөн. Кээ бир облустардагы уруулук өзгөчөлүктөр жоюлуп, башка уруулардын тили, салты менен жуурулушуп кеткен. Феодалдык мамилелердин өсүшү, жерлердин жеке менчикке айлануусу, коншулук жамааттын өсүшүнө алып келген. Ири жер ээлөөчүлөрдүн ортосунда чырчатактар көбөйгөн. Герман урууларынын Европанын батышына жыльшы, романдык жана германдык элементтердин этностук аралашуусун күчтөктөн. Ар кайсы аймактын өз алдынча өнүгүшү, биринин күч алышына, экинчисинин начарлашына алып келген. Борбордук бийликтүрүшкөн өлкөнү күч менен карман турвууга алсыздык кылган. Ири жер ээлери өз алдынча аскер күтүп, ал тургай, өз тыйындарын чыгарышкан. Күч менен убактылуу бириктирилген элдер ар башка тилде сүйлөшкөн жана өз үрп-адаттары менен жашашкан. Мына ушундай жагдайда, феодалдардын ортосундагы тынымсыз согуштардын натыйжасында ири мамлекеттер бири-бирине баш ийбеген бир нече майды феодалдыктарга бөлүнүп кеткен.

Натуралдык чарбанын үстөмдүгүнүн тушунда феодалдын жерди жеке менчиктөөнүн чыңдалышы Батыш Европадагы мамлекеттерди феодалдык бытырандылыкка алып келген.

Феодалдык ээлийк саясий жактан кандаидыр бир чакан мамлекетти элестеткен. Өзүнүн жоокердик отряды болуш үчүн

ар бир ири феодал жеринин бир бөлүгүн дыйкандары менен кошо кызматы үчүн белек катары (бенефиций) майда феодалдарга таратып берген.

Аксөөк феодалдардан тышкary диний феодалдар: папа, архиепископтор, епископтор, аббаттар болгон. Феодалдык шатынын эң башында өлкөнүн бардык феодалдарынын башчысы болуп эсептелген король турган.

Орто кылымдардагы феодалдардын каада-салттарында ар кандай шаан-шөкөттөр көп болгон. Ар бир феодалдын өзүнүн *герби*, уруктун айырмaloочу белгиси жана *девизи*, гербдин маанисин түшүндүргөн учкул сөзү болгон. Феодалдар бири - биринен жогору тургандыгын көрсөтүүгө аракеттенишип, ар кандай той-тамашаларды, оюн-зоокторду уюштурушкан. Аларга жумышалган каражат дыйкандардан түшкөн кирешелер менен согуштук олжолордун эсебинен кеткен.

Кол астындагы кызматчылары, жан-жөкөрлөрү менен аң уулоого чыгуу шааниси өзгөчө өткөрүлгөн. Мындаи учурда дыйкандардын эгин талааларын атчан тебелетип кеткен учурлар көп болгон. Ар кандай оюн-зооктордун ичинен рыцардык турнирге өзгөчө маани берилген. Феодалдар аскердик машыгуу катары өткөргөн бул турнирлерге эл абдан көп келген. Мындаи турнирлер кәэде ага катышуучулардын майып болушу же кәэ бирлеринин өлүмгө учурашы менен да аяктаган. Жеңип чыкканы жеңилген рыцардын курал-жарагын жана атын байгеге алчу. Жоого мингенге жарактуу ат жана рыцардык курал-жарактар абдан кымбат турчу. Рыцардык кызматты өтөөгө, карамагында дыйкандар иштеп турган ири жер ээсинин гана мүмкүнчүлүгү болгон. Ошондуктан аскердик иш дээрлик феодалдардын кесиби болуп калган.

Феодалдар аскер отряддарын жортуулга чыгуу жана тышкы душмандардан коргонуу үчүн гана түзбөстөн, өздөрүнүн кол астындагы крепостной дыйкандардын көтөрүлүштөрүн басуу үчүн да кармаган. Жакшы куралданган жана уюшулган аскерлеринин күчүнө таянган

феодалдар көз каранды дыйкандарды күч менен моюн сундурушкан.

**Адабияттар:**

1. Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография. - М., Л., 1964.
2. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. 2-е изд. - М., 1985.
3. Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. - М., 1980.
4. Гуревич А.Я. Генезис средневековья в Западной Европе. Избранные труды в 2-х тт. Т. 1. - М., 2000.
5. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. М., 1992. Т. 2. Средневековая Европа; Т.3. От средневековья к новому времени. - М., 1993.
6. История средних веков. В 2 т. Учебник для вузов по спец. "История" / Под ред. З.В.Удальцовой и С.П. Карпова. - М., 1990, 1991.
7. Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. - Л., 1955.
8. Косминский Е.А. Историография средних веков. V - середина XIX в. - М., 1963.
9. Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового общества и государства. 5-е изд. М., 1922.
10. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
11. История Европы в 8-ми тт. Древняя Европа. Т. 1. - М., 1988.
12. Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1-2. - М., 1980.

## Тема 2: Батыш Европадагы феодалдык түзүлүштүн орношу

---

**Лекциянын максаты:** Батыш Европадагы феодализмдин түзүлүшү. Рим империясынын кулашынын негизги себептери.

**Негизги түшүнүктөр:** Христианство, колонат, кельттер, славяндар, варварлар, чиркөө.

**Негизги суроолор жана кыскача мазмуну:**

- Рим империясындагы кул ээлөөчүлүк түзүлүштүн кризиси.
- Батыш Рим империясынын бөлүнүшү, варварлар мамлекетинин түзүлүшү. (V—VII кк.).

Рим империясы IV кылымдын аягында өтө чоң мамлекет болгон. Анын составына Батыш Европа, Дунайдын жәэктери, Балкан жарым аралы, Түндүк Африка жана Египет, Азия, Сирия, Палестина, Месопотамия кирген.

IV-V кылымдарда Рим мамлекети кризистик мезгилде болгон. Соодасы токтоп, шаарлар мурдагыдай көрүнүктүү болбой калган. Экономикасы төмөндөгөн, ошондой әле кулчулук коомдун кризисине христиан чиркөөсү да көмөк берген. Христиан дини әзүүчү дин катары IV кылымда Рим империясында киргизилген. Рим башкаруучулары христиан динин өтө күчтүү жалгыз уюм катары эсептешип, жалпы Европа эли үчүн бир дин катары таанытууга аракеттенишкен. Акырындык менен дин империяны башкара баштаган. IV кылымдын аягында V кылымдын башында кудай ата өзүн папа деп тааныткан. Грек **«pappos»** - ата дүйнөлүк чиркөөнүн башкаруучусу катары белгилүү болгон. Христиан чиркөөсү кийин католиктик деп аталган, католик дүйнөлүк деген түшүнүктүү берет. Анын башында турган Римдик епископ, папа, өзүн мифологиялык апастол Петрдин тукумдары деп тааныткан. Христостун жерге жиберген әлчиси деп эспетлген. Христиан чиркөөсүндө дагы бир маанилүү нерсе бул-

монастырлар болгон. Биринчи монастырлар Чыгышта, Египетте, Түндүк Африкада, Кичи Азияда пайда болгон. Монастырга коомчулуктан тажаган адамдар барышкан. Кийин эзүүчүлөргө каршы еретиктер - динсиздер көтөрүлүш чыгарган. Өлкөдө бытырандылык өтө күч алган. IV кылымдын аягынан баштап Батыш Рим империясына Герман уруулары басып кирип турушкан. Жергиликтүү кулдар менен колондордун көтөрүлүшүнөн алсыраган мамлекет, варварлардын кысымына туруштук бере алган эмес. V кылымда элдердин улуу көчүшү болгондо, Герман уруулары империянын жалпы территориясына киришкен.

- 1. Вандалдар** - Түндүк Африкага.
- 2. Вестготтор** - батыш готтор. Испанияга.
- 3. Англдар – сактар** - Британияга.
- 4. Франктар** - Галлияга.
- 5. Остготтор** - Чыгыш готтор - Италияга.

Герман уруулары негизинен Рейн, Дунай менен Эльбадын жогорку агымдарында Балтика деңизинин жәэктөрингендеги жашап келишкен калк болгон. Алар өзүлөрүн Варварлар деп эсептешкен. Алардын кийимдери дагы өзгөчөлөнүп турган. Жалпысынан жана барлардын терисинен кийинишкен. Жашаган жерлерди да өзгөчө болгон. Көбүнчө жерди казып алышкан. Кийин бул жерлерде жаңы жашоо пайда болгон да, акырындан алар Чыгыш Европаны басып алыш отурукташкан элге айланышкан. Чыгыш Европадан сырткары алар Африканы, Американы жана Азияны басып алышкан. Ал эми Ортонку Европада француздар, англичандар жана немецтер отурукташкан. Тарыхта ортоңку Европада жашаган элдер жөнүндө төмөндөгүдөй маалыматтарды жазышат: алар жер иштеткениди жакшы өздөштүргөн эмес да, жакырчылыкта жашаган. Алардын кошуналары Рим империясы болгон да, римдиктерден илим, билим алышкан. Товарларды, куралдарды ошондой эле акча бирдигин алышкан, кийин Римдиктерди басып алууну каалашкан. Натыйжада басып алуучулар торттуп уруулары болгон.

Байыркы Герман уруулары жөнүндө Рим жазуучулары да көптөгөн маалыматтарды жазғаи. М: Юлий Цезарь өзүнүн «Галл согушу жөнүндө каттар» деген әмгегинде берилген, ал эми Рим тарыхчысы Тацит германдар жөнүндө атайын этнографиялык очеркин жазған.

Батыш Рим империясындагы биринчи варварлар падышачылығы Тулус падышачылығы болгон ал 419-жылы түзүлүп, 507-жылы кулаган. Анын борбору Талоз (азыркы Тулуз) шаары болгон, кийинчөрөк Вестиготтор Пиреней жарым аралында, Испанияда өз бийлигин орнотушкан. Анын борбор шаары Толедо болгон.

Андан кийинки Герман уруулары Вандалдар экинчи варварлар падышачылығын негиздешкен. Вандалдар адегенде Одеранын ортонку ағымында жашашкан, кийин 409-жылы римдин правинциясы, Африканы басып алышкан.

Үчүнчү варвар падышачылығы бургундар V кылымдын ортосунда түзүлгөн. Алар азыркы Франциянын территориясында түзүлгөн.

Италиядан түндүктү карай б.з.ч. жана биздин замандын алгачкы жүз жылдыктарында үч тоң тайпага бөлүнгөн көп сандаган варвар уруулары жашашкан. Алар: кельттер, германдар жана славян уруулары эле. Жүздөгөн жылдар бою Римге бул уруулардын баары менен күрөш жүргүзүүгө туура келген. Римдик варварлардын үстүнөн болгон жеңишинин натыйжасында алардын көпчүлүгү кулга айландырылган. (Гректер менен римдиктер өздөрүнөн башка элдердин баарын варварлар дешкен).

Жалпысынан байыркы германдар жөнүндө римдик жазуучулардын чыгармаларында жазылган, мисалы: Цезарь, тарыхчылар Тацит, Плутарх, жазуучу Плиний жана башка антик авторлору германдар жөнүндө өздөрүнүн әмгектеринде жазып кетишкен. Алардын чыгармаларында германдардын батышта Рейн менен, чыгышта Висла дарыяларынын ортосу, түндүктө Түндүк жана Балтика дениздери менен түштүктө Альп тоолору жана Дунайдын

ортонку бөлүгүндө, ошондой эле Скандинавияда жашагандыгы айтылат. Алар Батыш жана Чыгыш германдар болуп көп сандаган урууларга бөлүнгөн.

Рим империясынын чыгыш бөлүгүндө жашаган византиялык жазуучулар Прокопий (б.з. VI к. ортосу) жана Маврикийдин (б.з. VI—VII кк.) эмгектеринен **славян уруулары** жөнүндө бир кыйла кенири маалыматтарды ала алабыз. Бирок буларга чейин деле байыркы славяндар тууралуу грек-римдик авторлор Тасит, Плиний, Птолемейлердин эмгектеринде венеддер деген аталыш менен чагылдырылган. Жазылган маалыматтар боюнча, славяндар Лабадан (Эльба дарыясы) Түндүк Донго, Ока менен Жогорку Волганын жана Балтикага жакын жерлерден Ортонку жана Төмөнкү Дунай менен Кара деңизге чейинки аймактарда жашашкан. Көп сандаган славян уруулары кийин үч чоң тайпаны: чыгыш, батыш жана түштүк славяндарды түзүшкөн.

Антикалык авторлордун жазуулары боюнча славяндар эркиндикти өтө эле сүйгөн эл болгон. Алар колго түшкөн туткундарды дайыма кулдукка кармашкан эмес, белгилүү бир мөөнөт аяктаганда эркиндик беришкен. Ошондой эле алар эр жүрөк, согушчул жана ошону менен катар тынчтыкты каалаган эл болгон. Эгерде аларды башка биреөлөр басып алыш, кулга айланыргысы келсе, душманга каршы бүт уруулар аттанышкан.

Славяндардын негизги кесиби дыйканчылык болгон. Археологиялык казууларда алардын эгин сактоочу жайларынан эгин кампалары табылган. Маврикийдин билдириүүсүндө славяндар: арпа, сулу айдашкан, мал багышкан жана кол өнөрчүлүк менен кесинтенишкен.

Висла аймагында жана Жогорку Днепрде жашаган славяндарда дыйканчылык менен малчылыктан башка, балык уулоо жана токой чарбачылыгы (жырткыч айбанаттарды кармоо, токой бал чөлекчилиги) чоң мааниге ээ болгон.

Германдар сыйктуу эле славяндар да антикалык кул ээлөөчүлүк коомду жоюуда жана ошондой эле феодалдык орто

кылымдагы Европанын түзүлүшүнө өз таасирин тийгизген. Герман урууларынын чыгыштан түштүккө жана батышка жылуусуна славяндардын кысымы себеп болгон. Бул жөнүндө готтарыхчысы Иордандын эмгектеринде баяндалат. Кийин славян уруулары герман уруулары менен бирдикте «Элдердин улуу көчү» (IV–VI кк.) мезгилинде орун которууга катышкан. VI–VII кк. славян урууларынын батышка жылуусу улана берген жана Рим империясынын мурда герман уруулары жашаган аймагынан орун ала башташкан.

Славяндар Чыгыш Рим империясынын жерлерине, Византияга кол салып турушкан жана бул жерде қул ээлөөчүлүк түзүлүштөн, феодалдык түзүлүшкө өтүү процессин төзөттүгө таасирин тийгизген.

#### **Адабияттар:**

1. Всемирная история: Раннее средневековье. - М., 2001.
2. Ермолаев В.А. Образование в раннесредневековой Европе (VI-X вв.) //Средневековый город: Межвуз. науч. сб. Вып. 14. - Саратов, 2001.
3. История Европы. Средневековая Европа. Т.2. - М., 1992.
4. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. - М., 1974.
5. Ермолова И.Е. Римская имп. и федераты в IV в. //Нов. ист. вестн. М., 2001. № 2 (4). Карл Великий: реалии и мифы. - М., 2001.
6. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство (V-XV вв.). - М., 1967.
7. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западно-римской империи и возникновение германских королевств. - М., 1984.
8. Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. - М., 1963.

## **Тема 3: Батыш Европада Франк мамлекетинин түзүлүшү**

---

**Лекциянын максаты:** Герман урууларынын басып алуу жортуулдарын, Франк мамлекетинин түзүлүшүн, башкаруу єзгөчөлүктөрүн билүү.

**Негизги түшүнүктөр:** Франктар, Салич чындыгы, епископтор, Меровингдер, Каролингдер.

**Негизги суроолор жана кыскача мазмуну:**

- Франк падышачылыгынын түзүлүшү.
- “Салич чындыгы”.
- Улуу Карлдын империясы.
- Франция, Италия, Испания IX-XI кылымдарда
- IX-XI кылымдарда Герман империясынын түзүлүшү,

Англиядагы социалдык-экономикалык өсүштүн єзгөчөлүктөрү.

486-жылы Чыгыш Галлияда Герман уруулары франктар, Франк падышачылыгын негиздешкен. арыхый эстеликтерде «франк» аталышы б.з. III к. орто ченинде гана пайда болгон. Римдик жазуучулар көпчүлүк ар кандай аталыштагы герман урууларын жалпысынан франктар деп аташкан. Болжолдо ушул эле мезгилдерде франктар эки тоң тайпага — деңиз боюндагы франктар (Рейндии темөнкү агымында жашагандар) же саличтиктөр жана Ортоңку Рейндии эки жак жээгинде жашаган франктар — жәэктік болуп бөлүнүшкөн. V к. франктар Рим империясынын бир кыйла бөлүгүн, Түндүк Чыгыш Галлияны басып алышкан. Франктардын ээликтериинин башында мурдагы уруу башчылары турушкан. Франк башчыларынан 451-ж. Каталаун талаасындагы Атиллага карши салгылашта таанылган Меровейдин атынаан, «Меровингдер тукумунун королдугу» түзүлгөн. Меровингдер тукумунун көрүнүктүү өкүлү король **Хлодвиг** болгон (481—511-жж.).



Хлодвигдин христиан динин  
кабыл алышы

Франктардын турмушундагы ири окуялардын бардыгы Хлодвигдин ысымына байланыштуу. Хлодвиг 486-ж. бүткүл Түндүк Галлияны ээлеп алган. Борбору Парижде болгон бул римдик облус жергиликтүү римдик магнат Сиагрийдин башкаруусунда болгон. Рим империясы кулагандан кийин, ал Түндүк Галлиянын королу болуп калган. 486-ж. Суассон

шаарынын жаңындагы айыгыш-кан салгылашта франктар римдиктердин аскерлерин талкалап, Галлиянын бир бөлүгүн каратып алышкан. Сиагрий вестгот королуна качып барган. Бирок король Сиагрийди Хлодвигге өткөрүп берген. Хлодвиг туткунду өлтүрүүгө буйрук берген.

Хлодвиг Сена жана Луара дарыяларынын бассейндериндеги кецири аймакты басып алып, франктарга жерлерди бөлүп берген. Римдиктердин тушунда бүлгүнгө учуралган кецири аймак бүтүндөй франк кыштактары жайгашкан районго айланган. Бул жердин мол түшүмдүү түздүктөрү көптөгөн сууларга, токойлорго бай келген. Хлодвиг өзүүн башкаруу мезгилиниң аяк ченинде Луарадан түштүккө, Гаронна дарыясына чейинки аймакты каратып алган. Галлиянын түштүгүндөгү анча чоң эмес аймакты вестготтор ээлеп калышкан. Жецип алуунун натыйжасында ири Франк мамлекети түзүлгөн. Ал мурдагы римдик Галлиянын дээрлик бардык аймагын ээлеген. Хлодвигдин балдарынын башкаруу мезгилиниде Франк королдугуна Бургундия да кирген.

Франктардын мындаи ийгиликтөрдө тез жетишүүсүнүн себеби, аларда жамааттык байланыш абдан бекем болгондуктуу жана жаңы жерлерде бири-биринен алыстап, жергиликтүү калктарга аралашып сицип кетиестен, чогуу белгилүү бир

аймактарда жашашкандыгы себеп болгон. Ошондой эле мурдагы өздөрүнүн мекенинде калган франктар менен байланышы үзүлбөгөн. Керек учурда алардан улам жаңы күчтөрдү алыш турушкан, ошондой эле Хлодвигди дин чөйрөсүндөгүлөр колдогон. Франктар келгенге чейин эле Галлиянын калкы христиан динин тутунган.

496-жылы Хлодвиг христиан динин кабыл алган. Ал адегенде өз кошууну менен чокунганды өткөн. Өзү менен кошо 3000 аскери христиан динин кабыл алышкан. Андан кийин катардагы франктар үй-бүлөсү менен чокунууга өтүшкөн. Христиан динин кабыл алуу франктардын Галлиянын түштүгүн жеңип алуусуна өбөлгө түзгөн жана ошондой эле королдук бийликтин кадыр-баркын көтөргөн. Чиркөө Хлодвигдин жеңип алууларына дайыма колдоо көрсөткөн.

Хлодвигдин мезгилинде адамдардын укугун каада салтын камтыган «Салич чындыгы» жазылган, анда тартып бузгандарды жазалоо боюнча мыйзамдар болгон. «Салич чындыгы» үч титулга (главага) бөлүнгөн. Ар бир титул параграфтарга бөлүнгөн. Франктардын коомдук түзүлүшү «Салич чындыгында» кенири берилген. Бул жыйнак Хлодвигдин падышалык кылуу мезгилиинин аягында жазылган. Жыйнектагы маалыматтар боюнча, франктардын негизги иштери дыйканчылык болгон. «Салич чындыгы» жыйнагынын статьялары эркин франктардын айдоо жерлери жөнүндө, дыйканчылыктын ар кандай шаймандары, жумушка пайдаланылуучу мал жана ар кандай дан өсүмдүктөрү жөнүндө маалыматтарды берет.

Бул жыйнектин көпчүлүк бөлүгү франктардын: эркин дыйкандардын, жоокерлердин, коңшулардын, жалпы жамааттын укуктары менен милдеттери жазылган. Ошондой эле бир катар статьялар айып пулду аныктоого арналган. «Салич чындыгы» франктардын турмушунун бардык жагын камтыган. Тоок уурдагандан баштап, адам өлтүргөнгө чейин-

ки жыйнектар жана сөз жүзүндө кемсінктенге чейин колдонулууучу жазалар белгиленген.

Чарбалык иштер боюнча мал багуу, балык уулоо, бал чөлекчилик, багбандык жана кол өнөрчүлүк жөнүндө да жазылган. Ошондой эле токойлорду, жайыттарды, сууну биргелешип пайдаланууга да атайын бөлүмдөр арналган. Эркин франктардын королго жана анын кызмат кишилерине баш ийиши талап кылынган. Ошондой болсо да, ошол мезгилдеги франк коомундагы негизги фигура — кыштастык жамааттын толук укуктуу мүчөсү, жамааттын жеринен пайдаланган эркин дыйкан, коншу жер эссине көз каранды болбогон эркин франк болгон.

Таптардын пайда болушу менен франктарда мамлекет түзүлгөн. Бул мамлекет ири жер ээлөөчүлөрдүн жана эркин франктардын өмүрү менен жеке менчигин коргогон, аларга элди баш ийдирип турууга жардам берген.

VI к. экинчи жарымынан баштап франк коомунда кескин өзгөрүүлөр башталган. Бул мезгилдерде жер жеке менчикке айланган. Жер эссиин эрки менен жер сатууга, алмашууга, сатып алганга, белекке бергенге жана мураска калтырууга укук берилген. Мындаштарда дыйкандардын бир бөлүгү өзүнүн жеринен бат эле ажыраган. Ачарчылык, жут жана башка табигый кырсыктар, Хлодвигдин балдарынын, неберелеринин жана чөбөрөлөрүнүн мезгилдериндеги өз ара согуштарынын натыйжасында өлкөнүн бүлгүнгө учуралы, салыктардын оорчуулугу көзкарандысыз франк дыйкандарын жакырданууга алыш келген. Майда жер ээлери болгон дыйкандардын жакырданышына жараша, тескерисинче, аксөөктүк жана чиркөөлүк ири жер ээлөө өскөн. Хлодвигдин ордун басуучулар королдук жерлерди өзүнүн дружиналарына *бенефиций* (белек) түрүндө таратыш беришкен. Айдоо жерлерине болгон жамааттык менчиктин жеке менчикке айланышы ири жер ээлөөчүлүктүн пайда болушун жана өнүгүшүн билдирген. IX кылымда франктарда

эки негизги тап: ири жер әэлөөчүлөр жана көз каранды дайкандар түзүлгөн.

Король Хлодвиг өлгөндөн кийин Франк мамлекети анын төрт баласына: Хильдеберт, Хлотарь, Хлодамер жана Теодорихге бөлүнгөн. Алар атасындай болуп өздөрүнүн баскынчылык жоортуулдарын улантышкан. Бирок ар кимиси өз жерлерин кошуундарына, чиркөөгө марттык менен таратып беришкен. Жерди белекке таратуунун натыйжасында алардын бийлигинин франк коомундагы мааниси төмөндөгөн. Коомдо эми ири жер әэлөөчүлөр күч ала баштаган. Королдуктардагы бийлик жер әэлөөчү атактуулардан чыккан кээ бир өкулдөргө – *майордомдорго* (майордом деп, королдун сарайындагы башкаруучууну аташкан) өткөн. Мезгилдин өтүшү менен, майордомдор королдуктардагы аскердик-акимдик бийликті өз колдоруна алышип, иш жүзүндө ал жердин башкаруучусу болуп калышкан. Бир аз убакыт болсо дагы Франк мамлекети биригишкен да, кайра бөлүнүп кетип турушкан. Кийин кыска мөөнөткө болсо дагы Хлодвигдин небереси (613-жылы) Хлотар Пчинин мезгилиnde узагыраак убакытка бириккен. Бирок, меровингдердин династиясындагы башкаруучулардын ич ара чыр чатактары, бийлик талашууларынын натыйжасы, меровингдер династиясынын кулашына алып келген. Меровингдердин акыркы падышасы Хильдeric III тактыдан түшүрүлгөн. Ал эми Франк мамлекетинин тактысына Карл Мартелл келген. Жаңы династия Карл Мартеллдин ысымы боюнча Каролингдер деп аталган. Карл Мартелл Франк мамлекетинин майордому болуп, 741-жылга чейин башкарған. Ал сакстар менен варварларга налог төлеөгө мажбур кылган. Карл Мартеллдин мезгилиnde араб баскынчылары басып кирген бирок Карл Мартеллдин аскерлерин жеңе алган эмес (732 жылы). Андан 5 жылдан кийин арабдар кайрадан түштүк Галияны басып алуу үчүн согуш жарыялаган, бирок Карл Мартел экинчи жолу араб баскынчыларын талкалаган. Арабдар менен болгон согуш франктардын аскер күчтөрүнө

көптөгөн өзгөртүүлөрдү киргизген. Алар ат үстүндө согуш техникасын жакшы өздөштүргөн. Карл Марттелдин реформасы буюнча, дыйкандар да аскер кызматын өтөө керек болгон. Карл Мартелл өлгөндөн кийин анын ордуна анын уулу Пипин Корт (Кароткий) келген. Ал деле майордер болуп келген (741-768ж). Пипин Кортонун мезгилиnde арабдар Галиядан толугу менен чыгарылган. Ал негизги таянычты чиркөөдөн издеген. 751 жылы Пипин Корт Франктардын каролу титулун алганда ортоңку Италияда 756-жылы Пап мамлекети негиздеген. 768-жылы Пипин Корт өлгөндөн кийин, бийлик анын уулу Карлга өткөн. Улуу Карл 768-жылы Франк королдугунун королдук тагына отуруп, Франк мамлекетин 814-жылга чейин башкарған.



Улуу Карл

Карл мыкты колбашчы жана жеңип алуучу болгон. Ал өзүнүн баскынчылык жүрүштөрүнүн натыйжасында Батыш Европада империя түзүүгө жетишкен. Анын убагында Франк мамлекети агрессивдүү саясат жүргүзгөн. Көп сандаган жеңип алуулардын натыйжасында Улуу Карл эбегейсиз зор мамлекеттин башчысы болуп калган. Ал империя франктар эле эмес, башка уруулар жана элдерден турган. Карл 50 дөн ашык жүрүш жасаган. Анын көбүн өзү жетектеген. Карл өзүнүн замандаштарына абдан күчтүү таасир калтырган. Ал жөнүндө көптөгөн жомоктор жана ырлар жазылган. Орто кылымдагы жазма булактарда Карлды узун бойлуу, күчтүү жана чыдамкай адам болгон дешкен. Анын мезгилиnde франк падышачылыгынын территориясы кеңейген.

800-жылы 25- яйварда ыйык Питер соборунда салтанаттуу намаз окулган да, франктардын жеңип алган жерлерине римдик чиркөөнүн таасиринин таралышына умтулган Рим папасы Лев III, Улуу Карлга императордук таажыны кийги-

зип: «Римдин императору», - дег жарыялаган. Империя областтарга бөлүнгөн да, аларды графттар жана ири жер ээлери башкаруу үчүн дайындалган. Улуу Карл жылына эки жолу ири жер ээлерин жыйынга чакырып, алардын макулдугу боюнча указ чыгарып турган.

Улуу Карл баштаган алгачы согуш Төмөнкү Германия аймагын (Рейнден Эльбага чейин) ээлеген германдык сакс уруулары менен болгон. Сакстардын туруктуу каршылыгын кыйындык менен жецип (772–804-жж.), аларды Франк мамлекетине күч менен кошкон. Андан соң Карл Рим папасынын өтүнүчүү боюнча, өз кызыкчылыгы үчүн да, Түндүк Италиядагы По дарыясынын өрөөнүндө жашаган элдерди жецип алган. (774-ж.)

Карлдын аскерлери Испанияга да жортуулдарды жасаган (778–812-жж.). Бул жердеги (VIII к.) Испанияны каратып алган арабдар менен жергиликтүү элдердин күчтүү каршылыгына туш болушкан. Ошентсе да алар Испаниянын түндүгүнөн бир облусту каратып алган. Улуу Карл жана анын аскерлери коншу өлкөлөрдү каратып алуу менен, ал жерлерден эбегейсиз зор байлыктарды жана көп сандаган туткундарды алып кайтышкан. Ошентип, узакка созулган агрессивдүү согуштардын натыйжасында, мурдагы Батыш Рим империясынын аймагынан бир аз гана кичирээк болгон зор мамлекет түзүлгөн.

Кубаттуу Рим империясынын бийлик ээлерин эске салган император титулу Карлга жецип алган элдерге болгон бийлигин бекемдөө үчүн керек эле. Улуу Карлдын колдоосуна ээ болууга жана аны менен өнөктөш болууга умтулушкан башка өлкөлөрдүн башкаруучулары, анын императордук жогорку бийлигин таанууга ашыгышкан.

Кенири өлкөнү башкаруу Карлдан империянын акимдик аппаратын кайра түзүүнү талап кылган. Улуу Карлдын убагында башкаруунун борбору королдун сарайы болгон. Жер-жерлердеги башкарууну ошол жердеги графттарга тапшырып, аларды көзөмөлдөө үчүн Карл өз жакындарынан

«падыша өкүлдөрүн» бүткүл империя боюнча жиберген. Алыс жайгашкан жерлердеги графттар өздөрүн борборго көз каранды болбайбуз деп сезишкен.

Графтар — соттук коллегиянын мүчөлөрү менен бирдикте сот иштерин жүргүзгөн. Ошондой эле Карл өзү дайындалган епископтор (Христиан дин кызмачыларынын башчысы) империядагы соттук жана акимдик башкарууда кыйла жогорку даражада турушкан. Каролдук-императордук канцелярияда мамлекеттик тил, латын тили болгон. Ошондои болсо да Улуу Карлдын империясын борборлошкон мамлекет деп атоого болбос эле. Карлдын мезгилиндеги башкаруу аппараты эң эле жөнөкөй болуп, борбор менен чет-жакадагы облустардын байланышы начар болгон жана мамлекетте башкаруунун атайын мыйзамдары так белгиленген эмес.

VIII—IX кк. франктардагы коомдук түзүлүштө негизги өзгөрүүлөр болуп, эркин дыйкандар массасы жакырданган жана ошол эле мезгилде майда дыйкандардын жеке менчигинин эсебинен ири жер ээлеринин жеке менчиги өсүп чыккан.

Өндүргүч күчтөрдүн өнүгүү деңгээлинин төмөндүгү, дыйкандарды чарбалык иштерден ажыраткан узакка созулган аскердик кызмат жана франк ак сөөктөрүнүн ич ара согуштары, ар кандай салыктардын жана айып пулдардын өсүшү, чиркөөгө төлөнүүчү акылар майда дыйкандардын жер үлүштөрүн карман калуусуна, иштишиине зор кийинчылыктарды туудурган.

Франк дыйкандарынын оор абалы жер иштетүүнүн ар кандай түрлөрүн пайда кылган. Ири жер ээлери жерсиз дыйканга жер үлүшүн пайдаланууга берген. Дыйкан жерди пайдаланган акысы үчүн жер эссиине бир катар иштерди аткарууга милдеткөр болгон.

VIII—IX кк. жер иштетүүнүн дагы бир түрү — жерди өзүнө сактап калууга чамасы жетпегенин сезген дыйкан, жерин күч-кубаттуу коңшусуна, көпчүлүк учурларда чиркөөгө

«белекке» берген. Дыйкандар өздөрүнүн жеринен ажыроо коркунучу эртедир-кечтир ушул коңшуларынан болорун сезишкен. Ошондуктан, алар жерлерин «өз ыктыяры» менен аларга берип, андан кийин дыйкан ал жерин кайра алган. Бирок жеке менчик катары әмес, өмүрү өткөнчө, кәэ бир учурларда мураска калтыруу укугу менен алыш иштетишкен, ошону менен бирге, жер ээсинин пайдасына милдеткер болушкан. Ал үчүн жер ээси дыйкандын чарбасын коргогон. Дағы бир түрү, ири жер ээлери жана чиркөө, дыйканга бир аз кошумча жер да берген. Ал үчүн дыйкан кожоюндун өздөштүрүлбөгөн жаңы жерлерин иштеп берүүгө милдеттүү болуп калган.

Демек, жерге карата болгон мамиленин жогорудагыдай түрлөрү эки карама-каршы таптардын өкулдөрүнүн бири-бири менен болгон мамилеси учурунда, бирингиден, эркин франк дыйкандарынын жерге болгон жеке менчиктүүлүгүн жоготсо, экинчиден, феодалдык жеке менчиктүүлүктүү өстүргөн.

Улуу Карлдын негизги кирешеси анын поместьелеринен алынган. Каролдук жер фондусу бүткүл өлкө боюнча тараپ, жүздөгөн ири жана майда ээликтерден турган. Улуу Карлдын мезгилиинде эң ири жер ээлөөчү — чиркөө болгон.

VIII—IX кк. франктардын айыл чарбасында бир кыйла жылыш болгон. Бул кезде жерди которуштуруп айдоо ыкмасы колдонулган, жана дан өсүмдүктөрүн айдоодон тышкары, мал чарбасына да негизги көнүл бурушкан.

Жоокерлер дыйкандардын эсебинен жашашы жана курал-жарагын камдап алышы үчүн аларга жер таратып берилген. Эгер жоокер кызматын тоクトотсо, бул жерди императорго кайра берүүгө милдеттүү болгон. Кийинчөрөк жоокерлер өздөрүнө берилгөн жер ээликтерин биротоло ээлеп, аларды мураска калтыра башташкан. Андай ээликтөр феоддор деп аталган.

**Феод** — бул акысы үчүн аскер кызматын өтөө керек болгон мурас, жер ээлиги. Феоддун ээси **феодал** деп аталган. Ири феодалга ондогоо, жүздөгөн кыштактары бар аймактар

тиешелүү болсо, майды феодалга — бир кыштак, же бир нече тұтун дыйкандар гана тиешелүү болгон.

Улуу Карлдын империясы алгачкы феодалдық мамлекет болуп, еркин дыйкандардың жеринен ажырап, көзкаранды дыйканга айланышына жана жер әзлөөчүлүктүн пайда болушуна өбелгө түзгөн. Ошондой эле аскердик бийлик ири жер әзлеринин колуна топтоло баштаган.

814-жылы 72 жашында Улуу Карл өлгөн, анын сөөгү Ахенге коюлган. Карл өлгөндөн кийин бийлик анын улуу баласы Людовикке мураска калган. Карлдын империясы жыйырма жыл жашаган. Людовик өлгөндөн кийин анын уулдарынын ортосунда болгон такты үчүн чыр-чатактар өлкөдө граждандық согушту алып келген. Натыйжада, 843-жылы Верденде Улуу Карлдын неберелери келишим түзүшүп, империяны үч бөлүккө бөлүшкөн. Алардын улуу агасы «Верден» келишими боюнча император титулун сактап калган, бирок, өздөрүнчө король болгон эки бир тууганынын ишине кийлигише алган эмес. Жыйынтыктап айтканда, «Верден келишими» боюнча келечекте Европадагы эң чаң мамлекеттер Франция, Германия жана Италиянын түзүлүшүнө түрткү болгон.

IX кылымдан баштап, Европада орто кылымдын әрте мезгили аяктап, орто кылымдын гүлдөгөн мезгилине шарт түзүлгөн.

843-жылдагы Верден келишиминен кийин Франция өзүнчө мамлекет болуп калган. 870-жылы Мерсенсте кайрадан келишим түзүлүп, Франция, Германия каролдору Лоторингияны бөлүп алышкан. Лоторингия Италияга караган жер болгон. Ошого карабастан немец жана француз каролингдеринин ортосунда дайыма жер үчүн согуштар болуп турған. 987-жылы феодалдар Роберт Гуго Капетаны король деп шайлашкан. Ошол окуядан кийин 18-кылымдын аягына чейин француздардагы бийлик копетингдердин тукумдарында болуп келген.

Х кылымдан баштап Француз падышачылыгында феодалдык мамилелер өнүккөн. Бирок Францияны «Галлия же Батыш Франк падышачылыгы», атап келишкен. Францияда дыйкандардын жашоосу оор болгон. Алар оброк да төлөшкөн, андан сырткары, феодалдык рентанын да өлчөмү ескөн.

Франциянын территориясы көптөгөн герцогдорго жана графтыктарга бөлүнгөн. Алар каролго көз каранды болгон эмес. Бирок королдун вассалы катары эсептелинишкен. Биринчи копетингдердин бийлигин чындаш үчүн жүздөгөн жылдар сарпталган, бай феодалдар королдун бийлигин таанышкан эмес.

843-жылдагы Верден келишиминдеги бөлүнүүдөн кийин, Чыгыш славяндардын жери Людовик Немецкийге бөлүнгөн. Орто кылымдардын башындагы Германиянын тарыхы Батыш Европадагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып турган. Себеби, Германиянын территориясы Рим империясынын составына кирген эмес. Феодалдык мамиле өтө жай жүргөн. 911-жылы Германияда Каролингдер династиясынын бийлиги токтогондон кийин, уруулук герцогдордон Конрад I Франконский бийлик кылган. Ал өлгөндөн кийин бийлик үчүн күрөш жүрүп, 919-жылы эки кароль Генрих Саксонский жана Арнульф Баварский шайланышкан. 919-936-жылдары Герман герцогствору бир падышачылыкка биригишкен да, аны «Тевтон» деп аташкан (Тевтон б.з.ч. II кылымдагы герман уруусу болгон). Кийин Тойшен же Дойшен, кийин Германия **Дойшланг** деп аталган. Андан кийинки Герман каролу Генрих I Птицелов венгер уруулары менен күрөш жүргүзүп келген. Генрихтен кийин бийликтөө анын баласы Оттон I андан ары королдук бийлиktи уланткан. Ал башка королдордон айырмаланып, чиркеөдөгү феодалдардан өзүнө колдоо издеген да, чиркеө менен достук мамилени чындал, епископторго жерлерди берген. Ал епископтордун жардамы менен өзүнүн бийлигин чындалап, Римдик папанын да ишине кийлишишкен. Италиялык княздардын ортосундагы арыздашуудан

пайдаланып, 956-жылы Италияны өзүнө караткан. Германиянын маданияты Оттондун мезгилинде «Оттондук кайра жаралуу», - деп аталган. Герман падышасынын сарайы маданияттын борбору болгон. Библиотека уюшулуп, анда байыркы авторлордун чыгармалары чогултулган.

Батыш Рим империясы кулагандан кийин, Италия оортарыхый жолду басып өткөн.

Британиянын территориясын англосаксондор басып алгандан кийин, V-VII кылымдар аралыгында бир нече варварлардын англосаксондук падышачылыктар түзүлгөн. 597-жылдан баштап, англосакстарда христиан динин кабыл ала баштаган. Христиан дини киргизилгенден кийин, христиан чиркөөсүнүн храмдары курула баштаган. 829-жылы англосаксондук падышачылыктар бир феодалдык мамлекет болуп бириккен.

Варварлар уруулары вестиготтор менен вандалдар V кылымда Испанияны мекендешкен.

### **Адабияттар:**

1. Всемирная история. Закат Римской империи ранее средневековье. - М., 1999.
2. Бессмертный Ю.Л. Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в. //Средние века. М., 1980. Вып. 43.
3. Григорий Турский. История франков. - М., 1983.
4. Салическая правда. - М., 1964.
5. Энгельс Ф. Франкский период. - Любое издание.
6. Хрестоматия по истории средних веков. - М., 1986.
7. Рамм Б.Я. «Каролингское возрождение» и проблемы школьной образованности в раннем средневековье //Уч. зап. Лен. пед. ин-та им. М.Н. Покровского. 1940. Т. 5.
8. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство (V-XV вв.). - М., 1967.
10. Тейс Л. Наследие Каролингов. IX-X века. М., 1993.

## **Тема 4: Византия империясында феодалдык түзүлүштүн орношу (VII-XI кылымдарда)**

---

**Лекциянын максаты:** Византия империясынын өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү. Императордун бийлиги. Кул ээлөөчүлүктүн сакталышы. Славяндардын Византияга жайгашышы жана алардын ролу. Византияда феодалдык мамилелердин пайда болушунун негизги себептери.

**Негизги түшүнүктөр:** Шаар, соода, кодекс, фемдер, диархия концепциясы.

**Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

- Чыгыш Рим империясынын территорииясы.
- Византиянын саясий түзүлүшү.
- Юстиниандын кодекси.
- Фома Славяниндин көтөрүлүшү.
- Византиядагы чиркөө.

Чыгыш Рим империясынын ордуnda пайда болгон Византия империясынын өкүм сүрүү доору үч мезгилге бөлүнөт:

1. Баштапкы мезгилдеги Византия типологиялык жактан соңку антикалык коомдун христиандаштырылган варианты катары каралат. Анткени, бул Европалык орто кылымдар доорунда дыйкандардын көзкарандылык абалының башкы белгиси болгон колондук система ыдырап, акыры биротоло жоюлган. Акырындық менен болсо да полисттик түзүм кулаган, соңку антикалык бийликтин ордуна аскердик жана жарандык бийликтөргө бөлүп, империялык башкаруу орнотулган. Византия өз алдынча мамлекет болуп IV кылымда түзүлгөн, тактап айтканда, 395 жылы Рим империясы Чыгыш жана Батыш Рим империясы болуп бөлүнгөн мезгилден башталған. Батыш Рим империясы варварлардын чабуулунун негизинде кыйроого учураган мезгилде, Чыгыш рим империясы өзүнчө мамлекет болгон.

Анын борбору Константинополь шаары болгон. Шаардын мурдагы аты боюнча “Византия империясы”, - деп аталып калган. Эрте феодализм мезгилинде Византия империясына Балкан жарым аралы, Кичи Азия, Сирия, Палестина, Египет, Месопотамиянын жана Армениянын жарымы, Крит жана Кипр аралдары, Грузия кирген. Империяда ар түрдүү уруулар жана элдер жашаган.

2. Күл элөөчүлүк түзүлүш Византия империясында V-VI кылымга чейин созулган. VI кылымдын ортосунда Византияда император Юстиниан башкарған. Ал өтө күчтүү администратор, мыйзамчыл адам болгон. Юстиниандын таякеси император Юстин I айрым булактарга караганда, билими жок дайкан болгон. Армиянын күчү менен император болгон. Юстин I Юстиниандын башкаруусуна көзү жеткен. Себеби, жээни Рим, Византиядан билим алган.

Юстиниан граждандык укук жыйнагын түзгөн. Ал төрт бөлүккө бөлүнгөн.

1. Юстиниандын кодекси – 12 томдон турган да, анда Рим императорунун мыйзамдар жыйнагы болгон.

2. Дигесты – 50 китептен турган. Рим укугуунун жыйнагы топтолгон.

3. Институция – юридикалык окуу китеби. Судьялар жана юрист окуучулары үчүн.

4. Новелла – Юстиниандын жаңы закондору.

Юстиниандын башкаруу

мезгилинде көнтөгөн элдик кыймылдар болуп турган. Алардын ичинен эң көрүнүктүүсү “Ника” көтөрүлүшү болгон. Көтөрүлүш 532-жылы 11-январда Константинополдо,



Юстиниан. Равеннадеги  
Сан-Витале чиркөөсүндөгү  
мозаика

ипподромдо императордун катышуусу менен башталган. Оппозициялык партия өзүлөрүн “Жашылдар” деп аташкан дагы, алар Юстинианга элдердин атынан чиновнигерди жазалоосун талап кылышкан. Юстиниан элдердин кайрылуусун четке каккан да, ипподромдон чыгып кеткен, натыйжада, көтөрүлүш чыккан. “Ника” грек тилинен которгондо “женгинц” дегенди билдирген. Көтөрүлүш беш күнгө созулган. Юстиниандын аскер башчысы Велидор абдан мыкаачылык менен көтөрүлүштү токtotкон. Натыйжада отуз мингे чукул адам өлтүрүлген. Көтөрүлүш жецилгендөн кийин Юстиниан борборлошкон катуу тартыпти киргизген. Андан сырткары ал мамлекеттин финанссының көп көңүл бурган, мамлекеттин курулуш иштерин да жакшырткан. Алардын ичинен эң көрүнүктүүсү Византиядагы “Ыйык София храмы” эсептелинген. Ал 532-538-жылдары курулуп, “Укмуштун укмушу”, - деп аталган. Император ага кеткен чыгымды аяган эмес.

Юстиниан 565-жылы өлгөндөн кийин, Византияда быттырандылык мезгил өкүм сүргөн. Бийликтен бийлик алмашып келген. Негизинен Византиядагы бийлики германдыктар башкарышкан.

821-жылы кайрадан ири көтөрүлүш чыккан. Көтөрүлүштүн жетекчиси Фома Славянин болгон. Көтөрүлүшчүлөрдүн катмары көп түрдүү болгон. Ага дыйкандар, арендаторлор катышышкан. Бирок 823-жылы Фома Славянин кармалып, өлүм жазасына тартылган. Андан кийин Византияны Македондук династия башкарған. Бириңчи башкаруучусу Василий I Македонянин болгон. Македондук династиянын башкаруу мезгилинде Константинополь эң чоң жана көрүнүктүү соода борбору болгон. XI кылымдын ортосуна чейин Византиядагы христиан чиркөөсү Батыш Европадагы римдик папага баш ийген. Бирок Византиядагы чиркөөнүн башчысы болуп, Константинополдогу патриарх эсептелинген.

VII к. Византияга арабдар коркунуч туудура баштаган. Алар Сирияны, Мессопотамияны, византиялык Арменияны жана Египетти басып алган. VII к. экинчи жарымында арабдар Кичи Азиянын аймагына бир нече жолу жортуулдарды жасаган. Кийинчөрөөк *фемдик түзүлүш* өлкөнүн бүткүл аймагына жайылып, VIII—X кк. византиялык коомдун бекем пайдубалына айланган. **Фемдер** — кубаттуу аскер күчтөрү жайгашкан ири округдар болгон. Византияда фемдик түзүлүштүн чыңдалышы менен, борбордук бийлик бошондой баштаган. Ошондуктан алар фемдерди катуу көзөмөлдүккө алышкан. X к. борбордук бийлик өзүнүн толук үстөмдүгүн орноткон. Ал эми фемдер бара-бара бытырап майдаланып, өздөрүнүн саясий маанисин жоготуп, чакан аскердик округдарды гана түзүп калышкан.

Натыйжада, Византия мамлекети коомдук турмуштун дээрлик бардык чөйрөлөрүнө түздөн-түз жана кыйыр түрдө көзөмөлдүк кылган зор күчкө айланган. Византиялык башкаруу системасынын башкы төбөлү император болгон. Император, Акылман Арстан IVнүн (886—912) айтуусу боюнча: «Ал баарына кам көрүп, жан-талашып иш жүргүзгөн, ошентип кудурети күчтүү Кудайдын жардамы менен иштин баары өз нугунда жүргөн жана чечилген». Арийне, ал чексиз бийлик жүргүзө алган эмес, бүткүл башкаруу системасында өзүнө тиешелүү гана орунду ээлеген. Император кандайдыр бир чечимди башкаруу системасынын башка тармактарынын позициясына жараша гана кабыл ала алган. Ал эми башка тармактар, империянын өнүгүү багытына өздөрү зарыл деп тапкан ондоолорду киргизүүгө укуктуу болушкан. Ал өзгөртүүлөр биргелешип башкаруу институту аркылуу жүргүзүлгөн.

Византиянын бюрократтык аппараты үчүн бир учурда эки иерархиянын — кызматтын жана титулдун болушу мүнөздүү көрүнүш болгон. Алардын ар баскычы мамлекеттик белгилүү бир мазмунга ээ эле. Кызмат тепкичи боюнча сицирген эмгегине жараша, императордун атайын жарлыгы

менен көтөрүлүшкөн. Титулдар биротоло берилген же сатылган.

Византияда коомдук турмуштун дээрлик бардык чөйрөлөрүнө мамлекет көзөмөлдүк кылган. Экономикасында Байыркы Чыгыштын тарыхына мүнөздүү болгон «ордо чарбачылыгы» калыптанган. Ал боюнча армиянын, флоттун, ордонун жана ведомствородун сансыз көп муктаждыктары натуралай камсыз кылышкан. Провинцияларда ар бир борбордук ведомствоонун өз чарбасы болган. Алардын жарым-жартылайы ижарага берилчү. Чиркөө, билим берүү тармагы, жогорку билим менен кошо, мамлекеттин көзөмөлүндө болгон.

Ири жер ээлөөчүлөрдүн кирешелеринин негизги бөлүгү, алардын чарбактарынан эмес, императордук казынадан түшүп тургандыктан, мамлекеттин аларга таасир этүү жолдору ар түрдүү болгон. Ошондой эле борбордук бийлик, кызматтан жана титулдан тышкары белгилүү бир аймактан жыйналган мамлекеттик салыктардын жарымын берип турган, же салыктарды төлөөдөн бошотулган. Алардын жер ээликтери дыйкандар менен кошо чиновниктердин ишмердик чөйрөсүнөн чыгарылган.

XII к. тоталдык мамлекеттик көзөмөл кылуу системасы бошондоп, жеке менчик ээликтеринин эксплуатациялоосу басымдуулук кыла баштаган. Өлкө аймагында бир катар өз алдынча жана жарым-жартылай өз алдынча облустар (Кипр, Борбордук Греция, Кичи Азиянын батыш бөлүгү, Трапезунд) пайда болгон. Ошентип, империянын уроосу 1204-ж. Константинополду кресттүүлөрдүн басып альшын тездеткен.

1204-ж. трагедиядан кийин Византия мамлекетинин борбору Кичи Азиянын түндүк-батышына көчүрүлүп, ал жерде «Никея» империясы пайда болгон. Кресттүүлөр түзгөн Латын империясы (Романия) тараантан болгон коркунуч мамлекеттеги борбордоштуруу тенденциясын чындалган: биргелешип

башкаруучу коп өкмөт институту жоюлуп, аткаруу бийлигине император өзү тике көзөмөлдүк кылган.

1261-ж. Романия талкаланып, Византия империясы калыбына келтирилгендөн кийин феодалдык коомдун калыптанышына ыңгайлуу шарт түзүлгөн.

**Биринчиден,** Латын империясынын аймагында крестгүүлөр тарабынан батыш европалык феодализмге мүнөздүү (оммаж, инвеститура) социалдык-экономикалык түзүмдөр түзүлө баштаган, батыш үлгүсүндөгү вассалдык мамиле орнотулган. Мына ушул өзгөртүүлөрдүн баары жергиликтүү аксөөктөр тарабынан оң кабыл алынган.

**Экинчиден,** Романияга каршы күрөштү баштаган Никея императору Михаил VIII Палеолог (1259—1282) динаттарга прониялардып өлчөмдөрүн көтөрүү жана аларды мурастык ээликтөрдө айландыруу жөнүндө убада берген.

Византиялык феодализмди мына ушундай факторлор калыптандырган. А бирок, Византиянын аймагында феодалдык иерархия толугу менен калыптанбай, Батыш Европадагы баштапкы феодализм тушундагыдай түзүлүштө болуп калган.

Феодализмдин Византиялык вариантынын өзгөчөлүгү: дыйкандардын бардык категорияларынан — жамааттагылардан да, мамлекеттилерден да, жекеменчиктегилерден да алынуучу мамлекеттик салыктар сакталып кала бериши. Бул анын батыш европалык феодалдык коомдун сонку доорундагы өнүгүүсүнө оқшоштугун айгинелейт.

Орто кылымдардагы чыгыш христианчылыгынын мүнөздүү жана айкын цивилизацияларынын бири болгон Византия цивилизациясы, антикалых каада-салттардын (грек маданиятты жана римдик мамлекеттик-укуктук түзүмдөр) жана христиан дининин православие ишениминин органикалык синтезинин негизинде калыптанган.

Православие чиркөөсү Чыгыш Рим империясында жана Византияда IV—V кк. чегинде калыптанган. Ал 1054-ж. чейин католик чиркөөсү менен бирге бирдиктүү христиан чиркөөсүн түзүп келген, бирок христиан дининин батыш жана чыгыш варианттарынын ортосунда диний ишенимдер жана дормалык түшүнүктөр боюнча олуттуу ажырымдар бар эле. Алардын принциптүү айырмачылыктарынын бири- *адам жанынын аман сакталып калышы* жөнүндөгү түшүнүктөрүндө болгон. Эгерде католиктер III к. жашаган Киприандын тезистериндеги «чиркөөдөн башка аман алыш кала турган жер жок» деген ишенимге таянышса, православие адамдын жекече сыйынуусуна таянган. 1351-ж. Влахерн собору: «Күнт кооп сыйынуу ырасымын», «Православиелик расмий доктрина», - деп тааныган.

Православ чиркөөсүнүн иштерине император жалпы жетекчилик кылган. Ал чиркөөнү диархия концепциясына таянуу менен жетектеген. *Диархия концепциясы* – диний эмес (жарандык) жана руханий бийликтин бөлүнбөс биримдиги. Император чиркөө иерархтарын дайындалган жана которуштурган, соборлорду чакырган жана алардын чечимдерин бекиткен, диний окуу маселелерин чечүүгө да укуктуу болгон.

Чиркөө иштерине төрт патриарх:

- Константинополдук,
- Александриялык,
- Антиохиялык
- Иерусалимдик патриархтар көзөмөлдүк кылышкан.

Бардык иштер коллегиялык (собордук) түрдө чечилгенине карабастан, бүткүл дүйнөлүк титулга ээ болгон Константинополь патриархы, номиналдуу түрдө биринчилик орунда турган. Экономикалык пландан алыш караганда, чиркөө Византиядагы башка институттар сыйктуу эле толугу менен мамлекетке көз каранды болгон. Чиркөөнүн пайдасына түшүүчү алым-жыйымдар X к. тартып эле чогултула

баштаган. Арийне, ал дагы батыш европалык салыктан кыйла аз болгон.

Византия империясы кулагандан кийин, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим чиркөөлөрү диний окуунун жана культтук сыйынуунун жалпы системасын сактаган, өз алдынча башкаруу укугундагы чиркөөлөр болуп калышкан.

Ромейлердин (византиялыктардын) дүйнө кабылдоосу. Ромейлердин дүйнөнү кабылдоосунун бир катар мүнөздүү өзгөчөлүктөрү болгон. Алар: византиялык центризм, эллиндик жана индивидуализм.

Византиялык центризм, орто кылымдардагы Батыш Европалык авторлордун көпчүлүгү белгилеп жазылшкандай, «өз өлкөсүн христиан дүйнөсүнүн чордону», - деп эсептешкен ромейлердин текебердүүлүгүн жана кербездигин чагылдырган.

Алардын ою боюнча, Кудай – Пантократор (Аалам ээси), бутундөй ай-ааламды башкарған, ал эми император болсо Космократор болгон, т. а., дүйнө жүзүнүн жетекчиси болгон. Император, андан тышкары, Константинополь патриархынын жогорку башкаруусун тааныган христиандык мамлекеттердин жана элдердин бүткүл «үй-бүлөсүн» да жетектеген.

Эллиндик багытtagылар Византиялык центризм менен тыгыз байланышта болгон. Эллинизм грек тилинде сүйлөгөндүктөн өздөрүн жогорку маданияттуубуз деп эсептешкен адамдардын өзгөчө жамаатына таандык сезимине негизделген. XIII кылымда кресттүүлөрдүн жортуулунан кийин эллинизм латын тилдүүлөргө кескин түрдө карамакаршы боло баштаган. «Алар менен биздин ортобузда, – деп жазган тарыхчы Никита Хониат (1215-ж. ченде дүйнөдөн өткөн), – душмандыктын терең ору казылды, биз мурдагыдай әле бир үйдө жашап жатканыбыз менен, эми биздин жан-дүйнөбүз эзели бирикпей калды».

Православиелик диний ишенимдин негизинде, мамлекеттин коомчулуктун үстүнөн болгон тоталдык

көзөмөлдүгүнүн шартында калыптанган византиялык индивидуализм ар бир адамдын бийлик, император, кудай алдындагы кылмыштуу иштери үчүн индивидуалдуу, жекече жоопкерчилигин билдирген. Византия басып өткөн тарыхый жол өлкөнүн көп кырдуу маданиятында кеңири чагылдырылган.

Византия маданиятынын тарыхын кайсы социалдык топ артыкча жигердүүлүктүү көрсөткөнүнө жараша шарттуу түрдө бир нече этаптарга бөлүп кароого болот.

VII—VIII кылымдарда монастырдык маданияттын басымдуулук кылышы белгиленсе, IX—XI кылымдарда көрүнкүктүү өкүлдөрү жогорку дин кызматкерлери болгон борбордук аксөөктөрдүн маданиятынын доору XII к. диний эмес маданият өнүккөндүгү байкалат. XIII—XIV кк. Ренессанс (гүлдөп өнүгүү) доорунун алдындагы чыныгы эрудиттердин (терец билимдүүлөрдүн) жаңыча тиби болуп саналган маданий ишмерлердин бүтүндөй бир мууну жашап өткөн. Мына ошолордун чыгармалары батыш европалык «Кайра жаралуунун» калыптануусуна өбелгө түзгөн.

Калыбы, византиялык гуманизм да ушул доордо калыптанса керек. А бирок анын болгондугу жөнүндөгү маселе, тарых илиминде ушул кезге чейин актай бойдан калууда. Азырынча анын болгондугун же болбогондугун ырастоочу же четке кагуучу негиздүү аргументтер жок.

Византия маданиятынын кайталанбас оригиналдуулугу, өзгөчөлүгү — чыгыш жана батыш маданияттарынын синтезиндеги грек-рим уюткусунун кылымдап сакталып калышынын натыйжасы. XI к. чейин чыгыш маданиятынын таасири өзгөчө басымдуулук кылыш келсе, кийин батыш маданияты басымдуулук кылган. Византия коомчулугунун маданий турмушунда, грек адабий мурастарынын кенири пайдаланылыши да маанилүү фактор болуп саналат.

Византия маданиятынын калыптануусуна таасир берген дагы бир жагдай, адамдардын акыл-ой чабыттарына, мамлекеттин регламенттөө саясатынын жүргүзүлүшү болду.

Натыйжада ал ордо жана чиркөө маданияттарынын борбордошкон колдоосуна ээ болгон. Византиялык маданият мына, дал ушул чиркөө маданиятындагы көркөм сүрөт өнөрүндө (икона тартуу, фреска, мозаика) жана архитектура жаатында, дүйнөлүк маданият казынасына баа жеткис салым кошкон.

Византия маданиятынын баштапкы мезгилиnde эле тарыхый чыгармалардын эки негизги түрү бөлүнүп чыккан.

1) салыштырмалуу түрдө аз убакыт ичинде болуп өткөн окуялардын жүрүшүн баяндаган жана олуттуу окуяларга жана жаркын инсандарга көңүл бурган «тарыхтар»;

2) дүйнө тарыхындагы «Адам атадан бери карай» болуп келаткан окуяларды кыскача системалуу баяндаган хроникалар.

Баштапкы Византиянын бир кыйла белгилүү тарыхый чыгармалары, орто кылымдардагы Батыш Европалык хроникалык чыгармаларга негиз салуучу Б. Кесарийскийдин (IV к.) «Хроникасы» жана Прокопий Кесарийскийдин (VI к.) «Юстиниандын персилер, вандалдар жана готтор менен согуштарынын тарыхы» болуп саналат.

VII—VIII кк. Византиялык тарыхый адабиятта, калктын билимдүү катмарына багытталган анонимдүү монастырдык хроникалар жана калыптанып калган стереотипти бузууга умтуулган автордук хроникалар басымуулук кылган.

Византия империясынын сонку мезгилиндеги тарыхый чыгармаларда чиркөө араздашууларына байланыштуу диний-полемикалык мазмундагы чыгармалар жааралган. Никифор Григордун «Ромей тарыхында» негизинен 1203—1359-жж. чиркөө күрөшү тууралуу баяндалган. 1298—1463-жж. окуяларды, Византия империясынын кулашын жана Осмон империясынын гүлдөп-өсүү доорун Лаоник Халкокондил (1490-ж. өлгөн) өзүнүн «Тарых» деген көп томдуу чыгармаларында кенири баяндан жазган.

Византиядагы феодалдык мамиле XI қылымда гана калыптанган, бирок өлкөнүн сырткы саясаты өтө начарлаган. Андан сырткары печенегдер, түрк селжуктар менен болгон согуш да алсыраткан. 1071-жылы селжук султаны Алп Арслан Византиянын императору Роман IV Диогенди туткунга түшүрүп алган. Византия натыйжада жалпы Кичи Азияны жана Арменияны селжуктарга тарттырып жиберген. Кийин кресттүүлөрдүн жортуулу Византия үчүн жемиштүү болгон. 1096-жылдагы кресттүүлөрдүн келиши, алардын түрк селжуктарды жеңиши, бир аз болсо да, айрым жерлердеги Византиянын бийлигин калыбына келтирүүгө түрткү болгон.

1261-жылы Византия империясы толук калыбына келген. Бирок территориясы мурдагыга караганда кыскарган. Ал эми Византиянын маданияты жалпы Батыш Европа суктанаарлыктай жогорулаган. Табигый илимдер, анын ичинен медицинасы абдан өнүккөн.

### **Адабияттар:**

1. Бородин О.Р. Византийская Италия в VI-VIII вв. - Барнаул, 1991.
2. Васильев А.А. История Византии. Византия и крестоносцы. - Пб., 1923.
3. Васильев А.А. Лекции по истории Византии. - М., 1997.
4. Курбатов Г.Л. История Византии (историография). - Л., 1975.
5. Кулаковский Ю.А. История Византии. - Киев, 1912-1915. Т. 1-3.
6. Литаврин Г.Г. Болгария и Византия в XI-XII вв. - М., 1960.
7. Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. - М., 1977.
8. История Византии. В 3 т. М., 1967. Т. 1-3.
6. Уdal'covа З.В. Византийская культура. - М., 1986.
8. Хрестоматия по истории средних веков. - М., 1986.

## **Тема 5: Кресттүүлөрдүн жортуулу**

---

**Лекциянын максаты:** Кресттүүлөрдүн жортуулу, алардын себептери жана мүнөзү. Европанын жана Чыгыштын элдери үчүн кресттүүлөр жортуулунун кесепеттери.

**Негизги түшүнүктөр:** Крест, госпитальерлер, тапмпиерлер, тевтон, ливон.

### **Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

- Кресттүүлөр жортуулунун келип чыгуу себептери.
- Жортуулдун жүрүшү.
- Жортуулдун аякташи.

Тарыхта, кресттүүлөрдүн жортуулун аскердик-колониялык мүнөздө болгон дешет, тактап айтканда, европалык феодалдардын узакка созулган аскердик-колониялык экспедициясы болгон.

Негизинен кресттүүлөрдүн жортуулунун историографиясы ар түрдүү. Себеби, кресттүүлөрдүн жортуулун окуу жана изилдөө ошол жортуул мезгилиндеги башталган. Алар кресттүүлөрдүн жортуулунун мезгилиндеги жортуулга катышкан тарыхчылар болушкан. Ошондой эле Рим папасынын жортуул жөнүндө чыгарган закондору өтө бай маалыматтарды берген. Андан сырткары элдик айтыштар, рыцарлардың ырлары, мамлекеттик актылар, тарыхый булактарды толуктан турат.

Рим папасынын Батыштагы ийгиликсиз аракети рим чиркөөсүнүн экиге белүнүшүнө алып келген. Ошондой эле мусулман элдеринин жециштеринин натыйжасында, Рим папасынын бийлиги начарлаган. Ошол себептен начарлаган бийлики калыбына келтирүү үчүн согуштук идеяны ойлоп табышкан. Аталган согуштук идея, тарыхта “Кресттүүлөрдүн жортуулу” деген ат менен белгилүү болуп калган. Рим папасынын шылтоосу - Византия мамлекетине жардам берүү деген ат менен башталган. Себеби, дүйнөгө башчылык кылгын христиан мамлекетин түзүү максатында болгон.

Кресттүүлөрдүн жортуулу диний мунөздө болгон, тактап айтканда, христиан динин ислам динине каршы үгүттөө болгон. Алар Палестинаны динсиздердин колунан бошотуп алуу керек дешкен. Жүрүшкө аттангандарды жерлерин чиркөөгө калтырып кетүүсүн өтүнгөн. Алар элдерден жерлерин алган да, чиркөөгө чогулган акчаларды элдик кошундарга берген. Инвестицияларды алган дыйкандар, феодалдар чыгышка аттанган. Биринчи крест жортуулун Италиялык феодалдар колдогон. Алар карапайым элди: "Силер Ирусалымден келгенче, жериңер силер үчүн байлык топтойт деп ишенишишкен.

1095-жылы 26-ноябрда Түштүк Франциянын Клермон шаарында папа Урбан II чиркөөлүк собор өткөн. Собордо Урбан II чыгышка жөнөй турган жоокерлерге төмөнкүлөрдү айткан : "Иисус Христостун табыты мусулмандарда, аны динсиздердин колунан алыш келиш керек, кудай ушундай буйрук берет, эгер жолдон өлсөнөр, бейишке чыгасыңар" деген. Ар кандай сөзгө ишенишишкен карапайым эл жортуулга жөнөшкөн, алар крест жортуулу деген сөзду билишишкен эмес, жөн гана ыйык жерге жол тартуу же кудайдын жолуна сапар тартуу дешкен. Алар ыйык жерге аттанууга даяр экендигинин белгиси катарында кийимдерине кызыл чүпөрөктөн крест тагышкан. Ошондуктан Чыгышка болгон жортуулга катышкандарды "Кресттүүлөр", - деп, ал эми, жортуулдун өзүн- "Кресттүүлөрдүн жортуулу" деп аташкан.

1096-жылы жазында кресттүүлөр чыгышты көздөй жол тартишкан. Франциядан чыккан ири топту жерсиз рыцарь Вольтер Голяк менен монах Петр Пустынник башкарышкан. Алар жолдон шаарларды тоношкон, еврейлерди курмандыкка чалышкан. Ошол мезгилде 3,5 мин еврей курмандыкка чалынган. XI кылымдын аягында Батыш Европа жети ачкачылык жылын баштан өткөрүшкөн, айдоо аянтарында эгин чыкпай, малдардын кырылышы, жугуштуу оорулардын көбөйүшү дагы элди жакырланткан. Чыгышка жасаган жортуулдан кийин дыйкандар өзүлөрүнүн



Крестүүлөр

феодалдарынан кетүү мүмкүнчүлүгү бар деген ойдо болушкан. Алар жаңы жерлерге барганда эркин дыйкан болобуз деп үмүттөнүшкөн. Алар үй-бүлөсү менен жакшы жашоо издеп, бөтөн жерлерге жөнөгөн. Ошол кездеги жазуу булактарына кайрылсак: “Кетип жаткан дыйкандар асмандағы жылдыздай, дениз жээгиндеги кумдай көп эле”, - деп жазган. Алар белгисиз Ирусалимге курал жараксыз, жол азыксыз, уурулук жана кайырчылык кылуу менен

жүрүш жасашкан. Жолдо карата чоң жоготууларга учурашкан, кедейлер акыры Константинополго келишкен. Византиялык император алардан куттуу максатында, дыйкандар отрядын Кичи Азияга өткөрүп жиберген. Ал жерде сельджуктар менен болгон биринчи эле кагылышууда кыргынга учураган. Чыгышка барган дыйкандар эркиндикке чыкмак тургай, өлүмгө дуушар болгон да, биринчи жортуул ийгилиksiz аяктаган.

1096-жылы күзүндө Франциядан, Германиядан, Италиядан ири феодалдардын жетекчилиги астында рыцарлар чыгышка карай жортуул жасашкан. Алар жакшы куралданышкан. Нормандиядан чыккан отрядды нормандиялык герцог Роберт, Лоторингиядан-Готфрид Бульонский жетектеген. Ал эми түштүк Франциядан чыккан отрядды Раймонд Тулузский, Түштүк Италиядан-Боэмунд Тарентский жетекчилик кылган. Алардын отряддары Константинополдон 1097-жылы жазында жолугушкан. Феодалдар өзүлөрү менен кошо кызматкерлерди,

маскарапоздорду, тайгандарды, күштарды ала жүрүшкөн. Алар пайгамбардын табытын бошотууга ашыгышкан эмес, жолдон шаар, кыштактарды талап тоноп талкалашкан, балдарды, аялдарды, кары картандарды аяшпастан өлтүрүшкөн. Жортуулга катышышкан рыцарларга духовно-рыцардык орден негизделген. Орден түздөн түз папага баш ийген. Ордендин мүчөлөрү “бир тууган рыцарлар” болушкан. Чыгышта үч орден негизделген.

1. 1119-жылы француздар негиздеген тамплиерлер ордени,
2. Италиялыктар негиздеген госпитальерлер ордени,
3. Немецтер тарабынан негизделген Тевтон ордени болгон.

12-кылымда Ирусалимди түрктөр басып алышкан. Иерусалим королу пападан жардам сураган. Ага жооп катары 1147-1149-жылдары экинчи крест жортуулу болгон. Ага Француз королу Людовик VII, Конрад III катышышкан. Канчалык аскер күчтөрү күчтүү болгону менен женилип калган.

1189-1192-жылдары Егиет султаны Саладинге каршы крест жортуулу уюштурулган. Ал кресттүүлөрдүн аскерлерин талкалап, аларды Иерусалимден кууп чыккан.

Батыштын феодалдары ыйык шаарды кайтарып алуу максатында кресттүүлөрдүн үчүнчү жортуулун уюштурушкан Ага Европадагы үч чоң мамлекет Франция, Англия жана Германиянын королдору катышышкан. Бириңчи болуп немец феодалдары жортуулга чыккан. Ага император Фридрих I Барбаросса жетекчилик кылган. Фридрих I бүткүл дүйнөдө бийликти өз колуна алууну эңсеген ырайымсыз баскынчы болгон. Ал кичи Азиядагы тоо суусунан өтүп бара жатыш, сууга чөгүп өлөт, аскерлер болсо тарап кетет. Франция королу Филипп II Август өзүнүн союздашы болгон, Англия менен чатаكتашып, согуштун кызуусунда Францияга кайтып кетет. Англиянын королу Ричард I

Арстан Жүрөк тайманбаган согушчан рыцарь болгону менен, аскердик сапаты начар болуп, женилип калган.

XII кылымдын аягында Чыгышка жаңы жортуул уюштурууну папа Иннокентий III башкарған. Алар дениз жолу менен баруу үчүн, Венециядан кемелерди жалдашкан. 1204-жылы кресттүүлөр Византиянын борборун ээлеп алышкан. Байыркы кол жазмалар сакталган архив өрттөнүп кеткен.

Жалпы кресттүүлөрдүн жортуулдары сегиз жолу болгон. Жортуул аскердик экспедиция катары эч натыйжаласыз аяктаган. Европалык феодалдар Чыгышта бекем мамлекет негиздей алышкан әмес.

#### **Адабияттар:**

1. Бильбасов В.А. Крестовый поход Фридриха II. - СПб., 1863.
2. В.В. Семенов. История средних веков. - М., 1973.
3. Зaborov M.A. Крестоносцы на Востоке. М., 1980.
4. Зaborov M.A. Папство и крестовые походы. - М., 1960.
5. История средних веков. - М., 2000.
6. История средних веков т 1. - М., 2001.
7. Перну Р. Крестоносцы. - СПб., 2001.
8. Эпоха крестовых походов. - Смоленск, 2001.
9. Успенский Ф.И. История крестовых походов. - СПб., 1901 или 1900.
10. Хрестоматия по истории средних веков. - М., 1986.

## **Тема 6: Батыш Европада борборлошкон мамлекеттердин түзүлүшү: Франция, Англия, Германия, Италия XI-XV кылымдарда**

---

**Лекциянын максаты:** Батыш Европада борборлошкон мамлекеттердин Франциянын биригишинин өбөлгөлөрү. Англиядагы саясий биригүү, Германиядагы экономикалык жана саясий өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү, Италиянын түзүлүшү.

**Негизги түшүнүктөр:** Генералдык штат, жуз жылдык согуш. Жакерия, парламент, хартия, Ланкастер, Йорк.

### **Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

- Франциянын биригиши. Генералдык штаттын түзүлүшү. Жакерия.

- Жүз жылдык согуш. Жанна д'Арк.
- Франциянын саясий биригишинин аякташы.
- Англиядагы саясий биригүүнүн башталышы.
- Англиялык парламенттин түзүлүшү.
- Италиянын түзүлүшү.
- Византиядагы феодалдык мамиле.

**Франция.** XI-XIII кылымдарда Франциянын шаарлары гүлдөгөн мезгилге жеткен, өлкөнү бириктириүү үчүн шарттар түзүлө баштаган. Франциянын түштүгүндө эски рим шаарларынын ордуна жаңы өнөр жай борборлору курулуп, Италия менен Жакынкы Чыгышта соодасын өнүктүрүшкөн. Ал эми Франциядагы королдун бийлигин эч ким тааныгылары келген эмес, себеби феодалдар королго баш ийбестен, өзүлөрүнүн жерин өзүлөрү башкарышкан. XII кылымда гана Людовик VI, Людовик VII нин мезгилинде гана борборлоштурулган бийлик болгон. Людовик VI Толстый өзүнүн отуз жылдык башкаруу мезгилинде жалаң башкаруу үчүн жергиликтүү феодалдар менен согушун келген. Ал эми Франциянын жерлерин бириктириүү саясаты Людовик VII

нин баласы Филипп II Августтун мезгилинде жүргүзүлгөн. Англия королдугу алган жерлердин баарын кайрадан Францияга кайрып алган да, административдик реформа жүргүзгөн. Ал жерлерди бирдей администраивдик округдарга бөлгөн да, аны бальяж деп атап, анын башкаруучуларын королдук губернатор-бальилер деп атаган.

XIII кылымда Францияда шаарлар өнүккөнү менен, айылдарда дыйкандардып жашоосу оорлогон.

1302-жылы Франциянын тарыхында, биринчи жолу өлкөнүн жогорку мыйзам- кенешме органы, генералдык штат чакырылган. Аталган жыйын үч палатадан: дин кызматкерлеринен, дворяндардан жана өлкөнүн калган эркин калкынан турган, ал эми иш жүзүндө таасирдүү шаардыктардың депутаттарынан турган.

Филипп IV мезгилиниде, 1308-жылы, андан кийин 1313-1314-жылдары чакырылган. Башкы Генералдык штаттын түзүлүшү Франция мамлекетинин өнүгүшүнө түрткү болгон.

XVI кылымда Франция менен Англиянын ортосунда уазака созулган оор согуш болгон. Ортодо токтоп, кайра башталып, жалпысынан жұз жылдан көп убакытка созулған. Ошондуктан, аталған согушту «жұз жылдық согуш», - деп атап калышкан. Официалдуу түрдө 1337-жылы башталып, 1453-жылдары аяктаган. Согуш Франциянын территориясында болгон. Согуштун негизги шылтоосу Француздук тактыны талашуу болгон. Филипп IV нүн үч уулу тең өлгөндөн кийин, анын ииниси Филипп IV Узун королдукка көтөрүлгөн. Ал жаңы Валуа династиясынан чыккан. Аны менен Филипп IVнүн жәэни, Англиянын королу Эдуард III да такты талашкан. Бирок Салич мыйзамынын негизинде, «Тактыны эркек бир тууган гана ээлөө керек» - деген Француздардын жыйынтыгына Эдуард III макул болбой, согуш баштаган.




Un ruse de la bataille  
 C'eſt en portant de l'ennemi  
 Bonnaire de glamquin con  
 nesable de faire. — Ses  
 François d'ite ruit et les  
 Anglois d'ite ruit.

Undrant toutz a pre en bonnai  
 Des scars misz des auoies  
 soez pre de terre et chui  
 en espartant nez d'ine glam  
 quin. Quant les anglois  
 ses d'ite ruit s'rez le sac

Жүз жылдык согуш. Шиза шаары.

Жүз жылдык согуштун жүрүшү менен удаа Европада «кара кыргын» деп аталган чума оорусу да элди жүдөткөн. Эл абдан алсыраган, ооруган ата-энелер, балдар, кароосуз калышкан элдин дээрлик көп бөлүгү кыргынга учуралган. Андан сырткары, дыйкандардын эмгеги бааланган эмес, айдоо аянттагы эгиндер өрттөлгөн. Ушундай кыйын абалга дворяндар гана күнөөлүү деген чечимге келген дыйкандар, жергиликтүү дворяндарга каршы көтөрүлүш чыгарышкан.




Жакерия 1358-ж.

Себеби, дворяндар дыйкандарды ар дайым кемситип, «жактар», - деп аташкандыктан, көтөрүлүштүн атын **Жакерия** деп аташкан. Көтөрүлүш 1358-жылы Франциянын түндүк чыгышында башталган. Көтөрүлүштүн башында дыйкан Гильом Каль турган. Алар дворяндарды жалпы түкүм курут кылууга умтулушкан, ошондуктан дворяндардын чептерин басып алынып, анда жашагандардын жынысына, жашына карабай өлтүрүшкөн. Бирок көтөрүлүшто жецилип калган. Бирок, жецилсе да натыйжасыз калган эмес. Коркуп калган феодалдар дыйкандарды крепостнойлук көз карандылыктан куткарышкан.

Англичандар менен болгон согушта Француздардын жецилиши алардын келечекте жецинкө жетишебиз деген ишеничин жоготуп койгон. Баскынчыларга каршы элдик

көтөрүлүштүн жогорулашына **Жанна д'Арк** чоң роль ойногон.



Жанна д'Арк. Париж

Жаннанын келиши менен Орлеандын алдындагы англичандарга каршы чеккиндүү аракеттер башталган. 1429-жылы Орлеан курчоодон бошотулган. Аскерлердин катмары көбөйгөн. Жанна менен салгылашууну каалаган элдер өз ыктыярлары менен армиянын катарына кошулушкан. Жергиликтүү феодалдар өзүлөрү да жерлеринен куулуп, чыгыш калуудан коркушуп, Жаннаны жок кылууну каалашкан. Англичандарга сатылып кеткен француз эпископтору кызды соттошуп, аны «шайта» «сыйкырчы», - деп айыпташып, өлүм жазасына тартышкан. 1431-жылы 30- майда он тогуз жаштагы Жанна д'Арк эски базар аянтында тириүлөй отко ёрттөлгөн. Андан кийин француздар акырындык менен англичандарды өз жеринен сүрүп чыгышып, 1453-жылы Англиянын акыркы таяныч пунктү болгон Бордонуанглиялык

горизон таштап кетишикен. Тынчтык келишими түзүлбөсө дагы жүз жылдык согуш аяктады. Карл VII Франциянын толук королу болуп калды. Ал эми кеч болсо да *Жанна д'Арк* өлгөндөн кийин акталган.

Согуш Франциянын экономикасына көптөгөн зиян келтирген. Бирок эркиндик алган эл, чарбасын тез эле калыбына келтирген. өлкөнүн өз арасында соода байланышын жандандырган.

XV к. аяғында Франция бириккен мамлекетке айланган, бүткүл өлкө бир гана борбордук бийликтеги- королдун бийлигине баш ийдирилген. Феодалдык ээликтеге бөлүнгөн бытыранды өлкөдөн борборлошкон мамлекетке айланган.

**Англия.** Англиянын XI кылымдан баштады тарыхы, 1066-жылы Англияны Нормандиянын герцогу Вильгельм жеңип алгандан башталган. Ал 1066-жылы сентябрь айында Лондонду басып алған да, жергиликтүү феодалдардын жерлерин басып алыш, өзүнүн рыцарларына бөлүп берген. Нормандияны жеңип алуу менен, Англияда королдук бийлик күч алган. Вильгельмден кийин анын мураскору Генрих I 1100-1135-жылдары бийлик кылыш, королдук сотту жана эң жогорку финанс палатасын негиздейт. Генрих өлгөндөн кийин, андан тукум калбагандыктан тактыны анын эжесинин баласы Стефан Була ээлейт. Кийин талаштартыштын натыйжасында Генрихтиң кызы Матильданын баласы Генрих II Плантагенет бийликтеге келет.

XII-XIII-кылымдарда Англиянын экономикасы жогорулаган. Лондон бүткүл Түндүк Европанын соода борборуна айланган. 1265-жылы Англияда биринчи жолу феодалдардын, бай, шаардыктардын өкүлдөрү кенешмеге чогулушкан дагы, аны **парламент** деп аташкан. Кийин XIV кылымда парламент экиге бөлүнгөн. Лорддор палатасы, (ага атайын король тарабынан чакырылган епископтор менен атактуу феодалдар кенеш курушкан) обниналар палатасы( ар бир областтан рыцарлар жана экиден шаардыктар тандалып алынган.). Франциядагы генералдык штатка караганда, мамлекеттик иште

англиялык парламенттин таасири чоң болгон. XIV күлгүмдүн ортосунда башка мамлекеттердөй эле Англияда дагы чу- ма оорусу калтаган. Өлкөдөгү калктын үчтөн бир бөлүгү кырылган. Тамак аштын баасы көтөрүлгөн. Феодалдык әзүүнүн күчөшү, каардуу ар кандай закондор менен салыктардын өсүшү, 1381-жылдагы Түштүк Чыгыш Англиядада көтөрүлүштүн чыгышына түрткү болгон. Анын башында айылдык кол өнөрчү Уот Тайлер турган. Тайлер-үй жапкыч дегенди түшүндүрөт. Көтөрүлүшчүлөр Лондонго барышын, шаардык кедейлердин колдоосу менен Лондонду басып алышат. Алар бай феодалдардын, соодагерлердин үйлөрүнө өрткоюшуп, баалуу буюмдарын сууга салышкан. Бирок көтөрүлүш ийгиликсиз аяктайт. Король менен жолугушууга барган Уот Тайлер өлтүрүлөт. Көтөрүлүш женилсе дагы дайкандар крепостнойлук көз караңдылыктан кутулат.

XV кылымда Англияда феодалдык түзүлүш андан ары уланат. Дыйкандар крепостнойлук көз карандылыктан кутулгандан кийин да, алар жер ээлерине белгиленген салыкты төлөп турушкан. Ошондой болсо да, жұз жылдык согуштан Англиянын жекелиип калышы, өлкөдөгү чоң криизисти пайда кылган. Андан сырткары Англиядагы 1455-1485-жылдардагы ак жана кызыл розалардын согушу деп аталған граждандык согуш да өлкөнүн өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген. Согуштун себеби, башкаруу системасында падышалык такты талашкан атактуу мураскор эки уруунун ортосунда болгон. Согуш отуз жылга созулган. Кызыл роза-ланкастерлер үй-бүлесү, ак розайорктар уруусунун символдору болгон. 1485-жылы ланкастер тукумунан Генрих Тюдор жекип чыккан. Аны Генрих VII чи корол деп аташкан. Ал йорктар тукумдары менен келишүү максатында, алардын тукумундагы кызга үйлөнүп, ак жана кызыл розаны бириктирип герб кылган. Генрих VII Англияда парламентти чакырып, королдук бийликти чындалған. XV кылымда Англия борборлошкон күчтүү мамлекет болуп калған.

**Германия.** XI кылымдын башында Германия көптөгөн чиркөөлүк княздыктарга, шаарлар менен көз каранды эмес рыцарлардын ээликтерине бытырап бөлүнгөн. XII кылымда Германиянын составына Саксония, Фризия, Тюриңгия, Франкония, Швабия, Бавария жана Лоторингия кирген. Андан сырткары, Германия басып алган жерлер да кирген. Ар бир ээликтөр бири-биринен айырмаланып турған. Себеби: ар бир эл социалдык экономикалык өнүгүш жагынан ар түрлүү болгон.

XIII кылымдарда герман шаарларынын экономикасы жогорулаган. Соодасы өнүккөн, жаңы өнөр жай цехтери ачылган. Бирок бирдиктүү немец элиниң кальптанышына шарт түзүлгөн эмес. Тұндук, ортоқку жана түштүк Германиянын әлдері өзүлөрүнүн этникалык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланған. Жергиликтүү диалектиси да жогорку немецтик жана төмөнкү немецтик деп бөлүнгөн. Бирок орто кылымдардагы немец адабияттарынын баары жогорку немец тилинде жазылған.

Немец орденинин мүчөлөрү негизинен рыцарлар болушкан. Алар ак плашь кара крестиги менен кийишкен. Ал 1198-жылы негизделген. Немец феодалдары дагы эле өзүлөрүнүн баскынчылык согуштарын жүргүзүп келген. 1241-жылы орус жергесине чейин жеткен да, Новгород менен Псков жерине коркунуч келтирип турған. Псковдо алар немец горизонун да уюштурған. 1242-жылы марта, Новгород князы Александр Невский немец отрядын талкалаган да, Псков жерин немец баскынчыларынан бошоткон. Ал эми 1242-жылы 5-апрелде Чуд көлүнүн үстүндө тарыхта калган муз үстүндөгү салғылапшуу болуп немец аскерлери женилип калған.

1273-жылы феодалдар император кылыш, граф Рудольф Габсбургду шайлапкан. Ал 55 жашта болгон, өтө куу саясатчы болгон. Анын мезгилинде немец феодалдары чехиялыктарды басып алған. Кийин Рудольф өлгөндөн кийин, анын

баласын феодалдар император кылыш шайлашкан  
эмес.(эмне үчүн:)

**Италия.** Орто кылымдардагы Италияның тарыхы башка мамлекеттерге караганда, саясий жактан етө бытыранды мамлекет болгон. Өлкөдөгү герцогттов бири- бири менен согушуп келишкен. Италияда бирдиктүү борборлошкон саясий бийлик жок болгон. Италияның шаарларының маданияты етө жогору болсо да, Италиядагы ички рыноктун биригишине жана борбордук бийликтин орношуна таасир тийгизген эмес. Герман императорлорунун жана папанын саясаты Италияның биригишине терс таасирин тийгизген. Себеби, Ломбардия менен Тоскана, Германия империясының бийлигинде болгон. Ал эми XI кылымда Түштүк Италияны нормандар басып алган да, алар норман бийлиги астында болгон. Бирок ага карабастан, Италияның шаарлары улантуу Венеция, Генуя, Пиза негизги соода борборлору болуп кала берген.

### **Адабияттар:**

1. Абрамсон М.Л. Характерные черты южноитальянского города в раннее средневековье (VI-XI вв.). - М., 1976.
2. Барг М.А. Исследования по истории английского феодализма в XI-XIII вв. - М., 1962.
3. Басовская Н.П. Столетняя война 1337-1453 гг. - М., 1985.
4. Беркович М.Е. Из истории формулы средневековой Германской империи // Средние века. М., 1967.
5. История средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. З-е изд., испр. и доп. СПб. - М., 2001
6. Колесницкий Н.Ф. Особенности вассально-ленных отношений в Германии X-XIII вв. - М., 1969.
7. Левандовский А.П. Карл Великий. Через Империю к Европе. - М., 1995.
8. Перну Р., Клэн М.В. Жанна д'Арк. - М., 1992.

## Тема 7: Орто кылымдардагы христиан дини, чиркөө

**Лекциянын максаты:** Орто кылымдардагы христиан чиркөөсүнүн өзгөчөлүгү, анын мамлекетти башкарууга тийгизген таасири.

**Негизги түшүнүктөр:** Христиан, патриарх, индульгенциялар, еретиктер, католиктик, православиелик.

**Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

- Европадагы чиркөөнүн бөлүнүү себептери
- Индульгенциялар
- Еретиктер

XI кылымдын ортосуна чейин христиан чиркөөсү бирдиктүү уюм болгон. Бирок Батыш Европалыктар Рим папасына баш ийишкен. Ал эми Византияда чиркөө башчысы болуп, Константинополдогу патриарх эсептелинген.

Жаңы динге негиз салуучу Иисус Христос деп инжилдик легендаларда жазылган. Инжилде (Евангелия; «благая весть» — «жакшы кабар» дегенди билдириет) Христостун жердеги жашоосу жана христиан дининин башкы жоболору баяндалган.

Христиан дини пайда болору менен анын жолун жолдоочулар, адегенде кол өнөрчүлөр, кедейлер, эркиндикке чыккандар жана кулдар болгон. Акырындык менен бир кыйла оокаттуулар жана билимдүүлөр чөйрөсүнүн өкүлдөрү христиан боло башташкан. Алар өздөрүн христиандарбыз деп, ал эми өздөрүнүн динин христиан дини деп аташкан. Христиан динин үгүттөөчүлөр шаардан шаарга, өлкөдөн өлкөгө кыдыруу менен өзүлөрүнүн үндөөлөрүн таратышикан. Христиан дини бүткүл Рим империясына тарай баштаган. Христиан динин кабыл алган элдердин ичинде ар кайсы улуттагылар: еврейлер, гректер, римдиктер, египеттиктер, галлдар жана башка дагы көптөгөн элдер болгон. Христиан дини акырындык менен чоң күчкө айланган. Ал эң жөнөкөй, жеткиликтүү, мәссаалык окуу

болгон. Анын кецири таралышынын себептеринин бири ушунда.

Римдин кээ бир императорлору христиандарды куугунтукташкан. Бирок каардуу жазалоолор да, куугунтуктоо да аларга эч жардам бере алган эмес. Христиандар кедейлердин арасында да, ошондой эле байлардын арасында да жайыла берген.

Христиандардын миндеген жамааттарды бириктирген уому түзүлгөн, аны епископтор башкарып турушкан. Бул уюмdu христиан чиркөөсү деп аташкан. Империянын калкынын арасында чиркөө зор таасирге ээ болгон.

Орто кылымдарда диний идеология чоң роль ойногон. Эрте орто кылымдарда Батыш Европада христиан дини кецири жайылуу менен, саясий жана идеологиялык таасири да күчтүү болгон. Феодалдык мамлекеттердин бытырандылыгынан жана алсыздыгынан улам дин кызматчылары мамлекеттин бардык иштерине таасирин тийгизген. Алар көзкаранды жана ээзилген калктын үстүнөн феодалдардын үстемдүгүн чындоого кызмат кылышкан. Христиан чиркөөсү орто кылымдарда эмгекчилердин жана ээзилгендердин тап күрөшүнө чечкиндүү түрдө карши турган. Алар феодалдык эзүүнү, социалдык теңсиздикти «кудай тарабынан белгиленген» деп түшүндүрүшкөн. Муну менен чиркөө коомдук өнүгүүгө кедерги болгон.

Христиан дини IV к. Рим империясынын мамлекеттик дини болуу менен, бул империяны жеңип алган варвар элдерге да тараган. Анткени, жаңыдан калыпташып келе жаткан феодалдык коомдун шарттарына варварлардын эски дини ылайык келбей калган. Дин кызматчыларынын бийлиги адамдардын ақыл-эсин да тескеп турган. Орто кылымдардагы бардык билим дин кызматкерлеринин колунда болгон.

Христиан чиркөөсү антикалык бутпарас динине карши күрөшкөн жана анын көптөгөн тарыхый эстеликтерин жок кылган. Бирок бул маданияттын

чиркөөнүн кызықчылыгына шайкеш келгендерин сактап калуу менен, андан ары өркүндөтүшкөн.

VI к. Александриядагы бутпарастык илимий борбор жок кылышкан, андан кийин атактуу Александрия китепканасы ырайымсыздык менен өрттөлгөн. Бул мезгилдерде бүткүл Рим им-периясы боюнча антикалык илимге каршы куугунтуктоо жүргөн жана байыркы философияны дин илими алмаштырган. IV—V кк. Батышта христиандык адабият өнүгө баштаган. Ар түрдүү «ыйыктардын» ыр жана кара сөз түрүндөгү өмүр баяндары, чиркөө тарыхы жана дин илими боюнча жазылган ар кандай жыйнектар кенири тараалган. Монастырларда жазылган диний китептер менен бирге байыркы грек жана римдик акындардын, тарыхчылардын эмгектери болгон.

Орто кылымдарда айрыкча архитектура кыйла өнүккөн. Бул мезгилде курулган чиркөөлөрдүн, соборлордун сакталып калгандары азыркы мезгилде да өзүлөрүнүн курулушу, көркөмдүгү менен адамдарды суктанттай койбойт. Ошентип христиан дини илимдин, маданияттын өнүгүшүнө, бир жагынан, тоскоолдук кылса, экинчи жагынан, кандайдыр бир денгээлде анын өнүтүүсүнө өбөлгө болгон.

1054-жылы христиан чиркөөсү әкиге бөлүнгөн. Себеби, папа менен патриарх бири-бириине карама-каршы турушкан. Ошондуктан батыштагы чиркөө **католиктик** (бүткүл дүйнөлүк) чыгыштагы чиркөө **православиялык** (туура дин) деп бөлүнүшкөн. Алар бөлүнгөндөн кийин эле бири-бириине көз каранды болбой калышкан. Батышта папа жана кардиналдар, чыгышта- патриархтар башкарышкан. Көптөгөн феодалдык ээликтөрge бөлүнгөн, Батыш Европада католиктик чиркөө чоң күч болгон. Ага Батыш Европанын бардык өлкөлөрүнөп, Римдеги папанын казынасына баалуу буюмдар келип турган.

Папалар Европадагы мамлекеттердин башчыларын өз бийлигине баш ийдирүүгө аракеттенишкен. Папага нааразы болгон королдор папа менен күрөшүп келген. Мисалы: XI

кылымда папа Григорий VII менен Германиянын королу Генрих IV ортосунда күрөш жүрүп, экөө тәң бири-бирин бийликтен ажыратылды деп жарыялашкан.

XIII кылымдын башында Иннокентий III нүн мезгилинде папанын бийлиги аябагандай күчтүү болгон. Ал папа күдайдын жердеги наместниги, мамлекеттердин башкаруучулары анын вассалдары болууга тийиш деген. Анын кадыр- баркы жогорулаган. Иннокентий III нүн мезгилинде бир дагы король андай кадыр баркка жеткен эмес. Ал мамлекеттер отосундагы мамилелерге, Европадагы өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишкен. Англиянын, Польшанын, Швециянын королдору өзүлөрүн папанын вассалдарбызы деп аташкан. Рим папасы Батыш Европадагы динге ишенгендердин кылмыш жана күнөөлөрүн кечириүү үчүн акча төлөтүүнү көздөшкөн. Натыйжада чиркөө, күнөөнү кечириүү жөнүндө атайын грамоталарды индульгенцияларды сатышкан (лат. тилинен которгондо- «кайыр, садага»), католик чиркөөсү канчалык күчтүү болсо да, шаардыктар менен дыйкандардан чиркөөгө карши чыккан адамдар көбүрөөк боло башташкан. Аларды дин кызматкерлери еретиктер деп аташкан. Динден баш тарткандар, алар чиркөөнү бузгандар деп жазалашкан.

### **Адабияттар:**

1. Герье ВИ. Западное монашество и папство. - М., 1913.
2. Герье ВИ. Расцвет западной теократии. - М., 1916.
3. Донини А. У истоков христианства. - М., 1979.
4. Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI в. - Киев, 1997.
5. Корсунский А.Р. Религиозный протест в эпоху раннего средневековья в Западной Европе // Средние века. - М., 1981. Вып. 44.
6. Лозинский С.Г. История папства. З-е изд. - М., 1986.

## **Тема 8: Батыш Европанын маданияты X-XV кылымдарда**

---

**Лекциянын максаты:** Орто кылымдардагы билим берүү жана илим, чиркөө жана маданияттын айырмасын билүү.

**Негизги түшүнүктөр:** Университет, студент, вагнат, академия, каролингдик, оттондук кайра жаралуу, “жети эркин искусство”, капитулярий, академия.

### **Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

- Орто кылымдардагы билим берүү жана илим.
- Университеттер
- Искусство жана адабият

Орто кылымда адамдар жаратылыштын кубулуштарынын (кургакчылык, суу ташкыны, оорулардын алдында алсыз болушкан. Чиркөө адамдардын ақылы менен сезимине үстөмдүк кылышкан. Монахтар жалган ыйыктардын өмүр баяндарын ойлоп табышкан да, жылдын окуясын камтыган хроникаларды түзүшкөн. Чоң монастырларда монахтар атайын китептерди көчүрүп жазышкайт. Батыш Европада көп убакытка чейин чиркөө кызматкерлери гана сабаттуу болушкан. Мисалы, Крилл (827-869) жана анын агасы Мефодий (815-885) ыйык китепти үйрөтүүнү женилдетүү үчүн, алар славян алфавитин (кийинчөрээк кириллица) түзүшкөн да, аны славян тилине которушкан. Мефодий өлгөндөн кийин, анын шакирттери германдык жерлерден келген католиктик дин кызматчылары тарабынан куугунтукка алынып, Болгарияга кетишкен дагы, славян жазуусун жайылтуунун борбору- Болгария делинин калган. Ал эми билим берүү жаатында, орто кылымда Улуу Карлдын башкаруу мезгилинде билим берүү жана тарбиялоо биринчи орунда турган. Себеби, жаш кезинде өзү сабатсыз болуп, өмүрүнүн ақырына чейин жакшы жазганга үйрөнө алган эмес. Ал монастырлардын алдында мектептерди ачуу

жөнүндө буйрук берген, кийин билим берүү жөнүндө капитулярий чыгарып, эркин адамдардын балдарын милдеттүү түрдө окутуу буйрулган. Карл бүткүл Европадан билимдүү адамдарды чакырып, аларды жогорку мамлекеттик жана чиркөөлүк кызматтарга койгон. Жаңы мектепти негиздеп, аны **Академия** деп атаган. Аталган мектепте антик билимдерин беришкен. Ал “жети эркин искусство” деп аталган. Ал жети эркин искусствоону да эки бөлүп окутушкан. Алгач үч искусствого же сез жөнүндө үч илимге :

1. грамматика (окуу жазуу)
2. риторика (сүйлөм түзүүнүи эрежеси)
3. диалектикага (эрежелерге ылайык сүйлөй жана ой жүгүртүү).

Бул үч искусство латынча *трибинум* (үч жол) деп аталган.

андан кийин *квадрибиум* (төрт жол), сан жөнүндөгү илимге үйрөткөн.

1. арфиметика
2. геометрия
3. астрономия
4. музыка.

Андан сырткары, Улуу Карлдын мезгилинде жалаң эле теологиялык маселелерге же латын адабиятына жумшалбастан, курулушка, чарбактарды башкарууга жана жол салууга да көнүл бурулган. Улуу Карлдын мезгилиндеги маданият “Каролингдик кайра жаралуу” деп аталган. Бул термин аркандай мааниде каралган.

*Биринчиден*, антик адабиятын, классикалык латын стилин кайра жаратууга аракет катары каралса,

*Экинчиден*, Рим империясын кайра түзүүгө болган аракет деп кароого болот. Бирок ага карабастан Карлдын мезгилинде дворецтер курулган. Франк империясынын маданияты абдан эле өнүккөн.

Андан кийинки маданиятты “Оттондук кайра жаралуу” деп аташкан, себеби тарыхчылар Оттон III башкаруу мезгилинде маданияттагы антик доору жөнүндөгү эскерүүлөрдүн жандангандыгы тууралуу айтышат. Ал эми Оттондук кайра жаралуунун Каролингдик кайра жаралуудан айырмасы, чөйрөсү тар болгон, анын өкулдөрү сарай алдында жана кээ бир монастырларда болгон. Ага карабастан аталган мезгилдин эң маанилүү натыйжасы, монастырлык мектептерден собордук мектеп деп атальшы. Анда окуучуларды монастырлык муктаждыктар үчүн эле даярдабай, императордук, герцогдук жана епископтук сарайларды тейлөөчү, билимдүү адамдарды даярдоо максатында тарбиялашкан. Аталган мектептерде илимдерге көп көңүл бурулган дагы, алардын көбү болочок университеттердин уюткусу болуп қалган.

Биричинчи университеттер XI кылымда епископ мектебинин бөлүгү катарында түзүлгөн. Анда дин жөнүндө жана философия бағытында билим берилген. Тактап айтканда, философияны, укукту (рим укугун), медицинаны окутушкан. «Университет» латынча «биirimдик» дегенди билдирет. Университет өзүнө студенттерди жана профессорлорду камтыган. Алар өздөрүнүн маселелерин чечүү, өзүн өзү башкаруу органын уюштуруу үчүн жана университет жайгашкан шаардын бийликтериинен, өздөрүнүн көз карандысыздыгын жана артыкчылыгын сактап калуу үчүн биригишken. Кээде студент өтө узакка окуган. Ал окуусун бир шаардан баштап, анан бөлөк бир шаарда, ал тургай бөлөк бир өлкөдө атактуу профессор дарс берээрин угуп, ошол жакка жөнөгөн. Ошентип, ал көп жылдар бою шаар кыдырып, ар кайсы жерден дарс угуп жүрө алган. Бардык жерде илимдин тили латын болгондуктан, мектепте латын тилин үйрөнгөн студентке тил жагынан кыйналуу болгон эмес. Мындаай кыдырып жүрүп окуган студенттерди **вагнанттар** - селсаяктар дешкен. Европада түзүлгөн эң эски университет - Италиядагы Болонья университети XI кылымга туура келет. Ал

өзүнүн укук мектеби менен даңкы чыккан. Англиядагы Оксфорд жана Кембридж университеттери XII кылымдын аягы, XIII кылымдын башында түзүлгөн. Париждеги Сарбонна университети да XII кылымда негизделген. Орто кылымдардагы университеттер дин кызметкерлерин, философторду, врачтарды жана укук билермандарын даирдашкан.

Чарбанын өнүгүшү чиркөө окуусу менен байланышы болбогон чыныгы илимий билимдердин келип чыгышына алыш келген.

Дыйкандар жерди иштетүүнү жакшыртышкан, жаныбарларга, өсүмдүктөргө байкоо жүргүзүшкөн. Кол өнөрчүлөр металлдардын, таштардын касиеттерин билүү менен, айнектери чыгара башташкан.

Астрономдор менен алхимиктердин илимдери кийин астрономия менен химия илиминин чыгышына түрткү берген.

XII кылымда Батыш Европада жүз жылдар бою соборлорду курушкан. Ал эми искусство менен адабият диний окуяларга байланыштуу болгон, себеби, баардык адамдар динге ишенишкен.

### **Адабияттар:**

1. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. - СПб., 1995.
2. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. - М., 1990.
3. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. / Под ред. Братиной Л.М. - М., 1999.
4. Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. - М., 1984.
5. Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. - М., 1987.
6. Культура и общество в средние века: методология и методика зарубежных исследований. - М., 1990. Вып. 3.

## **Тема 9: Батыш Европада капиталисттик мамилелердин пайда болушу**

---

**Лекциянын мақсаты:** Батыш Европадагы капиталдын алгачкы топтолуу процессинин жүрүшүн жана генезисин аныктоо

**Негизги түшүнүктөр:** Мануфактура, капитализм, генезис Буржуазия, Пролетариат, тузем.

**Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

- Феодализмдин ыдырашы жана капитализмдин генезиси.

- Капиталисттик мануфактура.

16-17-кылымдарда феодализмден капитализмге өткөн мезгил болгон. Орто кылымдын үчүнчү мезгили жүз элүү жыл убакытты камтыйт, башкача айтканда, XVI кылымдан баштап XVII кылымдын биринчи жарымы кирет. Бул мезгилде жалпы Европада феодалдык түзүлүш үстөмдүк кылган. Айрым өтө өнүккөн өнөр жайлдуу шаарларда, тарыхый маалыматтар боюнча, Италияда, Нидерландияда капиталисттик өндүрүштүк алгачкы мамилелердин белгиси XV кылымдын аягында эле башталган Капиталисттик өндүрүштүк мамилелер Батыш Европадын бардык өлкөлөрүндө бир кылка пайда боло алган эмес. Мисалы, Германияда 1525-ж. дыйкандар согушунун жецилишинин себеби, феодалдык ээзүүнү күчтөтүп, дыйкандарды ээзүүнүн, кайрадан крепостнойлук укуктун өсүшүнө шарт түзгөн. Баршинаға иштетүү күчөн. Ал эми Италияда XVI-XVII кк эрте капиталисттик мамилелер кайраган. Ал эми Испания, Португалияда XVI кылымда алгачкы капиталдын топтолуу процесси басып алууларга кенири жол ачып, өбөлгө түзгөнү менен экономикалык өнүгүү прогрессине, Испанияда, Португалияда өкүм сүргөн феодалдык реакциянын күчөшү терс таасирин тийгизген. Англияда, Нидерландияда, Францияда коомдун өнүгүү процесси башкача өнүккөн. Мисалы, эски феодалдык өндүрүштүк мамилелердин ыдырашы, алгачкы капиталдын топтолуу процессине — капиталисттик жаны

өндүрүштүк мамилелер себепчи болуп, социалдык тармактарда жаңы эки топ түзүлгөн:

- 1) Буржуазия
- 2) Пролетариат

«Бул тарыхый аренадагы эки таптын пайда болушу – жаңы прогрессивдүү идеология менен коштолгон» - деп, К Маркс баса белгилеген.

XVI–XVII кылымдарда Батыш Европада бириңчилерден болуп байлык топтоого умтулушкан, Испандар, Португалдар – жаңы жерлерди издең, ачкөздүк менен жерлердин жаратылыш байлыктарын жырткычтык менен талап-тоноп, жергиликтүү элдерди бүтүндөй кырып жок кылганы жөнүндө К Маркс өзүнүн эмгектеринде төмөндөгүчө белгилеген: «Европадан тышкары жердеги, байлыктар сүткорлорго, соодагерлерге түздөн-түз талап-тоногонго жол ачты, *“туземдерди”* жакырдантып кырып жатышты, ал жерлердин байлығы тыныссыз ағылып метрополияга келип, капиталга айланды». Алгачкы капиталисттик өндүрүштүн жана өнөр жайдын бириңчи тепкичи «жөнөкөй» өндүрүштүк кооперациядан башталган. Ал алгачкы кооперацияда – жумушчу өндүрүүчүлөр бир жактуу жумуштарды аткарышкан.

Мына ушул «кооперация» – бирикме өндүрүлгөн товардын баасын төмөндөтүп, эмгектин өндүрүмдүүлүгүн камсыз кылганга жетишкен.

Андан кийин мануфактура пайда болгон. Мануфактура XVI кылымда пайда болуп, XVIII күчүнчү чейрегине чейин «капитализмдин мануфактуралык мезгили» деген ат менен белгилүү. Мануфактура - алгачкы капиталисттик ишканы, ишкананын ээси – капиталист, же капиталист – ишкер (предприниматель) болгон. Мануфактурада иштеген өндүргүч күчтөр майда кол өнөрчүлөр, үйдө иштегендөр (надомники) болушкан. Кийин мануфактураларда XVI к орто ченинен баштап, арзан жалданса жумушчулар иштей баштаган. Бул жеке ишканадан калыптанган мануфактура бара-бара иш өндүрүштүк тармактык ишканага айланган. Мануфактура тармактык ири металл иштетүүчү, кеме ку-

руучу, токуу өнөр жайларына, кен иштетүү ишканасы өркүндөп, кийин борбордошкон өнөр жай мануфактурасы калыптанган.

XVII күн дыйкандарды жеринен экспроприациялоо зордук-зомбулук жолу менен жүргүзүлгөн. Англияда, Францияда, Германия да көпчүлүк жер ээликтерди католик чиркөөсүн реформациялоо, реформациялык кыймыл күчөгөн, жер менчигинин, агрардык мамилелердин мунезү өзгөргөн. XVI-XVII кк. аралыгында айыл кыштактарда, шаарларда бирден бир кылка капиталисттик өндүрүштүк мамилелер пайда болгон. Өзгөчө Англияда капиталисттик процесс өтө кылдат ишке ашкан. Англияда дыйкандарды эксплатациялоо чектен чыга, катаал мунөздө ишке ашырылган. Мисалга Англияда, Роберт Кеттин жетекчилиги астында чыккан көтөрүлүштү айтсак болот.

Англияда XVII кылымда жер ээликтеринин көпчүлүк бөлүгү жаңы дворяндардын колуна өтүп, иш жүзүндө менчик буржуазиялык менчиккө айланган.

Буржуазия термини биринчи жолу Францияда пайда болгон «Бурга» — шаардын жашоочусу дегенди түшүндүргөн. Кийин бул буржуазия термини Батыш Европада кецири тараап колдонула баштаган. Буржуазиянын катарына кошулган буржуазиялык интеллигенцияның өкүлдөрү — юристтер, эркин адистиктиң ээлери болгон. Айыл-кыштактарда буржуазияның өкүлдөрүнө оокаттуу дыйкандар (капиталистик фермерлер) кирген.

Германиядагы феодалдык реакция, коомдун прогрессивдүү өнүгүшүнө терс тоскоолдуктары 1525-жылдагы дыйкандардын согушунан кийин өтө күчөгөн.

Пролетариаттар-пауперлер — жеринен куулган дыйкандардан калыпташып, ал өзгөчө Англияда кецири тарааган. Селсаяктар шаарларда өтө арзан жумушчу күчтөрдү камсыз кылыш, шаардык ишканана өндүрүштөрдө шакирттердин, үйрөнчүктөрдүн, жумушсуз пауперлерге айланышына кецири жол ачкан.

«Батыш Европадагы мануфактуралык пролетариат, келечектеги капиталисттик ишкананын өндүргүч күчтөрү

болгон пролетариаттардын ата-бабалары болгону шексиз деп», - К. Маркс аныктама берген.

XVI-XVII кылымдардын аралыгында Европада пролетариаттардын саны күн сайын көбөйгөн. Буржуазия жана пролетариат табынын пайда болушу коомдо жаңы таптык карама-каршылыктардын калыптанышына өбөлгө түзгөн.

Батыш Европада «буржуазия» жана «пролетариат» табы менен кошо бир мезгилде жаңы идеология кошо калыптанды. Феодалдык эски идеологияга каршы гуманистик жана кайра жараптуу, реформациялык кыймылдар Батыш Европада (католик чиркөөсүнүн жана сыйынуунун эрежесин (канонун) жаңыча шартта реформациялоо башталган), жаңы диндик ишеним, окуулардын түрлөрү — Лютерианство, цвингилианство, кальвинизм XVI к баштап лютеранство, цвингилианство — кеңири коомдук кыймыл катары прогрессивдуу катмарлардын Германиядагы, Швейцариядагы жетекчилери болушкан. XVI – XVII кылымдардын аралыгы Батыш Европада абсолюттук монархиянын пайда болушунун шарттарын К.Маркс: «*Абсолюттук монархия өткөл мезгилде пайда болот, качан эски феодалдык сословие кыйрап, орто кылымдык шаардык сословиядан азыркы буржуазиялык сословие калыптанаарда, күрөшкөн эки тараптын эң бири, биринен – бири жогору боло албайт, ошондой шартта, мамлекетте абсолюттук монархиянын мезгили башталат*», - деп жазган.

Абсолюттук монархиянын өзгөчөлөнгөн белгилери — жогорку бийлик өлкөдө бир гана каролго, монахка, падышага, императорго тиешелүү болот.

Монарх закондорду чыгарат, чиновниктерди дайындайт, салыктын өлчөмүн бекитет, өзгөртүп турат, чогулган каражатты (финансыны) өз билгениндей сарптайт.

Абсолюттук монархия армияга таянат, полицияга, борбордошкон бюрократиялык аппаратка таянып иш жүргүзөт. Абсолюттук монархия жеке бийлик, ал эми эл массасы укуксуз өндүргүч күчкө айланат.

Европа өлкөлөрүндө XVI-XVII кк. абсолюттук монархия толук бекиген. Мисалы, Францияда — генералдык штат, Анг-

лияда — парламент. Батыш Европада жогорку кенештер, монархтын, абсолютизмдин үнчукпас куралына айланган, себеби, кенешти кааласа чакырган, каалабаса чакырган эмес.

Батыш Европада орто қылымдын үчүнчү кеч мәзгилинде ар бир өлкөдө улуттук мамлекеттик тил, жалпы улуттук маданияттын жана улуттун тұзұлышын шарттар тұзұлған. Борбордошкон мамлекеттик бийликке улуттун биримдигинин зарылчылығы акырындан улуттун тұзұлышын тездеткен. Мисалы: Францияда, Англияда әл бир улуттун, өкүлүнөн тұзұлғандығы келечекте XVII-XVIII ғк. улуттук мамлекеттердин тұзұлышын тездеткен.

### **Адабияттар:**

1. Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. - М., 1980.
2. Гуревич А.Я. Генезис средневековья в Западной Европе. Избранные труды в 2-х тт. Т. 1. - М., 2000.
3. История средних веков. - М., 2000.
4. История средних веков т 1. - М., 2001.
5. Ковалевский М.М. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. - М., 1998.
6. Колесницкий Н.Ф. К вопросу о раннесредневековых общественных структурах //Проблемы истории докапиталистических обществ. - М., 1968. Кн. 1.
7. Майер В.Е. Деревня и город Германии в XIV-XVI вв. (Развитие производительных сил). - Л., 1979.
8. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974.
9. Солтонбекова К. Орто қылым тарыхы. - Б., 2004.
10. Скржинская Е. Ч. Техника эпохи западноевропейского средневековья (до XVI века) //Очерки истории техники докапиталистических формаций. - М. Л., 1936.

## Тема 10: Улуу географиялык ачылыштар

**Лекциянын максаты:** Географиялык ачылыштардын себептери, жаңы жерлердин ачылышы, алардын колонияга айланышын билүү.

**Негизги түшүнүктөр:** Америка, каравелла, абсерватория, колония, сооданын монополиясы, мая, ацтек, инктер, лотцман.

### Негизги суроолор жана кыскача мазмуну

- Географиялык ачылыштардын себептери.
- Европалыктар тарабынан Индияга жана Ыраакы Чыгышка дениз жолунун ачылышы.
- Васко да Гаманын саякаты.
- Колумбун Американы ачышы.
- Фердинанд Магелландын саякаты.
- Американын ачылышы жана Испаниялык басып алуулар.

Азия элдері- индиялыктар, кытайлар, арабдар европалыктар келгенге чейин Индия океанына өзүлөрүнүн түштүк азиялык дениз жолун ачышкан.

Араб соодагерлери Индияга, Цейлонго, Явага жана Кытайга соода кылып турушкан. Аталган өлкөлөр алтынга, кымбат баалуу таштарга бай деп эсептешкен. Европалык саякатчылардын аталган өлкөлөр жөнүндө жомок кылып айткан ангемелери жарды жашаган өлкө элдерин кайдыгер калтырган эмес. өзгөчө венец соодагери Марко Полонун жазган күндөлүгү күбө болгон. Себеби, ал XIII кылымда Кытайда жана Чыгыштагы башка өлкөлөрдө болгон.

Индияга дениз жолу аркылуу соода жолун издеөгө, биринчи Португалиялыктар жана Испаниялыктар кызықдар болушкан. Португалиялык жана Испаниялык байлар акчаларын дениз жолу экспедициясына жумашашкан. Ошондой эле королдук бийлик дагы жаңы өлкөлөрдүн, жаңы соода жолунун ачылышына кызыккан. Алар жаңы жерлерди басып алуу

жолу менен кризистен чыгабыз дешкен. Акчага болгон талаптын күчөгөндөн — күчөшү, крестүүлөрдүн жортуулунан кийин бир аз убакыт тыныгуу болуп, XVI кылымдан баштап, Батыш Европалыктардын Африка континентине сугу түшүп, жанталаша умтулуулары күчөгөн. Соодагерлердин Жер—Ортолук деңизи аркылуу чалтындоосу, Нигерияда, XII — XV кылымдардын аралыгында түзүлгөн. Бай мамлекеттер: Гана; Мали, Санганс, Ислам маданиятынын ири борборлору Тимбукуту жана Нигера өзгөчөлөнгөн бай, соода жолдору аркылуу алтын аралаш кумдарды Сахара чеги аркылуу ташыган соода дүркүрөп өнүккөн. «Африкадагы алтындын көптүгү жомоктогудай», - деп даңтап, суктануу менен сөз кылышкан соодагерлер жөнүндө тарыхый булактарда маалыматтар айтылат. Португалдар XV кылымдан баштап эле Африканын алтынын ээлөөгө кызыгып, умтула башташкан. Атлантика океанынын түштүк чыгышы жәэктери, Африканын батыш жәэктери, Алтын дарыя «алтындын чыныгы мекени», - деп божомолдошкон. Португалдар деизде сүзүнү өркүндөтүшүнө араб соодагерлеринин таасири өтө маанилүү. 1415-жылы португалиялыктар Мара-кан порту Сенутуну басып алышкан. Сеуту Жер ортолук деңиз жәэгинде болгон. Бул Африкага болгон биринчи колониялык саясат болгон. Португалиялыктар корабль куруу үчүн, абсерваторияны негиздешкен. Алар Африкага тез-тез алтын алуу үчүн, онондой эле пилдин сөөктөрүн алуу үчүн каттап турушкан. 1460-жылдары Португалиялыктар экваторду басып өтүшкөн дагы Африканын картасына жаңы жер аттарын жазышкан. Алар: «Перечный берег», «Берег слоновой кости», «Золотой берег» деген аралдарды ачышкан.

Арабдардын таасири менен португалдар математика, география, картография илиминин таасири астында деңиз жолдорун өркүндөтүп, деизде сүзүнү тейлөөчү ишканалардын өнүгүшүнө кенири шарттарды түзүшкөн. Португалияда арабдардын жардамы менен деңиздеги бороон - шамалдуу чапкынга каршы күч-кубаттуу кемелерди куруу иши тез өнүгө баштаган. Португалдардын деңиз соода ишине Батыш Евро-

палык ишкөр соодагерлер катыша баштаган, өзгөчө Италиялыктар, Генуялыктар, түрктердүн тоскоолдуктарынан жапа чегишикен, ал әми чыгыш Жер — Ортолук дениз соода жолдоруна Венециялыктар үстөмдүк кылыш, Генуялыктарга чыгыш тарапка сүзүү иши киййиндыкка туруп, Генуялыктар жаңы соода-дениз жолдорун издеөгө мажбур болушкан Тарыхый булактарда Христофор Колумб жана Кабатто (Кабот) Генуя шаарынын атуулдары болушканы жөнүндө так маалыматтар айтылат.

Португалдар менен удаа эле испандар жаңы жерлерди өздөштүрүп издеөнү XV күлүмдөн эле башташкан. Африкада жашаган мабрлар (арабдар) Африканын түндүк батыш аймактарында, Испан жана Португалдык кемелерге талап тоноочулук, каракчылык иштер менен кесиптенишикен. Жаңы жерлерди ээлөө максатында Португалдар 1415 — жылы Африканын түндүк жээгиндеги Сеутту каратыш, ээлөөгө жетишет. Сеутту португалдар учун Африкадан алтын ташуунун, соода жолдорунун аялдамасына айланат.

Мына ушул окуядан баштап Португалдардын колониялык экспансиясы башталат. Португал соодагерлерине чет әлдик эмигрант — соодагерлер кошулуп, экспедициялар деңиздин ары жагынан алтын издеөдон башталат. Экспедициянын максатын ишке ашырууга Португалиянын королунун бир тууганы принц Генрих, экспедицияны каржылап көмек көрсөтүп турган, тарыхчылар Генрихти, деңизде сүзүүчү саякатчы катары карашат. Кийин Генрихтин жардамы менен соода өркүндөп, отуз жыл аралыкта «сооданын монополиясы» түзүлөт. Португалдар Африканын бүтүн батыш жээгин ээлөөгө жетишет. Эч бир тарыхый маалыматтарда Португалдар Индияга баруучу жолду изде-ген деген маалыматтар эскертилбейт. Африканын түштүк жээктери аркылуу португалдардын саякатынын уланышына Гвиней куймасындагы күчтүү агым тоскоолдук кылганы тарыхый маалыматтарда эскертилет. Кыйроодон сактанып, деңиз саякатчысы Бартоломей Диас 1486- жылы Козерогго

жетип, жәэктен алыстап деңизге терецирәэк сүзүп жана тұз тушуна карай сүзүп отуруп, Африканын түштүк жәэгине жеткен. Он алты ай сүзүп «Илгери ұмұт» – (Доброй надежды) деп аталған болун арқылуу артка чегинип, кайра 1487- жылы Лиссабонго кайтып келген. Кийин «Илгери ұмұт» болуну арқылуу Индияга баруучу жолдун Мадагаскар аралына чейин сүзүү максаты 1498- ж. ишке ашырылған. Италиялық моряктардың биргелешпү сүзүшү менен португалиялыктар, Африканын батыш жәэктөрине тереңдеп сүзүп отуруп, океанга тереңдеп сүзүүнү өркүндөтө башташкан. XV қылымдын 20 – жылдарында португалдар Мадейра аралын әзлөөгө жетишет. 1430 – жылдарда португалдар Азараны әзлешет. 1456 – жылы португалдар «Жашыл түмшук» аралына сүзүп жетишет. Атлантика океанынын батыш бөлүгүнө сүзүп, батыш жарым шаарды ачууну 1492 – жылы Христофор Колумб ишке ашырат.




Христофор Колумб

Тарыхый маалыматтар боюнча Христофор Колумбдан өмүрү жана географиялық билими жөнүндө толук так пикир айттуу мүмкүн эмес. Тарыхый, айрым пикирлер боюнча Христофор Колумб 1451-жылы Италиянын Генуя шаарында токуучунун үй-бүлөсүндө туулган. Маалыматтарга караганда ал толук (системалуу) билим ала алган эмес. 1474-1475-жылдарда Христофор Колумб Жер – Ортолук денизинин чыгыш бөлүгүнө бир канча жолу саякаттап сүзүп барган. 1476-

жылы Христофор Колумб Португалияга келген.

1477-жылы Христофор Колумб Англияга барган. 1479-1481-жж. Мадейрада жашаш ,опол жерде моряктын кызына үйлөнгөн, кийин кайын атасынаң географиялық карталар, күндөлүк, аңгемелер калганы айтылат. 1483-жылы Хри-

стофор Колумб деизде сүзүү боюнча Португалиянын өкмөтү менен деиз экспедициясын каржылоого жардамдашуусун өтүнүп кайрылган, бирок Португалия бол өтүнүчкө макул болбой, баш тартат. Португалия менен болгон ийгиликсиз сүйлөшүүлөр Христофор Колумбдун Испанияга баруусуна түрткү болот. 1485-жылы көп түйшүктүү сүйлөшүүлөрдөн кийин Испаниянын королу Фердинанд жана королева Изабелла макулдугун билдириет. Деизге сүзүүчү экспедицияны түзүүгө уруксат менен кошо Христофор Колумбга, «адмирал» деген титул кошо ыйгарылат, бүтүн жер шаарынын, «вице — королу» наамын алууга татыктуу болот. Деиз саякатчысы Христофор Колумб тарыхый булактарга караганда Марко — Полонун «Саякат» (Путешествия) деген эмгегин окуган, өзгөчө жер, шар түрүндө деген гипотезаны билген деген бүдөмүк маалыматтарды билдириет. Дагы бир тарыхый маалымат боюнча Христофор Колумб Француз епископу Пьера д' Альинин (Зеркало мира) «Аалам күзгүсү» эмгегинин негизинде, антикалык жана орто кылымдык авторлордун географиялык, космографиялык, окуунун жыйынтыгын окуган деген маалымат баяндайт.



Х. Колумбдун саякattары

Дагы бир тарыхый маалымат боюнча; Христофор Колумбдун Индияга баруучу деиз жолду өздөштүрүү

долбоорун Колумбга италиялык космограф Тосканелли баяндап, үгүттөгөн деген ой айтылат. Бул версия бүгүн та-лаш, себеби, айрым тарыхчылар бул версияга шектенүү менен карашат. Христофор Колумбдун Индияга баруучу жолду издешинин көп тарыхый экономикалык себептери бар. Мисалы, деңиз каракчылары Жер – Ортолук деңизинин чыгыш тарабына сүзүүгө өтө катаал коркунучтуу кыйынчылыктарга туш кылган. Мүмкүн, ошол себеп болгондур? Же Христофор Колумбдун өз алдынча космографиялык географиялык илимди окуп өздөштүргөнү себеп болгондур? Эң башкысы Христофор Колумбдун батыш тарапка Индияга баруучу деңиз жолун издең, сүзүп барганы тарыхый чындык экенин эч ким тана албайт. Ошентип, 1492-жылы 3-августта үч кемеден турган эскадра Испаниянын Полоса портунаң чыгып, Каңар аралының карай сүзүп жөнөшө. 12 сентябрда Колумб Багам аралына жетип, ал аралды Сан-Сальвадор деп атайды. Ал жерде аз убакыт тыныгуудан кийин саякатчы андан ары саякатын улантат. Испандар үчүн батыш жарым шаарга кецири жол ачылат.

Колумбдун биринчи саякаты Кубанын түндүк жээктерине Гайити аралдарын ачуу менен чектелген. Колумб Гайити аралдарын Эспаньолой (Кичине Испания) деп атаган, ал аймакты «Навидад» (рождество) – кыргызча айтканда «төрөлүү» деп атаган жана ал жерге кыштакты курган жана тарыхый маалыматтарга караганда 39 моряк жайгашып жашай баштаган, бул окуя Батыш Европалыктардын, батыш жарым шардагы алгачкы колониянын негизделишинин башталышы болгон. Колумб негиздеген кыштак (форт) жергиликтүү уруулар тарабынан талкаланып жок кылышкан. Христофор Колумб бул жаңы жерлерди Индиянын аралдары жана ал жерде жашаган адамдарды «индейлер» деп атаган деген бүдөмүк версиялар айтылат. 1496- жылы Эспаньолайдун Түштүк жээгинде Сан-Доминго шаарчасы негизделет Колумбдун күндөлүгүнүн маалыматына караганда,

«жергиліктүү элдерден алтын жөнүндө, Азия, Индия жөнүндө сурамжылаган», деген маалыматтар баяндалат.

4-январь, 1493-жылы май айында Англиядан Бристола жеринен Джованни Коватто (Коватто Генуялык болгон) англичандар Джованни Коваттону Джайна Коватто деп аташкан. Дж. Коватто белгисиз жер Лабродоруга чейин сұзуп барған.



1498-жылы Колумб үчүнчү саякатында (түштүк Америка) түштүк жарым шаарга чейин сұзуп жеткен, бирок Колумбун максаты- Азия, Индияга баруу болгондуктан, жаңы материк жөнүндө әч нерсе ойлогон әмес деп жазып да калтырбаган. Христофор Колумб төртүнчү саякатында 1502-жылы Кубанын түштүк-батыш белүгүнө жетип, бирок Азия – Индия жөнүндөгү максатынан жанбай, оюнда Азиянын чыгыш белүгүнө жеттим деп, Индияга баруучу жолду издең, бирок таба албай, Испанияга куру кол кайтып келген. Испан өкмөтү Христофор Колумбун пайдасыз саякатынан иренжиپ жана кур талаага кеткен финансы каражаттар үчүн кыжырданып, андан ары Христофор Колумбду каржылоодон баш тарткан. Тарыхый маалыматтарга караганда, Христофор Ко-

лумб Испаниянын королунун жана королева Изабелланын ишеничин актай албаганына өтө өкүнгөн. Максатын ишке ашыра албаган саякаттарына иренжип, андан көп өтпөй 1506-жылы бул дүйнө менен кош айтышып, дүйнөдөн өткөн.

Португалдар жаңы жерлер үчүн, Индияга баруучу жолдор үчүн, испандар менен бири бирине коркунчутуу атаандаштар болушкан. 1494-жылы папанын кийлигишүүсү менен испандар португалдар менен Тордесильяс шаарында түзүлгөн келишим боюнча түндүк полюстан түштүк полюска чейин болжол менен 30 градустук меридиан боюнча Ферродан баштап, баардык жаны ачылган жерлердин батыш бөлүгү Испандарга тиешелүү, ал эми чыгыш бөлүгү португалдарга таандык деп токтом чыгарылат. Кийин келишимге карабай испандар менен португалдар Молукк аралындагы кесилиште чатакташып кеткени жөнүндө баяндалат. 1497-жылы Индияга баруучу жолду издеөгө португалдарга башчы болуп Васко да Гама дайындалат. Васко да Гама болжол менен 1460-жылы төрөлгөн.

1497-жылы 8-июнда Васко да Гама баштаган 4 кеме жолго чыгат, эки кемеге 120 тонна суу жүктөгөн эки кемеге 50 тонна суу жүктөгөн, деген бүдөмүк маалыматтар бар.



Васко да Гама

Экспедиция болжол менен азыркы Африканын батыш жээги аркылуу түштүк тарапка сүзүп отуруп, 1498-жылы 1-марта Мозамбикада аралына жетишет, Мозамбикада арабдардын бири-бирине карама-каршы шейхтери ич ара атаандашып турушкан. Васко да Гама өзүнүн тарабына араб морягы Ибн Маджитти лоцмандыкка дайындейт.

1498-ж. май айында Ибн — Маджиттин жол көрсөтүүсү менен португалдар Васко да Гама баштап, Малабардын жээги Калькут шаарына

келишет, он ай жолдо талыкпай сүзүп. 1499- ж Индиядан толгон татымалдарды жүктөп, Лиссабон шаарына ийгиликтүү кайтып келет. 1499-жылдан баштан португалдар жыл сайын жыйырмага жакын кемени Индияга татымал алыш келүү үчүн тынымсыз жөнөтүп турганы жөнүндө баяндалат.



Васко да Гаманын саякаты

Португалдар Индияга баруучу жолду өзгөчө көзөмөлгө алыш, коруп турушкан.

Мисалы Альбукерка эскадранын башчысы (начальники) арабдарга Инди океанга чыгууга мүмкүндүк бербей арабдар үчүн океанга сүзүп чыгууга жол жабык болуш керек деп, өзүнүн ачкөз (агрессиялык) оюн дайыма кайталап айтып, эске салып турганы жөнүндө тарыхый маалыматтар баяндайт. Кийин Альбукерге Индиянын вице-королу деп жарыялаган наам ыйгарылган.

Альбукеранын үгүтү менен португалдар «Сокотру» аралын басып алышат, кийин Кызыл деңизге чыгуучу жолду ээлеп алат, Ормуз — бул Перс булунуна чыгуучу соода жана стратегиялык пункт болгон.

Арабдардын португалдарды Индияга, Инди океанга өткөрбөөгө жасаган аракеттери ийгиликсиз болуп, 1509-ж. Диу жеринде (Индиянын түштүк – батыш жээги) арабдардын флотун Альбукерка кыйратып, Гао шаарын каратып, шаарды Индиядагы португалиянын ээлиги (колониясы) деп жарыялайт.

Португалдар жергилитүү элдерди өтө мыкаачылык менен кырып жок кылган. Индиядан татылмаларды өтө арзан баага алышп, Европада 700%, 800% көбөйтүшүп сатып, жомоктогудай киреше алыш турушкан. Индия – португалдар үчүн жемиштүү кирешенин мекенине айланган. Байлыкка умтулган соодагер португалдар Индиядан арылап жыла баштаган. 1511- жылы Португалдар Малаканы ээлеп алышат Малакада португалдардын (фактории) кыштакчасы пайда болуп, португалдардын андан ары денизде сүзүү иши өркүндөгөн Португалдардын Индонезия аралдарына сүзүп жетишине, тажрыйбалуу араб, индиялык, малайлык моряктар жардамдашып турушкан.

Бул жергилитүү элдердин жашоосуна келгин португалдар аларды алдоо, зордук-зомбулук жолу менен колонияга айландырып, жергилитүү элдердин ишенимине карата ок атып, талкалап жооп берипкен.

Х. Колумбун саякатынан 30 жыл өткөндөп кийин италиялык космограф Америго Веспуччи испаниялык экспедицияга катышып, узак аралыкта сүзүп өтүп, бүгүнкү күндөгү Бразилиянын чыгыш жээгине жетип, биринчи жаңы континент деп божомолдогон.

Портуталдардын экинчи Индия экспедициясынын башчысы Хуан Кобраль батыш тарапка терендеп сүзүп отуруп, Бразилиянын жээгине чейин жетип, ал жерди (чыныгы крест)

— «Вера Крус», - деп атаган жана «жаны жер португал королунун ээлиги», - деп жарыялаган.

1511-жылы май айында португалдар үч кораблдан турган экспедицияга башчы болуп, астроном катары Америго Веспуччи жөнөгөн.

Саякатчы португалдар батышта жаңы жерлерди издең сүзүп отуруп чубалжыган узун жәэкке түш болушкан. Жәэк түштүк тараапка созулуп, аяғы көрүнгөн эмес. Ошондо география илимин жакшы билген, космограф Америго Веспуччи бул кызықтуу саякат жөнүндө өзүнүн жакын досу Лоренцо Медичиге жаңы жерди сүрөттөп кат жазган, катта көргөн жерин бул «жаңы жер» деп атаган. Немец космографы Вальдземюллер Америго Веспуччинин катын басып чыгарып, өзүнүн «Введение в космографию», кыргызча которгондо (космографияны үйрөнүү) эмгегинде жаңы континенти Америго Веспуччинин урматына арнап «Америка» деп атоону сунуш кылат, сунушту Америго Веспуччинин досу Лоренцо Медичи колдоп, жаңы жер бүтүн түштүк континентинин чыгыш бөлүгү «Америка» деп атала баштаган.

Эми батыш тараапка сүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, батыш аркылуу Малук аралына чейин сүзүп баруу долбоорун Америго Веспуччи сунуш кылган. Бул долбоорго испан өкмөтү кызыккан (өзгөчө испан конкистадору Бальбоа). Панама мойногунан өтүп, 1513 - ж «Улуу түштүк деңизин» (Тынч океан жөнүндө сөз) көргөндөн башталат. Түштүк деңизин сүзүп өтүп, «татымалдардын» өлкөсүнө жетип, ал жерди басып алып, испандардын ээлигине айландырууга кызыккан. Бул жаңы испан өкмөтүнүн долбоорун ишке ашыруу аракети күчөгөн.

Фердинанд Магеллан (Фернанд Магальянс) португалиялык дво-ряндын үй-бүлөсүндө болжол менен 1470-жылы төрөлгөн. Магеллан Инди океанынын сырын жакшы билген, себеби португалиянын колонияларында бир канча жыл кызмат өтөгөн.



Фердинанд Магеллан

Молукка аралына баруучу экспедицияга катышкан. Фердинанд Магеллан португалиянын өкмөтү менен келише албагандыктан кийин испандарга кызмат кылыш кетип калган. Магеллан деңизде сүзүү ишин жакшы өздөштүргөндүктөн, ал жаңы материкти бойлоп жүрүп, батыш тараапка сүзүүнү эңсеп, өзүнө максат кылган. Оюн ишке ашырууга Испан өкмөтүнүн жаңы долбоору түрткү болуп, Фердинанд Магеллан 1519-ж. 20-сентябрда анча чоң эмес беш эскадра экипажында 253 киши менен Сан-Лукара шаарына чыгып, түштүк Американы айланып, «Оттуу жер» аралы аркылуу тынч окенга чыкка. Сүзүп отуруп Филиппин аралына жетет, ошол жергиликтүү элдер (туземдер) менен кагылышта Магеллан мерттенент. Магеллан баштаган саякат эки жылга созулган. 1522-ж. болгону бир көмө менен д'Элькано баштаган 18 киши Инди океанынын кесип өтүп, Африканын батыш жээги аркылуу өтүп Сан-Лукарга кайтып келишкен.

Биринчи жолу дүйнөнү айланып өткөн саякат өтө катаал шартта ишке ашырылган. Аман келген 18 саякатчы Севилье шаарындагы салтанатка катышкан.

Испан моряктарынын батыш тараап аркылуу Тынч океанга чыгып, Испания менен Партугалиянын ортосундагы келишимин кайра түзүүтө аракеттенип, 1529-ж. араң тил табышып, жети жылдан кийин түзүлгөн жаңы келишим боюнча Испания Молук аралындагы ээлигинен баш тартып, бирок Филиппин аралын ээлеген Европадан Азияга Фердинанд Магелландын жолу боюнча сүзүп өтүү катаал шартта ишке ашкан. Тарыхта Ф. Магелландын жер шарын айланган саякаты «Аламды айланып сүзгөн саякат» — деген ат менен белгилүү болуп калган. Испандар Кариб деңизиндеги

ЕВРАЗИЯ

СЕВЕРНАЯ  
АМЕРИКА

Саннукар

Место гибели  
Ф. Магеллана (1520-1521)

Магеллан  
5-6

Родригес-Магеллан

Буэнос-Айрес

Магелланов  
пролив

Ф. Магелланың саякты

аралдарга жайгашып, алтын издөөгө чалгындоо иштерин тынымсыз өркүндөтүшкөн. Эң жакшы жабдылган кемелердин экспедициясын Мексика булууна континент аралык аймактарды чалгындоону улантып, Перу аймагына жаңы чалгындоо иштерин жүргүзүшкөн.

Эми Испандар баргана чейин Мексикада, Перуда жергиликтүү элдер уруучулук уюмдардан түзүлүп жашашкан. Мексикада ацтектер, ал эми Перуда инкилер үстөмдүк кылган.

1516-1518-жж. Испандардын экспедициясы батыш тарапта жортуулду Юкатанага чейин жүргүзүшкөн. Мексика булуунун батыш жээгине жетип, жергиликтүү княздарды алдоо жолу менен жергиликтүү элдердин ишеничине ээ болуп, урууларды бири-бирине түкуруп, мамилелерин бузуп, ыдыратып жоолаштыруу саясатын ийгиликтүү жүргүзүшкөн. 1519-ж. экспедицияны баштап жаш, кубаттуу малчы жигит Идальго Фердинанд (Фернанд) жөнөгөн. 1485-1547-жж. аралыгында Саламан университетинин бүтүрүүчүсү, кесиби юрист Картес озунуп Экспаньолуга жөнөгөн. Ал жерге жетип, Картес Экспаньолудан жер ээлигин алган. Андаи кийин Кубада Картес Алькаaldo кызматында иштеп, кийин Сантьяго шаарынын мәри болуп дайындалган. Картес өз каражатына кемени жабдыктап, экспедиция түзүп, 1521-ж. Картистан экспедициясы Мексиканы өзүнүн карамагына багындыруу үчүн барышат. Тарыхый булактарга караганда, 400 солдат, 16 атчан жоокер, 200 индеец, 10 оор пушка, З женил пушка менен эч кыйынчылыгы жок Мексикадагы жергиликтүү урууларды багындырып, өз бийлигин орноткон.

Мексика аймагы Испандардын үмүтүн актаган, себеби Мексикада алтын, күмүш топтолгон кен байлыктын мекени, Батыш Европалык ач-көз жырткычтардын мекенинэ айланган?

Перу аймагын колонияга айландыруу Испандар үчүн женил ишке ашкан, себеби жергиликтүү уруулар (өзгөчө инкилер) басып алуучуларга жакындан жардам беришкен.

альбоанын экспедициясы Панама мойногунан өтүп, Тынч сеңга сүзүү менен башталган күндөн испандар бул аймактарды «Алтын Кастилия» крести деп аташкан. 1519-жылы спандардын Панамада «Панама колониясы» негизделген. Еруну испанча «Виру — алтындын изобилиясы» деп аташши. 1520-жылы Бальбоанын жакын жан жекөрү Франциско исарро (мурун Испанияда малчы болгон, кийин көптөгөн экспедицияларга катышып тажрыйбага ээ болгон) өзүнүн жаңын досу Альмиро менен биргелешип, Чили аймагын басып ишкан. Кийин 1531-ж. Испан королунун макулдугу менен 90, 600 жоокерлерин Писсоро (инкилердин) бийлик үчүн болгон карама-каршылыгын, өз кызыкчылыгы үчүн пайдалашып, инкилердин борборун әзелеген. Жергиликтүү элдер спандардын катаал ырайымсыз әзүүсүнө туш болушкан. 1545-ж. Потоси аймагында күмүштүн катмарланган кени таялган, ал кен ишканаларга жергиликтүү элдерди мажбурду жолу менен иштетишкен.

Тарыхый маалыматтарга караганда оор әзүүгө чыдабай ергиликтүү элдер кырылып өлүп жок болушкан.

1550-1650-жж. аралыгында географиялык ачылыштарга Англичандар, Голландыктар үстөмдүк кыла баштаган.

XVII күлгүмдөмдөн кийин Голландиялык саякатчылар Австралияны ишкан. (Австралияна кыргызча айтканда түштүк деген шүнүк) 1616-жылы Ява аралында Батавия шаары негизделген. Голландиялык моряктар Австралиянын батыш жәэктерин үздөштүрүп, Австралияны «Полярные земли» же кыргызча (торгондо түштүк жердин уолу деп көнөрүлөт жана шүндүрүлөт) деп аташкан?

1642-жылы Абел Тасман Батави шаарынан баштап сүзүп түштүк батышка жакын эң чоң арал Ван — Демэнаны ишкан (кийин ал Ван-Домэнан аралы Тасман аралы деп атала баштаган). Алгач бул өтө жупуну көрүнгөн аймактар Батыш вропалыктарга кунарсыз көрүнүп, анчалык кызыгууну арттарған эмес.

Ал эми Тынч океандын түндүк бөлүгү Батыш Европалыктарга көп убакыт белгисиз бойдан калган. Кийин иезуиттер Япон аралына сүзүп келишкени жөнүндө маалыматтар баяндалат.

Түндүк Американын батыш тарабына саякат XVIII кылымдан башталат. Испандар биринчилерден болуп 58 параллелге чейин башкача айтканда азыркы Калифорнияга терени рәэк сүзүп кирип барышкан.

Түндүк тарапка изилдөө саякатына орус изилдөөчүлөрүнүн эмгеги белгилүү. Түндүк муз океана жакын Европа жана Азиянын жәэктери орус моряктары тарабынан ачылган, мисалы Баренц децизи, «Новая земля — Жаңы жер» аралын орустар ачканы жөнүндө жеткиликтүү маалыматтар баяндайт.

Американын түндүк жәэгин (Северо-западный проход) же Азияны (Восточный проход) Азияга баруучу кыска жол деп түшүнүшкөн аймактардын португалдарга тиешеси жок, себеби Португалдар, Испандар жөнүндө маалыматтар эч нерсе баяндарайт.

Тарыхый маалыматтарга караганда, батыш тарапка жылып сүзүүтө өзүнүн салымын кошкон Фробиштер жана Дэвис кийин XVII кылымда Бэфин менен Гудсон, Артиканын чыгыш тарабына сүзүп жеткен.

1553-жылы англичан Уенслер түндүк Двинага сүзүп барган. 1590-жылы голландиялыктар мурун эле орустар ачып эзлеп алган аймактарга Баренцке жана «Жаңы жер» аралына сүзүп барышкан.

Америкадагы алтын — күмүштүн кени өтө көп болгондуктан, Батыш Европадан келген келгиндердин байлыкка капитал топтоого болгон умтулуусу, жергиликтүү элдерди өз байлыгынаң кызганыч ар түрдүү катаал зордук — зомбулук саясаттарга жол ачкан Индияны талоо, Африканын жергиликтүү элдерин өндүргүч күчтөргө айландырып, 1502 — жылдан баштап эле негрлерди алдоо, кыйноо жолу менен жаңы ачылган жердеги оор жумуштарга чегерип иштетүү Европалыктар үчүн арзан бекер жумушчу күчтөр жомоктогудай пайда, кирешенин булагына айланган.

1518-жылы «асиенто» өндүргүч күчтөрдү Африкадан Америкага ташуу долбоору түзүлгөн Колонияларда иштетүү жаңы капиталисттик өндүрүштүк ыкма али калыпташа элек болгондуктан, колонисттер — эксплуататорлор, жергиликтүү элдерди ээип, эски өндүрүштүк ыкманын негизинде кулчуулук, крепостнойлук укук чектен чыга күчөгөн кен ишканасында баршинага иштетүү күчөгөн. Болжол менен Африкадан Америкага 100 млн кул келген деген маалыматтар баяндайт (Хрестоматия по истории средних веков под ред. Н П Грацианского и С Д Сказкина М, 1950).

Жолдо ачарчылыктан эпидемиядан өлүп жок болуп, Америкага 4/1 бөлүгү тирүү жеткен. Кул ташыган кемелерди океанда жырткыч акулалар үйүрү менен ээрчиш узатыш жүрүшкөн. Себеби, ишке жараксыз, оору, начарлаган кулдарды сууга тирүүлөй ыргытып акулаларга бекер жем даяр болгон. Негрлердин көпчүлүгү ошондой мезгилде Америка континентине өндүргүч арзан жумушчу күчтү толуктан турган. «Улуу географиялык ачылыштар Африкада жашаган негр калкы үчүн XVI, XVII, XVIII кк аралыгында тыныч уйкусунан, күн тынымынан ажыраган зордук—зомбуулук, катаал эзүүнүн окуялары менен коштолгон»- деп, К Маркс аныктама берген. К Маркстын аныктамасы боюнча айтканда, улуу географиялык ачылыштар Батыш Европанын коомдук, экономикалык, саясий, социалдык турмушунда езгөртүүлөр менен жаңы коомдук түзүлүштүн системасынын, капиталисттик өндүрүштүк ыкмасына кенири жол ачты.

Дүйнөлүк базардын (рыноктун) чагылгаңдай тез арада кенейиши, товарлардын түрлөрүнүн көбөйүшү, Батыш Европада жашаган улуттардын атаандаштыгы (конкуренция) күчөп, Азиянын, Индиянын азык — түлүк татымалдарына көз артып жулуунуу, жаңы колониялык ээликтөрдөги байлыкка умтулуусу, жаңы колониялык системанын түзүлүшүн калыптандырды. Батыш Европада феодалдык өндүрүштүк кыйратты жана ошол эле убакта колонияларда кулчуулук, крепостнойлук укук бекемделди.

Географиялык ачылыштардын таасири Европанын аймактарына ар башка, ар жердин өзгөчөлүгүнө жараша таасирин тийгизген.

Бириңчиден, Батыш Европадан тышкаркы жерлерде соода жолдорунун, соода борборлорун ачуу «баанын революциясына» (революция цен) алыш келген.

Экинчиден, европалыктардын Индияга каттапы күчөн, жаңы деңиз жолдорунун ачылышы, Жер Ортолук деңизиндеги соода жолдорунун, соода борборлорунун маанисин төмөндөткөн.

Үчүнчүдөн, Европанын айрым шаарлары, мисалы, Лиссабон, Сивилья, Антверпен шаарлары далдалчы кызматы өркүндөгөн соода сатык иштердин борборуна айланган.

Антиверпен шаары XV кылымдан баштап эле эл аралык сооданын борборуна, бүтүн Европа боюнча акча жүгүртүүнүн үлгүсүнө айланган. Алгачкы банктык фирмалар, жеке менчик акча мекемелер, агенттер болгон. Антиверпенде жаңы соода уюмдар, биржа фонддору, акча каражат операциялардын уюмдары ачылган. Финансы кредиттик операцияларда зайдар (вексе) эске алынган.

Соодагерлердин, финансисттердин иште кецири маалыматтарды тез-тез билип турруу максатында, XVII к. башталышында «газета» бириңчи жолу ойлонуп чыгарыла баштаган. Европада XVI – XVII кк. «баанын революциясы» бул баанын жогорулашынын негизине, азық-түлүктүн кымбатташына түрткөн. Ал эми баалуу металл алтын-күмүштүн баасы төмөндөгөн.

Баанын жогорулушы Батыш Европанын ар кайсы өлкөлөрүндө ар түрдүүчө жүргөн Мисалы, Испанияда 1601-ж. баа 4,5 эсе, Италияда 2 эсе, айыл чарба азық-түлүктүн баасы Англияда 4 эсе, Францияда 2,5 эсе жогорулаган. Ал эми эмгек акы өтө төмөндөгөн. Мисалы, Англияда эмгек акы арау 30%, Францияда 25% түзгөн. Бул эмгек акынын етө төмөндөшүнө арзан жумушчу күчтөрдүн чектен чыга көбөйүшү себепчи болуп, ишканда ээлери, фермерлер өндүрүштү арзан жана сапаттуу жумушчулар менен улам алмаштырып турруу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.

Айыл чарбада аренда акысы туруктуу боло алган эмэ. Бул азык түлүктүн баасынын өтө жогорулашына алыш келген. Баанын революциясынан майда товар өндүрүүчүлөр, кыштактан экспроприяцияланган, дыйкандар оор жана чеккен, эски дворяндардын өкүлдөрү, феодалдар да жакырланган. Ал эми «баанын революциясы» Батыш Европада жаңы дворяндарды, капиталист — сүткорлорду, соодагерлерди кирешенин көбөйүп, алгачкы капитал топтоочулардын кызыкчылыгы үчүн ыңгайллуу шарттарды түзүп, мүлкүүк жиктенүү, социалдык жиктенүүгө жол ачып, капиталисттик мамилелердин өркүндөп, гүлдөшүнө алыш келген.

Батыш Европада жаңы социалдык, онтогонисттик күрөш, эмгек менен капиталдын ортосундагы тирешүү башталган.

Жыйынтыктап айтканда, «баанын революциясы» эски феодалдык өндүрүштүк ыкманын, өндүрүштүк мамилелердин, өндүрүштүн кыйрашын тездеткен; жаңы капиталисттик өндүрүштүк ыкмага, капиталисттик өндүрүштүк мамилелерге жана капиталисттик өндүрүшкө прогрессивдүү жол ачкан.

### **Адабияттар:**

1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. - М., 1986, 1988, 1992. Т. 1-3.
2. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века. - М., 1976.
3. Хрестоматия по истории средних веков. Под ред. Н.П.Грацианского и С.Д. Сказкина, Т.З. - М., 1950.
4. Кунин К.И. Васко да Гамма. - М., изд. 2 – е, 1947 г.
5. Кунин К.И. Магеллан. - М., 1940 г.
6. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. - М., 1957.
7. Томсон Д.Ж. История древней географии. перев. С анг. - М., 1953 г.

## **Тема 11: Реформация, Германиядагы дыйкандар согушу**

---

**Лекциянын максаты:** Германиянын экономикалык түзүлүшү. Реформация жана гуманизм. Мартин Лютердин окуусунун өзгөчөлүктөрүн билүү.

**Негизги түшүнүктөр:** Реформация, гуманизм.

**Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

• Германиядагы абсолютизм, католик чиркөөсү. Германиядагы реформация.

• Немец реформациясы Мартин Лютер, Томас Мюнцердин окуусу.

• Германиядагы дыйкандар согушу.

• Гуманисттер. Эразм Роттердамский.

• Ульрих фон Гуттен.

Германия саясий статусу жактан монорхиялык болгон. Андагы корольдүк бийлик мураска калган эмес. Аларды коллегияда шайлашкан, чарба жогорулаганы менен Германиянын толук областтарында эмес, айрым гана областтарында болгон. Ошондуктаи Германия менен Франциядан айырмаланып, бирдиктүү бир мамлекетке бириге алган эмес. Германияда мыйзам да, бирдиктүү армия да болгон эмес. Англия менен Францияда дыйкандар көрт башынын эркиндигине жетишкен болсо, Германияда дыйкандардын көз карандылыгы күчөгөн. Алар феодалдык милдеттерден тышкары дыйкандар князга салык, чиркөөгө кирешенин ондон бир бөлүгүн төлөшкөн. Немец кыштагында дайыма ачарчылык болуп турган. Феодалдардын эзүүсүнөн дыйкандар аларга милдеттерин аткаруудан баш тартыпкан. Андан сырткары немец элин эзген католиктик чиркөө болгон. Ошондуктан немец элиниң феодалдык түзүлүшкө каршы чыгышынын негизги себеби: католик чиркөөсү болгон. Германиядагы жалпы эл чиркөөнү реформалоону талап кылган. Рим папасы Германияга толгон

индульгенцияларды сатууга берип, монахтарды жиберген. Алар базар аянтарына туруп алыш сатышкан.

Элдик кыймылдын башчысы Томац Мюнцер болгон. Ал өз мезгилине жараша билимдүү адам болгон, котолик чиркөөсүнө каршы күрөштү Лютерден мурда баштаган. Ал жаш кезинде көп окуган жогорку билимге ээ болуп, элдин алдында ачык сүйлөшүү үчүн дин кызматына кирген. Өзүнүн өмүрүн бүтүндөй эмгекчи элдин арасында өткөрүп алардын кайтысы менен тилегин жакшы билген. Мюнцер «Баардык бийлик эмекчи элге берилүүгө тийиш», - деп, дыйкандар менен шаардык кембагалдарды феодалдык түзүлүштү жок кылууга куралдуу көтөрүлүш жүргүзүп, кедей да, бай да болбогон тартипти орнотууга чакырган.

1525-жылы Германияда дыйкандар согушу башталган. өлкөнүн түштүк-батышында 6 отряд иштеген. Аларда 40 миңге чейин дыйкан болгон. Башка райондордо шаардыктар менен тоо жумушчулары дыйкандарга кошулган. Мюнцер башка отряддар менен байланышып, аларга кенеш берип турган. 1525-жылы дыйкандар отряддарынын жетекчилери чогулушуп, «12 статья» деп аталган программаны түзүшкөн. Себеби, дыйкандар талабы 12-пунктта баяндалган. Борбордук Германияда Тюрингия обласындагы көтөрүлүш чекиндүү болгон. Ага шаардык кедейлер жана тоо жумушчулары катышышкан. Тюрингиядагы көтөрүлүштүн башында Томас Мюнцер турган. Бирок начар даярдалган көтөрүлүш кандыу кыргын менен басылган. Томац Мюнцер курман болгон.

Гуманисттердин ичинен эң көрүнүктүү инсан катары белгилүүсү Эразм Роттердамский болгон.

Ал Нидерландияда туулган, бирок көп өлкөлөрдө жашаган жана Англияга, Францияга, Италияга көп барып турган. Аны реформациянын баштоочуларынын бири деп эептешкен. Бирок, ал диний жана саясий салгылашууларга кийлигишпөөнү каалап, өзүнүн ички руханий эркиндигин сактап кала алам деген.

Феодалдарды жана чиркөөнүң ақындар да сындашкан. Реформация башталганга чейин эле немец ақыны Ульрих фон Гуттен рим папасын шылдыңдан жазған. Ал рим папасы элдерди зордуктун, куулуктун жана әки жүздүүлүктүн жардамы менен өзүнө баш ийдирет деген. Кийин Гуттен Швейцарияга качып ошол жактаи каза болгон.

Реформациянын мекени Германия болгон. XVI к. башында Германиядагы таптык карама-каршылыктын етө курчушу, ақыры революциялык кыймылдын жана дайкандар согушунун кецири таралышына алыш келген. Реформация Германиядан кийин бат эле Швейцарияга, Нидерландтарга, Францияга, Англияга жана Италияга жайлалган.



Мартин Лютер (1483-1546)

1517-ж. Виттенберг шаарындагы университеттин дин илиминин профессору, окумуштуу кечил Мартин Лютердин (1483—1546) индульгенцияларга каршы турган 95 тезис менен чыгышын Реформациянын башталышы катары белгилешет. Ал тезистерде Лютер индульгенциялар менен соода жүргүзүүнү ашкерелеген, айткандары-на ынаңбагандарды талаш-тартышка чакырган. Лютердин чыгышы бүткүл

Германияны кыймылга келтирген. Реформациянын экинчи бир ири борбору Швейцария болгон.

Женева шаарында протестант католиктердин куугунтугунан качкан француз Жан Кальвин (1509—1564) негиздеген жана жетекчилик кылган чиркөө кальвинисттик чиркөө деп аталган.

Реформациянын идеологдору көтөрүп чыккан тезистеринде ар кандай баскынчагы түзүмдөрдөн (иерархиялык структуралардан) турған католик чиркөөсүнүн зарылдыгын

тансыккан. Алар адамдын жыргалчылыкка жетишине, адамдын кудай менен болгон байланышына чиркеөнүн ортомчулугунун кереги жоктугун жана адамдын ишениминин гана болушун жакташкан. Алар чиркеөлөрдөгү дин кызматчыларын күтүү үчүн жыйындарды кыскартууну, монастырларды жабууну, дин кызматкерлеринин жерге болгон укуктарын жоюуну, монастырларга мектептерди жана ооруканаларды жайгаштырууну талап кылышкан.

Реформациянын төмөндөгүдөй багыттары болгон:

- *бүржүазиялык* (М. Лютер; Ж. Кальвин; Ульрих Цвингли 1484–1531);

- *элдик*, т.а. католик чиркөсүн жоюу талабы менен феодалдык эзүүнү жок кылуу үчүн күрөштү айкалыштыруу, теңчиликті орнотуу үчүн күрөшүүчүлөр (Томас Мюнцер, анабаптисттер);

- *королдук-княздык* — монархтардын жана ак сөөк феодалдардын таламдарын коргогон, чиркөө жерлерин басып алып, өз бийлигин бекемдөөгө умтууландар.

Элдик реформациянын жол башчысы, дыйкандар табынын идеологу Томас Мюнцер (1490–1525) феодалдык түзүлүштү жоюута жана акыйкат тартипти орнотууга чакырган. Мюнцер Лютердин папага каршы күрөшүн колдогон, бирок лютердик реформада чечкиндүүлүктүн жоктугун айыптал, Лютерди «митайым» жана «алдамчы» деп атаган.

Мюнцер эмгекчи элди эзгендердин баарын жек көргөн. Ал жыйындарда нечен жолу: «Бүткүл бийлик эмгекчи элге берилиши керек, — деп айткан.

1525-ж. Германиядагы дыйкандар согушу Шваб союзунун жел-деттери тарабынан ырайымсыздык менен басылган. Бул союздун желдеттери империялык шаарлардын жана Түштүк-Батыш Германиядагы княздардын рыцарларынан турган. Өлкөнүн бардык жеринде көтөрүлүшкө катышканларды жазалоо жүргөн, курман болгондордун саны 100 минден ашкан. Дыйкандар согушунун жецилиши Германиянын

бытырандылыгын бир нече кылымга бекемдеп, феодалдык эзүүнүн күчөшүнө алып келген.

1540-ж. реформация менен күрөшүү үчүн папа «Иисус коомун» же иезуиттердин орденин (кечилдердин уюмдарын орден деп аташкан; иезуит латынча «Иезус» — Иисус) түзгөн. Иезуиттердин максатын папа: «*Адашкан массаны чиркоонүн коргоосуна кайра кайтарып келүү*», — деп белгилеген.

Реформация менен күрөшүүдө католик чиркөөсү душмандарын массалык түрдө кырууну колдогон. Рим папасын Түштүк Германиянын княздары, Германиянын императору, Испаниянын, Польшанын королдору колдогон. Алардын жардамы менен католик чиркөөсү Италияда жана Түштүк Германияда реформацияны баса алган. Бул өлкөлөрдө феодалдык тартиппер реформация жүргөн өлкөлөргө караганда узагыраак сакталган.

### **Адабияттар:**

1. Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянство в средневековой Западной Европе. -М.,1984.
2. Европа в средние века: экономика, политика, культура. Сб. статей к 80-летию акад. С.Д. Сказкина. - М.,1972.
3. Идейно-политическая борьба в средневековом обществе. - М.,1984.
4. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3 т. т.1,2. - М.,1985.
5. Классы и сословия средневекового общества. Под ред. Удалыцовой З.В. - М.,1988.
6. Неусыхин А.И. Крестьянские движения в Саксонии в IX-XI вв. // Ежегодник германской истории. 1973. - М., 1974.
7. Шевеленко А.Я. Движение бретонских крестьян в первой четверти XI в. - М., 1967.

## Тема 12: Швейцариядагы реформация

**Лекциянын максаты:** Швейцариядагы реформациянын өзгөчөлүгүн билүү.

**Негизги түшүнүктөр:** Контрреформация, Иезуиттер, Триден собору.

### Негизги суроолор жана кыскача мазмуну

- Швейцариядагы реформация. Ульрих Цвингли
- Жан Кальвиндин саясий көз карашы. Контрреформация
- Иезуиттер ордени Триден собору жана папство

Реформация Германияда эле токтолуп калbastan, лютеранство скандинавия өлкөлөрүнө да жеткен. Француз королу, герман императору, рим папасы швейцариялык дыйкандарды жалданма солдат катары пайдаланышкан. Швейцариядагы реформациянын башында Ульрих Цвингли турган. Ал швейцариялык дыйкандын үй-бүлөсүнөн чыккан жана билимдүү адам болгон. Ал Вен университетин аяктаган, латын жана грек тилдерин билген. Бир канча мезгил гуманист болгон. Ал Эразм Роттердамскийдин досу болгон. 1518 -жылы Цвингли Сюрих соборунун монахы болгон. 1522-жылы ал өзүнүн “67 саты” аттуу китебин басмадан чыгарган. Цвинглинин реформациясы башка шаарларга да таркаган. 1531-жылы Цвингли феодалдар менен болгон согушта курман болгон.

Швейцариянын башка бөлүгүндө, тактап айтканда, Женевада швейцариялык реформатор Жан Кальвин болгон. Ал реформацияга өзгөчө, кальвиндик багытты негиздеген, ал өзү француз болгон. Атасы көрүнүктүү чиновник болгон, ал уулунун юрист болуусун каалаган. Кальвиндин окуусундагы өзгөчөлүк “адамдардын тағдыр идеясы” болгон.

1545-жылы Тренто (германиянын чек арасында Тридентте) шаарында Триденттик собор өткөрүлгөн. Ал 1563-жылга чейин созулган. Ал реформацияга каршы контрреформациянын собору болгон, анда жалпы

католиктик дөгматтарды жактаган жана дин тууу эркиндигине карши чыккан, андан сырткары 1540-жылы реформация менен күрөшүү үчүн “*Иисус Христостун аскерлери*” деген монихтык орден, тактап айтканда, Иезуиттердин ордени негизделген. Орденди испаниялык дворянин Игнатий Лойла негиздеген. Орден аскердик тартилте уюштуруулган. Анда абдан катуу тартип болгон, башында папага баш ийген генерал турган. Ордендин мүчөлөрү чиркөөнүн кызыкчылыгы үчүн ар кандай кылмып жасоого, киши өлтүрүүгө да болот деп эсептешкен.



Эразм Роттердамский

Эразм Роттердамский 1466-1536-жж жашап эмгектенген, түпкүлүгү голландиялык. Бала чагын чиркөөлүк монастрда өткөргөн, кийин 1493 – ж. монастрдан качып кетип, Нидерландияда, Францияда, Англияда, Италияда, Германияда жашаган. Эразм Роттердамский өзүн «гражданин Вселенной», кыргызча «жер кескен календер» же кечил деп атаган. Эразм – италиялык гуманисттердин, антик авторлордун чыгармаларын сүйүп талдап окуткан, бүтүн өмүрүн немец гуманисттери менен шериктештик пикирде, тыгыз байланышта эмгектенип иштеген.

Эразмдин идеясы – бүтүндөй «теологиялык фатализмге» карши багытталган Эразмдин идеясы боюнча адамдарга ойчулдук, адамдардын турмуштан ордун таба билүү, акыл эстин, эркинин максаттуу багытын, жеке мүнөзүнүн калыптанышында, адамдын атуулдук милдеткерлиги, кыймыл процессинде жогорку нравалык адептүүлүккө жетишүүгө умтулуу принцибине үгүттөгөн. Эразм орто кылымдагы "католиктик идеологияга" карши экенин жашыра алган эмес.

Эразмдип XVI к сатирадык чыгармалары 1509 — ж. жазылган «*Похвалы слово глупостей*», 1518 — ж жазылган «*Домашние беседы*» сатираларында, коомдогу саясий, маданий, чиркөөлүк, турмуштагы адилетсиздикти, жалғанчылыкты, анткорлукту, келесоолукту, жұзұ каралыкты кылдат ашкерелеп көрсөтө алған. Коомдун өнүтүшүндөгү акыл менен иштеген башчылардың жоктугуна өтө өкүнгөн, Эразм согушту өтө жек көргөнүн төмөнкүчө жазып калтырган: «*Согүш - королдүн қызықчылығы учун башталып - элге сан жеткис кедейликті, жакырчылыкты қырсык алып келет*», согуштан сактануудар бир атуулдун инсандық ыйык милдети деп түшүнгөн. Коомдогу бардык қырсыктын себеби: «*Коомдо жөндөмдүү, мамлекетти акыл — эстүү, адилет башкаруучунун болбогондуғунан*»- деп белгилеген, Эразм Роттердамский.

Эмнегедир Эразм бүтүн радикалдык көз караштагы сатирадык чыгармаларына карабай, диндик чиркөөлүк принциптердин салтын сактоого аракеттенген көз карашын «христиандык» — диндик рационалисттик негизде, чечкиндүү түрдө коомдогу баардык реформациялык төңкөрүштөргө карши экенин ачык билдирген.

### **Адабияттар:**

1. История средних веков: В 2 т. Учебник / Под ред. С.П.Карпова. - М., 1997, 2000, 2008.
2. Культура эпохи Возрождения и Реформации. — Л., 1981.
3. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
4. Прозоровская Б. Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность. — СПб., 1994.
5. Флауэр А. Жизнь и вера М. Лютера. — СПб., 1994.
6. Ян Гус; Лютер; Кальвин; Цвингли; Патриарх Никон: Биографические повествования. — 2-ое изд. — Челябинск: Урал LT, 1998
7. Источники по истории Реформации. — М., 1996.
8. Эпоха Реформации. Европа / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. — Минск, 2002.

## **Тема 13: Нидерландиядагы буржуазиялык революция**

---

**Лекциянын максаты:** Нидерландиянын социалдык экономикалык өнүгүшүн, революциянын чыгуу себептерин жана натыйжаларын билүү.

**Негизги түшүнүктөр:** Нидерландия, вестфаль, утрехттик уния, Голландия.

### **Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

- Нидерланддар 16-17-кылымдарда. Нидерланддардын саясий түзүлүшү.
- Принц Оронскийдин саясаты жана дворян эмиграциясы.
- Революциянын башталышы.
- Тұндук нидерланддардын көз карандысыздығы үчүн болгон күрөш. Вестфаль тынчтығы.

Нидерланддардагы буржуазиялык революция. Орто кылымдарда Тұндук дениzin жәэктең жана кеме жүрүүчү Шельд, Маас жана Рейн дарыяларынын төмөнкү ағымын бойлоп, Нидерланддар («ойдуң жерлер» деген мааниде) деп аталған өлкө орун алған. Мурда бул жерлер Төмөнкү Лотарингия деп да аталған. Бул аймактын мұнөздүү өзгөчөлүтү, анын өнөр жайынын эрте өнүгүшү эле. XVI к. ортосунда бул кичинекей өлкө, Европадагы калкы эң жыш отурукташкан өлкө болчу. Анда 3 млн киши жашаган 300 шаар жана 6500 кыншак болгон.

Географиялык абалы ынгайлуу болуп, дарыялар аркылуу Франция, Германия менен, деңиз аркылуу Англия жана Скандинавия өлкөлөрү менен соода жүргүзүп турган. Кол өнөрчүлүк өнүккөн бай шаарлар эрте пайды болгон. XVI к. Фландрияда өнөр жайдын жана сооданын борбору болуп калган Антверпен шаары өсүп чыккан. Бул шаар Шельд дарыясынын күймасынан анча алыс эмес жерден орун алған. Фландрия аймагында Антверпен шаарынан мурда эле колөнөрчүлүгү өнүккөн Брюгге, Ипр, Гент өндүү бай шаарлар

пайда болуп, ал шаарлардагы токуучулар Англиядан алып келинген жүндөн жука кездемелерди токуган.

Географиялык ачылыштардан кийин Нидерланддарда деңиз соодасы ого бетер кызыган. Натыйжада, Антверпен Индиядагы жана Америкадагы колониялар менен байланышкан дүйнөлүк соода портуна айланган. Шаарлар менен кыштактарда мануфактуралар пайда боло баштаган. Алар нооту, парус үчүн кездеме, кеменин жабдууларын өндүрүшкөн. Соода аймагы болгон Голландия кеме куруу жана балык уулоо борбору болуп калган. XVI к. Амстердам шаары ыкчам өнүгүүнүн натыйжасында океан аралык соода боюнча Антверпен шаары менен тең тайлаша алган. Бул мезгилдерде мануфактура цехтик кол өнерчүлүктүү кысымга ала баштаган. Англиядагыдай эле Нидерланддарда да капиталисттик мамилелер ылдам өнүккөн.

XVI к. ортосунда Нидерланддар феодалдык Испаниянын бийлиги астында болгон. Нидерланддардан башка ал убакта Испаниянын Америкада, Түштүк Италияда колониялары болгон. Карл II нин ордун баскан Филипп II нин тушунда Нидерландтык буржуазия жана аларга жакын таптар менен абсолютизмдин ортосундагы карама-каршылык күч алган. Филипп II өзүнүн падышалык кылган алгачкы жылдарында Нидерланддарда жашаган жана аны менен бул жерде көп сандаган испан аскерлери турган. Аичалык чоң эмес 17 аймактан (провинциядан) турган Нидерланддар Испаниянын эң баалуу ээлиги болгон. Испания королу Нидерланддардан океандын ары жагындағы колонияларга караганда кирешени төрт эсे көп алган. Эгер Карл V нидерландтык буржуазиянын тышкы соодасына кандайдыр бир деңгээлде жардам берсе, эми Филипп II соодага жолтоо кылган. 1560-ж. Нидерланддардан Испаниядан келүүчү жүн үчүн альшуучу алым (пошлина) тез өскөн. Натыйжада Нидерланддардагы өнөр жай үчүн абдан керек болгон чийки заттын келиши кескин кыскарган. Испаниянын Англия менен болгон кастығы да Англиянын жүнүн сатып алууну

күйіпидаткан. Нидерланддардагы көптөгөн мануфактуралардың әзлери өздөрүнүн ишканаларында товар өндүрүүнү кыскартууга аргасыз болушкан. Миндерген адамдар жумушсуз калыш, ачарчылыктын жана жакырчылыктын коркунучуна дуущар болгон.

Испандык феодалдардың әзүүсү, Нидерланддардагы капиталисттик өндүрүштүн өнүгүшүн кечендеткен, буржуазияга байлык топтоого тоскоолдук кылган. Бул әзүүдөн жалпы әл массасы өтө жапа чеккен.

Филипп II (1527 – 1598) Испаниянын тагына отурғанда Нидерланддарда әзүү күч алыш, әл массасынын нааразылыгы күчөгөн. Филипп Нидерланддарда инквизицияны киргизип, протестанттарды аөсуз куугунтуктай баштаган. Чиркөө соттору жүздөгөн кишилерди өлтүрүүгө чечим чыгарып турган.

Испаниянын үстөмдүгү жана инквизициянын аракети Нидерланддарда элдин кыжырдануусун пайда кылган жана испан феодалдары менен католик чиркөөсүнө каршы маанай элдик көтөрүлүшкө өсүп жеткен. Шаарларда испан аскерлери менен куралдуу кагылыштар болуп өткөн. 1566-ж. элдик көтөрүлүш чыккан.

Ошентип, Нидерланддарда буржуазиялык революция, т.а. феодалдык түзүлүштү капиталисттик түзүлүш менен алмаштыра турган революция башталган. Филипп II нин элдин каршылыгын жырткычтык жана өлүм жазасы менен майтарууга болгон аракети элдин эркин басып коө алган жоқ.

1566-ж. иконаларга каршы элдик көтөрүлүш, анда дыйкандар, кол өнөрчүлөр жана жумушчулар католик храмдарына жана монастырларга кирип барышып, иконаларды жана «ыйыктардын» статуяларын талкалашып, поптор менен кечилдерди кууп чыгышкан. Бул кыймыл 1566-ж. августта адагенде Төмөнкү Фландрияда башталып, Фландриянын калган жерлерине, Брабантка, ошондой эле түндүктөгү Голландияга, Зелландияга жана Фрисландияга

тараган. Католик чиркөөлөру айрыкча Антверпен шаарында катуу талкаланган. 1572-ж. түндүк аймактардагы массалык көтөрүлүш башталып, 1576-ж. түштүк аймактардагы жалпы көтөрүлүштүн чыгышына түрткү болгон. 1579-ж. Утрех униясы түзүлгөн.

Нидерланддык буржуазиялык революция, Испаниянын үстөмдүгүнөн түндүк аймактардын кутулушу жана кошмо аймактарда бужуазиялык республиканын түзүлүшү менен аяктаган. Ал эми Түштүк Нидерландтарда Филипп II нин бийлиги сакталып кала берген.

Жети провинцияда (аймакта) бирдиктүү армиясы жана казынасы бар жалпы өкмөт түзүлгөн. Кошмо аймактардагы республиканын башында бир кыйла өнүккөн Голландия турган жана жаңы мамлекет Голландия деп аталып калган. Бул буржуазиялык революция өлкөдө капитализмдин өнүгүшү үчүн жол тазалаган жана феодалдык әзүүнү буржуазиянын әзүүсү менен алмаштырган.

Нидерланд революциясы Батыш Европанын аймагынын анчалык чоң эмес бөлүгүндө феодалдык түзүлүштүн үстүнөн женишке жетишкен биринчи буржуазиялык революция болгон.

### **Адабияттар:**

1. Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI века. М.: Издательство АН СССР, 1958.
2. Ширенн А., Нидерландская революция, пер. [с франц.], М., 1937.
3. Мотылев В.Е. Экономическое развитие Нидерландов в XVI – XVIII вв. Лекция по курсу. – М., 1957.
4. Ширрен А. Нидерландская революция. Перев. с франц. – М., 1937.

## **Тема 14: XVI кылымдарда Англиянын капиталисттик өнүгүү**

**Лекциянын максаты:** Англиянын экономикалык өнүгүүшү. Капиталисттик мануфактуранын, сырткы сооданын өнүгүүшү. Англиядагы реформациянын өзгөчөлүгүү билүү.

**Негизги түшүнүктөр:** Мануфактура, сырьө, буржуазия, нооту, Жеңилбес армада.

**Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

- Англиялык абсолютизмдин өзгөчөлүктөрү
- Англиялык чиркөөнүн мүнөзү жана чиркөөнү реформациялоо
- Англиянын колониялык экспанциясы

XVI к. Англия аймагы боюнча анча деле чоң эмес өлкө болгон. Шотландия Британ королдугуна али кошула элек болчу. Калкы да Европадагы Германия, Франция же Испания мамлекеттерине салыштырмалуу бир нече эсэ аз болгон. Калктын бештен бир бөлүгү гана шаарларда жашаган.

Бирок Англияда XVI к. капиталисттик чарбага өтүү процесси тез жүргөн. Англияда бул түйүндүү маселе тарыхка «дыйкандарды жеринен ажыраттуу» деген аталыш менен кирген ыкма аркылуу жүзөгө анырылган. Бул капиталдын алгачкы топтолуу процессинин өзөгүн түзгөн, тактап айтканда, дыйканды жана кол өнөрчүү майда жеке менчигинен ажыратып, капиталисттик ири жеке менчиктүүлүктүү бекемдөө болгон.

Англия капиталисттик мамилелердин айыл-кыштактарда ыкчам пайда болушу менен мүнөздөлгөн өлкө болгондугу менен айырмаланган. Англиянын парламентинин лорддор палатасындагы королдук тактынын алдында койдун жүну толтура салынган мүшөөк ушул убакта да турат. Аиткени нооту

Англияда чыгарылып, англичандар аны «королдуктуни өтө кымбат байлыгы» деп аташкан. XVI к. тартып Англия ноотуну чет өлкөгө чыгарган.

Түштүк-Чыгыш Англиядагы дыйкандардын негизги чарбасы кой багуу болгон. Талаа жумуштарынан колу бош убакта аялдары жип ийрип, колго одуракай кездеме токушуп, жакын базарларга алыш чыгыш сатышкан. Ноотуга болгон суроо-талап көбөйө баштаганда бай көпөстөр кыштактарга келип, жүндү көп сатыш алышып, айылдык жип ийрүүчүлөргө жана токуучуларга беришкен. Көпөстөр даяр кездемени шаарларга алыш барыш сатышкан же чет өлкөгө чыгаруу үчүн портко жеткиришкен.

Жакырданган дыйкандар үйлөрүндө көпөстөрдүн заказдарын да аткарышып, эмгеги үчүн жарыбаган акы алышкан. Көпөстөн ийрүү үчүн жүн, токуу үчүн станок жана эмгеги үчүн акы алуу менен жакырданган дыйкандар жалданып иштей башташкан.

Ар кайсы кыштактардагы заказдарынын аткарылышына көз салуу жана даяр ноотуну жыйнап кетүү кыйын болгондуктан, көпес бардык жумушчуларды бир имаратка топтогон. Ондогон жана жүздөгөн жумушчулары бар өнөржай ишканалары ушундайча пайда болгон. Ошол мезгилде ири ишканаларда машиналар жок болчу, бардыгын кол менен өндүрүп чыгарышкан. Ийрүү, токуу станокторун кыймылдаткычтар эмес, адам кыймылга келтирген. Кол эмгеги колдонулган ишканалар *мануфактура* (латынча, «кол менен жасалган» дегенди билдириет) деп аталган. Барабара эмгектин бөлүнүшү пайда болгон. Жумушчуларды мануфактурага бириктүрүү, алардын ортосунда жумушту туура бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берген. Бирөө жүндү жууп, кургатса, дагы бирөө тыткан, андан кийин ийрилген. Ийрилген жиптер боөлүп, токууга даярдалган, акырында токулган. Мануфактурада эмгек ар түрдүү кесиптеги жумушчулардын ортосунда бөлүштүрүлгөн. Жумушчулардын ар бир тобу жалпы жумуштун өзүнө

тиешелүү бир бөлүгүн аткарған. Мануфактурада эмгектин белүнүшү әмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга шарт түзгөн.

Чийки зат (сырьё), даяр болгон буюмдар кожоонга таандык болгон. Кожоон иштеген эмес, ал ишканаларды гана башкарған.

Ошентип, жалданма жумушчулардын эмгеги менен байыган мануфактура ээлери, көпөстөр, бардык байлар буржуазия табына айланышкан.

Феодалдардан айырмаланып, буржуазиянын чоң суммадагы акчасы, ишканалары, товарлары болуп, шаардык көп байлар жер ээликтөрин сатып алыпкан. Буржуазия жалданма жумушчулардын керт башын эркин койгон. Дыйкандан айырмаланып, жалданма жумушчуун жери да, чарбасы да болгон эмес. Эмгек акы алып, эптеп жан багуу учун кечке иштеген. Жумушчу жасап чыгарған товарларды сатканда, кожоонга чийки зат сатып алганга жана эмгек акы төлөөгө жумшаган чыгымынап алда канча көп акча түшкөн. Мануфактуралар, алгачкы капиталисттик ишканалар, жалданма жумушчуларды эксплуатациялоого негизделген ишканалар болгон. Мануфактуралар нооту иштетүүдө эле эмес, тоо-көп ишинде да, металлургияда жана курал жасоо өндүрүшүндө, китеп басып чыгарууда да пайда болгон. Ишкананың ээлери жалданма жумушчулардын эмгегинин эсебинен байышкан.

**Ошентип, мануфактура - эмгектин кол куралдары колдонулган жана жумушчулардын ортосунда эмгектин болуш-түрүлүшү жүргөн капиталисттик онор жай ишканасы.** Мануфактураларын пайда болушу менен жаңы тантар - буржуазия менен жалданма жумушчулар пайда болгон.

XVI к. экинчи жарымында шаар калкынын өсүшү менен, наңга, этке ж.б. айыл чарба продуктларына муктаждык күчөгөн. Натыйжада, кыштактарда продукт өндүрүүгө атайын ынгайлаштырылган ири чарбалар пайда боло баштаган. Бул

жерлерди корукка алуунун жана дыйкандарды экспроприациялоонун жайылышина өбелгө түзген.

Ноотуу сатуу кой өстүрүгө, т.а, жүнгө болгон муктаждыкты күчтөмөк. Ошондуктан лендлорлор жайыт үчүн жамааттык жерлер менен жайыттарды ээлеп альшып, ал жерлерге дыйкандардын мал багуусуна тыюу салышкан. Дыйкандардын жерлерин да күч менен тартып алыш, аларды корукка ала башташкан. Бул тарыхта *корук* деген ат менен белгилүү. Мунун натыйжасында Англияда жери да, эмгек куралдары да жок көп бош адамдар пайда болгон. Ошентип, Англия дыйкандарды жеринен ажыраттуу менен капиталды тооптоонун натыйжалуу методун жана жумушчу күчүнүн рыногун жараткан. Капиталисттик өндүрүш үчүн жалданма жумушчу күчү пайда болгон. Ошондуктан К. Маркс Англияны капиталдын алгачкы тооптолушунун классикалык мекени деп атаган.

Жеринен ажыраган он миндеген адамдар селсаяк жана кайырчы болуп калышкан. Иш табуу абдан кыйын болгон. Мануфактуралар али аз эле, поместьеде ондогон дыйкан үй-бүлөлөрдүн ордуна бир эле койчу иштеген. Англиянын жолдорунда кайыр сурап жүргөндөр миндеи өлүшкон.

Англияда капиталдын алгачкы тооптолуу процессинде жалданма жумушчу күчүнүн капиталын жараттуу менен бирге, ички рынок да кенейген. Жакырданган майда өндүрүүчүлөр өндүрүштү жолго коюш үчүн керектүүлөрүн эми рыноктон сатып алууга аргасыз болушкан.

Англияда капиталдын алгачкы тооптомунун булактары да пайдаланылган. Мамлекеттик карыз системасы пайда болгон. Королдук бийлик согуш жүргүзүүгө, деңиз флотун түзүүгө жана армияны кармап туруута ж. б. иштер үчүн каражатка муктаж болгон. Бул муктаждыкты чечүү үчүн өkmөт сүткорлордон, көпөстөрдөн, ишканада ээлеринен жогорку проценттеги карыз алган. Натыйжада карыз берүүчүлөрдө (кредиторлордо) каржаттардын тооптомунун өсүшү камсыз болгон.

Өкмөт экспорттук товарларга бажы салыгын азайткан жана чийки зат менен азық-түлүктү тышка чыгарууга тыноу салган. Импорттук продукцияга жогорку бажы салыгын киргизген. Мындаи соода саясаты ата мекендик өндүрүштү чет өлкөлүк атаандаштыктан коргогон. Мындаи метод протекционисттик система деп аталып, калыптанып келе жаткан буржуазия ички рынокто жогорку бааны камсыз кылууга жетишүүгө жана кыйла акча топтоого мүмкүнчүлүк алган.

Англия Голландия сыйактуу эле капиталдын алгачкы топтом булактарынын бири катары, колониялык экспансияны пайдаланган. XVI к. колониялык басып алууларды баштап, XVII к. Борбордук жана Түндүк Америкада, Индияда колониялык экспансияны ишке ашырган. Бул жерлерден алтын менен күмүштү ташып кетүү жана эквивалентсиз алмашуу (соода) аркылуу, ошондой эле дениз каракчылыгын уюштуруу менен метрополия байыган.

Улуу географиялык ачуулардан кийин Англия маанилүү дениз жолдорунун аймагында болуп калган. Лондон пристандары жана кампалары бар чоң портко айланган. Анда жашагандардын саны 200 мин адамга жеткен. Шаардын борборунда көпөстөрдүн көп сандаган кеңселери жана банктар пайды болгон. Белгилүү бир өлкө менен соода жүргүзүүгө өкмөттөн бөтөнчө укук алган эн бай көпөстөрдүн компаниялары бүткүл дениз соодасын өз колдоруна алган.

Королева Елизаветта I Тюдор 1533—1603-жж. соодасыкты жана кемечиликти колдогон.

Ал башкарып турган мезгилде согуштук чоң флот түзүлгөн. Елизавета I дениз каракчыларын жашырын колдогон жана алар тоноп алган олжонун бир бөлүгүн алыш турган. Королдук флоттуи адмиралы деген чинди алууга жетишкен каракчылар да болгон.



Королева Елизаветта I Тюдор  
(1533 – 1603)

Англиялык каракчы Фрэнсис Дрейк (кийин адмирал чинин алган) испаниялык колонияларды талап-тоноо менен байыган жана атагы чыккан. Ал 1578-ж. кичинекей Флотилия менен Магеллан кысыгы аркылуу өтүп, Чили менен Перунун жээктериндеги Испаниянын колонияларынын портторундагы Испанияга жөнөтүүгө даярдалган алтын-күмүштү талап алган. Дрейк Тынч жана өтүп, Африканы түштүгүнөн дүйнөнүй айланып чыгып, 1580-ж. зор олжо менен Англияга кайтып келген. Испаниянын Лондондогу элчиси Елизаветадан зыянды төлөп берүүнү курулай талап кылган. Елизавета Дрейктин Плимуттагы кемесине өзү барып, каракчыга рыңдардык наам берген. Ал Фрэнсис Дрейк белек кылган каухар таштар (бриллианттар) менен таажысын кооздоткон.

Ошол мезгилде Испания эң кенири масштабдагы колонияларга ээ болгондуктан дениз соодасында Англиянын башкы атаандашы болгон. Испания колонияларына өзүнөн башка мамлекет менен соода жүргүзүүгө тьшоу салган. Бирок Англия тьюуга караган эмес. Елизавета I Испанияга карши күрөштө Англиянын кызыкчылыгын коргогон. Англиялык көпөстөр жана ири соода компаниялары мамлекеттин колдоосу менен Испанияга карши каракчылык экспедицияларды жабдып турушкан. Ошентип Англиянын өкмөтү жана ишкер чөйрөлөрү англиялык колониялык империяны түзүүгө киришкен. Англиялыктар Американын жээктерине чейин барышып, Испаниянын чет-жакасына да кол

салышкан, каракчылык кылыш, кемелерди тоноң алыш турушкан.

Монархиялык Англия өзүнүн атаандашы Испания менен дүйнөлүк соода жолдорунда эле кагылышпастаң, европалык саясат чөйрөсүндө да тирешип турган. Испаниянын Европадагы саясаты католиктик болгондуктан, англиялык монархия ис-паниялыктардын душмандарын колдогон.

Елизавета I Франциядагы католиктер менен гугеноттордун ортосундагы 1562—1594-жж. диний согуулта гугенотторду колдогон жана көтөрүлүшкө чыккан Нидерланддарга жардам берген. Ал эми Испания Англиянын Ирландиядагы үстөмдүгүнө каршы күрөшкөн ирланд католиктерине жардам көрсөткөн. Испаниялык тыңчылардын англиялык католиктер менен бирдикте Елизаветага каршы бир нече жолу уюштурган карабоо онунаң чыкпай калган.

Испания Англияга ачыктан-ачык эле кол салууга даярданган. Экөөнүн ортосундагы 1588-ж. деңизде болгон салгылаш, Англиянын жеңиши менен аяктаган. Испания «Женилбес армада» деп аталган флотунан ажыраган. Деңиздеги үстөмдүк күчтүү деңиз дөөлөтүнө айланган Англияга өткөн.

XVII к. башында англдар Түндүк Американын чыгыш жәэ-гинде өзүнүн биринчи колониясы Виргинияны негиздеген. Индейлердин жерин тартып алыш, кыштактарын өрттөп, өзүлөрүн түндүккүй көздөй сүрүп салышкан.

Ост-Индия компаниясы белек жана пара берүүлөр аркылуу Улуу Моголдордон Индия менен алым төлөбөй соода жүргүзүү укугун алган. Компания Европага Индиянын кездемелерин, татымалдарды, башка товарларды ташып турган. Өз өлкөсүнүн эмгекчилерин бүлүндүрүү жана эксплуатациялоо, каракчылык кылуу, кулдар менен соода жүргүзүү жана колонияларды талап-тоноо жолу менен англиялык буржуазия өзүнө зарыл болгон ири инканаларды

куруу үчүн зор байлык топтогон. Испаниялыктар менен португалиялыктардан айырмаланып, Англия топтогон байлыгын өнөр жайдын өнүгүшүнө жумшаган. XVII к. Англиянын экспортунун 90% пайызын иооту менен жүн түзгөн.

XIII к. Англия королу бийлигинин күч-кубаттуулугунан пай-даланып, өзүнүн вассалдарынан тоң төлөмдөрдү алыш турган жана шаарларга оор алыш-салыктарды салган. Ал муну менен элди өзүнө карши кылып алган, бул каршилашуу күч алыш турган кезде, 1265-ж. Англияда парламент (французча *parle* – сүйлөө) деп аталып калган чогулуш бириңчи жолу чакырылган. XIV к. парламент лорддор (төрөлөр) жана обшиналар палатасына бөлүнгөн. Парламент бара-бара мыйзам чыгарууга катыша баштаган. XVIII – XIV кк. Англияда сословиелик монархия түрүндөгү борборлошкон мамлекет негизделген. Орто кылымдардын аягындагы Англияда социалдык-экономикалык өнүгүүдөгү өзгөчөлүк, буржуазиялык өнүгүү өнөржайы менен соодада эле эмес, айыл чарбасында да жүргөндүгү, болгон. Дыйканчылыктагы жаңы ыкмалар, жаңы техникаларды жана агрономиялык ар кандай жаңылыктарды киргизүү айыл чарба продуктуларынын арбышын шарттаган.

Айыл чарбасынан түшкөн жогорку киреше акчалуу адамдарды айыл-кыштактарга тарткан. Алар фермалардын жана поместьлердин ээси болууга умтулушкан. К. Маркстын айтуусунда: «XVII к. аягына карата Англияда ошол мезгилдик «капиталисттик фермерлери» болгон байлар табы калыптанган».

Ошондой болсо да, XVII к. алгачкы мезгилдеринде орто кылымдык мамилелер системасы Англиянын андан ары өнүгүшүнө олуттуу жолтоо болгон. Англиядагы бийлик феодалдык дворянчылыктин колунда болгон. Король алардын таламдарын көздөгөн, айрыкча парламент королго баш ийдирлиген. XVI к. Англияда абсолютизм чындалган. Ошол эле учурда парламенттин уруксатысыз король алымдарды

чогултууга укуксуз болгон. XVI к. аягында парламент менен королдун ортосундагы мамиле курчуган. Англиялык королдор абсолютизмди күчтөтүүгө умтулушкан. 1603-ж. королева Елизавета Тюдор өлгөндөн кийин, такка Стюарт Яков I отурган, Ал парламенттин уруксатысыз эле жаңы алымдарды киргизип, өлкөдө орнотулган салтты бузган. Жаңы ойлоп табууларга тыюу салып, цехтик чектөөлөрдү колдогон. Королдун тышкы саясаты да өлкөнүн кызыкчылыгына кайчы келген. Ал Испания менен союз түзүүгө жетишкен. Бул болсо колониялык ээликтөрди басып алуудагы Англиянын каршылашы менен келишүүчүлүк болгон.

### **Адабияттар:**

1. Авдеева К. Д. Внутренняя колонизация и развитие феодализма в Англии в XI-XIII вв. - Л., 1973.
2. Гутнова Е.В. Английское феодальное государство в XIV-XV вв. // Средние века. - М., 1987. Вып. 50.
3. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента (из истории английского общества и государства XIII в.). - М., 1960.
4. Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. - М., 1959.
5. Эшли У.Дж. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М., 1997.
6. Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе. (Лондон XIV - начала XVI века). - Саратов, 1983.
7. Всемирная история. Начало колониальных империй. Период английской революции. - М., 1999.

## Тема 15: Франциядагы чексиз монархия

**Лекциянын максаты:** Франциядагы чексиз монархиянын ориошун, тап күрөшүнүн курчушун, борбордук бийликтин чындалышын билүү.

**Негизги түшүнүктөр:** Кольбертизм, чексиз монархия.

**Негизги суроолор жана қысқача мазмуну**

- Франциядагы реформациялык кыймылдар
- Граждандык согуштардын өбөлгөсү жана таптык күчтөрдүн мүнөзү.
- Граждандык согуштардын мезгили жана жыйынтыгы.

Францияда өлкөнү бириктириүү, королдук бийликтин күчөшү менен бир мезгилде жүргөн. Жұз жылдык согуштун (1337—1453) акыркы жылдарында эле король Людовик XI өзүнүн вассалдарынын отряддарын рыцарлардан жана жалданма жоокерлерден турган туруктуу аскер менен алмаштырган. Акча каражатына жана туруктуу аскерге ээ болгон король үчүн эми 1302-ж. король Филипп IVнүн тушунда папага карши күрөштө сословиelerдин колдоосуна ээ болуу үчүн түзүлгөн, дин кызматчыларынын, дворяндардын жана байшаардыктардын чогулушу болгон. Генералдык штаттардын зарылдыгы жок болуп калган.

XV к. аягында Францияда феодалдык борборлоштурулган мамлекет мурдагыдан да бекем чындалган. Бүткүл өлкө бирдиктүү борбордук бийликтине королдун бийлигине баш ийген. XV к. аягына карай борбордошкон улуттук мамлекеттер Франция менен Англияда эле эмес, Европаның башка өлкөлөрүндө да түзүлгөн. XV к. аягында Москваниң айланасында орус жерлерин борбордошкон бирдиктүү Россия мамлекетине биригиши негизинен аяктаган. Борбордошкон улуттук мамлекеттер тышкы душмандардан ийгиликтүү коргонушкан. Бирдиктүү өлкөдө чарбаның өнүгүшү үчүн да жагымдуу шарттар түзүлгөн. Маданият өтө өнүгүп, бирдиктүү тил келип чыккан.

Бирок XV к. аягында Европанын бардык эле өлкөлөрүндө борбордошкон мамлекеттер түзүлгөн эмес. Германия бириккен эмес, ал чоң, бирок бошоң Ыйык Рим империясынын негизги бөлүгү болуп, ири феодалдар – кияздар башкарған көптөгөн майда мамлекеттерден турган. Италия да бытыранды бойдан калган жана чет жерликтөрдөн басып кирип туруулары өлкөнү бүлүптүп, чарбасына зор зиян келтирген.

Францияда 1562-1594-жж. гугеноттор согушулун мезгилиндеги феодалдык анархия өлкөнү кыйын абалга калтырган. Бул өнөржай жана соода үчүн кыйын сыноодон өтүү мезгили болгон. Көпчүлүк провинцияларда айыл чарбасы толук төмөндөөгө түш болгон. Мамлекеттин каржылык абалы таптакыр начарлаган. Ушундай шарттарда королдук күчтүү бийликти калыбына келтирүү өтө зарыл эле. Бул маселени чечүү 1589-ж. Генрих IV (1553–1610) деген ат менен бийликке келген Генрих Бурбондун энчисине түш келген.

Генрих IV айланасына жөндөмдүү жана чечкиндүү министрлерди тоңтой алган. Алардын бири, каржы министри Сюлли болгон. Дворяндардын алдыңкы бөлүгүнүн өкүлү Сюлли Франциянын экономикасын калыбына келтирүүнү жана өркүндөтүүнү өзүнүн негизги максаты кылыш алган. Ал өлкөнүн жыргалчылыгынын булагы дыйканчылык деп эсептеген. Өкмөт алык-салыкты жыйноону иретке келтирген. Дыйкандардан алынчу салыктарды жарым-жартылай азайткан. Айылчарбасын кайра жогорулатуу үчүн бир катар чарапарды көргөн: бир провинциядан экинчи провинцияга дан ташууга бир топ эркиндик киргизген, саз жерлерди кургатууну уюштурган, жаңы айыл чарба өсүмдүктөрүн – жүгөрү, кызылча жана тоют чөптердү өстүрүүгө маани берген.

Генрих IVнүн тушунда сооданы жана өнөр жайды өнүктүрүү ар тараптан колдоого алынган. Анын өкмөтү жибек өндүрүүчү, болоттай, тордомо, гобелен чыгаруучу мануфактуралардын өнүгүшүүө кыйла көпүл бурган. Өндүрүштү кеңейтүү үчүн ману-фактура ээлерине казынадан ири субсидияларды (акчалай же натуралай) бере баштаган.

Генрих IV коомдук жумуштарды уюштурган: жолдорду, көпүрөлөрдү салуу, имараттардын курулушун жакшыртуу өндүү, бир катар алгылыктуу иштер аткарылган.

Ал 1606—1607-жж. башка мамлекеттер менен бир нече келишим түзүүгө жетишкен. Канаданы колониялаштырууну колдогон жана көмөктөшкөн. Чет өлкөлүк текстиль товарларынын өлкөгө киргизилишине жана чийки заттардын Франциядан чыгарылышына тыюу салган. Натыйжада, Генрих IVнүү экономикалык саясаты буржуазиянын кызыкчылыгына шайкеш келген.

Генрих IV тышки саясатты айрыкча эпкиндүү жүргүзгөн. Бүткүл Европа боюнча католик чиркөөсүнүн реакциячыл саясатынын тиреги болгон Габсбургдарды Франциянын негизги душманы деп эсептеген. Өзүнүн бийлигинин мезгилиnde Генрих IV католиктик фанатизм жана Габсбургдарга каршы күрөштө протестанттык өлкөлөр менен болгон союзга таянууга умтулган. Ал Европада протестанттык чоң союз түзүүгө ниеттеген. Бул союзга Англия, Франция жана Голландиядан сырткары Скандинавия өлкөлөрү менен Швейцария кошулууга тийиш болгон.

Бул саясатты кардинал Ришелье (1585—1642) уланткан. Арман Жан дю Плесси Ришелье 1624-ж. мамлекеттик кеңештин мүчөсү болгон. Ал абсолютизмдин чындалишына көп күч жумшаган. Ришелье католик чиркөөсүндө жогорку абалды ээлөө менен бирге, ошол эле учурда француз чиркөөсүн папанын кийлигишүүсүнөн коргогон. Францияны 1624—1642-жж. иш жүзүндө Ришелье башкарған жана королдук. абсолютизмди чындоо үчүн бир катар иштерди аткарған. Дворяндардын айрым укуктарын чектеген. Генералдык штаттарды чакырууну жойгон. Ошондой эле администрациялык, каржылык жана аскердик реформаларды жүргүзгөн. Бул реформалардын жүрүшүндө Франциядагы ири облустардын (провинциялардын) атактуу

наместниктери кызматтарынан түшүрүлгөн. Эми королдүн буйруктарынын так аткарылышина көзөмөлдүк кылуу провинцияларга жана ири шаарларга жиберилген чиновниктерге жүктөлгөн. Ришельенин мындаи саясатына нааразы болгон атактуу төрөлөр ага карши ар кандай заговорлорду уюштурушкан. Заговор уюштурғандарды Ришелье ырайымсыздык менен жазалаган. Ончекте да, Ришелье жалпысынан феодалдар табынын таламын коргогон. Анын башкаруу жылдарында төмөнкү сословиеден (төмөнкү социалдык тоиттои) жыйналган алымдар төрт эсеге жокорулаган.

Батыш жана Борбордук Европадагы реформация негизинен антифеодалдык мүнөздө жүргөн. Көпирин коомдук кыймыл, феодалдык түзүлүштүн негизги идеологиялык таянычы болгон католик чиркөөсүнө карши күрөш эле.

### **Адабияттар:**

1. Гизо Ф. История цивилизации во Франции. - М., 1980.
2. Добиаш-Рождественская О.А. Церковное общество во Франции в XIII в. - Пг. 1914. Ч. 1. Приход.
3. История Франции. В 3 т. - М., 1972. Т. 1.
4. Конокотин А.В. Жакерия 1358 г. во Франции. - М., 1987.
5. Михайлов АД. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. - М., 1976.
6. Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X-XIII веков. М., 1938.
7. Серовайский Я.Д. К вопросу продуктивности французского земледелия в средние века (IX-XIV вв.) // Вопросы истории. - Алма-Ата, 1972. Вып. 4.
8. Сидорова НА. Очерки по истории ранней городской культуры во Франции. М., 1953.
9. Тьеэри О. Городские коммуны во Франции в средние века. - СПб., 1901.

## Тема 16: Европанын маданияты (XV-XVIIкк)

**Лекциянын максаты:** Кайра жаралуу доорунун маданиятынын пайда болушунун негизги себептерин билүү.

**Негизги түшүнүктөр:** Ренессанс, гуманизм, утопия

**Негизги суроолор жана кыскача мазмуну**

- Кайра жаралуу доорундагы илим жана техника
- Кайра жаралуу доорундагы көркөм сүрөт өнөрү
- Искусство жана адабият

XV к. аягынан тартып, Европанын алдыңкы өлкөлөрүндө куллоо жагына ооп бараткан феодалдык түзүлүшкө каршы күрөш кулач жайган. Адамдардын көз карашында төңкөрүш жүргөн. Маданият болуп көрбөгөндөй жогорулап, илим, адабият жана искусство дүркүрөп өнүккөн. Адамдардын көз карашындагы төңкөрүш баарынан мурда Италияда башталган. Айрыкча табияттаануу илиминде жүргөн революция диний көз карашка сокку урган. Дин кулакка куйган жер бетиндеги кубанычтан баш тартуу дүйнөгө, жаратылышты үйрөнүүгө болгон жандуу кызыгуу менен алмашылган. Окумуштуулар көп жылдык байкоолор, илимий изилдөөлөр аркылуу жаратылыш кубулуштарын түшүндүрүүгө, алардын себептерин билүүгө умтулган. Европада алгачкы музейлер, ботаникалык жана зоологиялык бактар, минералдардын жана өсүмдүктөрдүн коллекциялары пайда болгон. Жазуучуларды эми ойдан чыгарылган «ыйыктар» эмес, өз кубанычтары жана кайылары бар тирүү адамдар кызыктырган. Гуманист (латынча «гуманус» – «адамкерчилик») жазуучулар жаратылышты сүрөттөп жазышип, анын сулуулугуна суктанышкан. Сүрөтчүлөр адамдарды табияттын фонунда тарта башташкан. Илим менен искусствонун байланышы чындалган. Сүрөтчүлөр жана скульпторлор туура бериш үчүн адамдардын дene түзүлүшүн изилдеп үйрөнүшкөн. Туура пропорцияларды жана перспективаларды сактоо үчүн алар математиканы окушкан.



алардын баары Күндүн Коперник өзүнүн ачкандарын жашырып жүргөн, анткени, чиркөө илимди куугунтукка алган. Күн Жердин айланасында тегерене турғандыгына бүткүл дүйнө ишпенген, бирок Коперник гана биз көрүп турған нерсе чындыкка карама-каршы келет деп эсептеген. Коперник 1543-ж. «Асман сфераларынын айлануусу жөнүндө» деген китебин чыгарууну чечет. Ал өлүм алдында да «Жер тегеренип турат» деген.



Италиялык улуу ойчул Жордано Бруно (1548–1600) илим үчүн чыныгы баатыр күрөшүүчү болгон. Ата-энеси монастырга берип койгондуктан, бала кезин монастырда өткөргөн. Бала кезинен эле билимге умтулган. Ал өзүн кудайга сыйынууга эмес, илимий иштерге арнаган. Бруно Коперниктин китебин жашырып окуп, дүйнөгө көз карашы өзгөргөн. Бруно монастырдан качыш кетип, жер кыдырган. Бирок чиркөө окумуштууну куугунтукка алган. Иштөөгө мүмкүнчүлүк берген эмес. 16 жылдын ичинде Францияда, Англияда, Германияда, Чехияда болгон. Ал: «Аalamдын учу-кыбыры жок, чексиз жана өлчөмсүз», — деп

ырастаган. Жер тургай Күн да дүйнөнүн борбору эмес. Алам — сансыз көп жылдыз, алардын ар бири — бизден алыс турган күн. Ал қүлдөрдүн тегерегинде өзүнүн планеталары айланыш жүрөт». Бруонун бул тайманбас ою эми илим тарабынан толук тастыкталды. Ата Мекенин сагынган Бруно Италияга кайтып келет. Чыккынчылыктын айынан колго түшүп, 8 жыл түрмөдө отурат. Бирок кандай кыйноо болсо да өз көзкарашынан кайткан эмес. Чиркөө соту окумуштууну өрттөөгө өкүм чыгарган. Бруно желдеттерге тике караш: «*Мага өкүм чыгарып жатып, сiler коркконуңардан отко бараткан менден да күчтүүр калтырап жатасыңар*», — деген. 1600-ж. Бруону өрттөп жиберишкен.

Венециянын калкы толкундандыши, шаардагы башкы чиркөөнүн жанына топурап чогулуп алышкан. Алардын ар бири собордун конгуроо кагылуучу жерине окумуштуу Галилео Галилей (1564—1642) орноткон телескопту көргүсү келген.



Галилей телескоп менен асманга байкоо жүргүзгөн биринчи окумуштуу болгон. Телескоптун жардамы менен көзгө көрүнө турган буюмдарды 30 эсе чоңойтууга жетишкен. Айда Жердегидей эле тоолор болуп, Юпитер планетасын спутниктер курчап айланыш жүргөнүн жана күндө да тактар бар экендигин айткан. Телескоп менен дагы башка көп жаңылыктарды ачкан. Мына ушулардын бардыгы Коперниктин жана Бруонун окуусун ырастаган.

Чиркөө Коперниктин китебин окууга тыюу салган. Галилейдин окуусун дин кызматкерлери қуугунтуктаган. Папа Галилейди Римге чакырып, сотко берген. Беш ай бою сурак болгон. Эпте 70 жаштагы Галилейди өз көз карашынан баш тарттырууга жетишкен. Ошондо да ал жер

туурауу: «Ал баары бир айланып жатат», — деген. Өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин Галилей соттун көзөмөлүндө болгон. Мына ошентип, илим динге карши көтөрүлгөн жана анын туткунуулан бошонуп чыккан. Дүйнөнү түшүндүрүү жана жаратыльштын мыйзамдарын ачуу үчүн окумуштуулардын алдында чексиз мүмкүнчүлүктөр ачылган.

Кайра жаралуу доорундагы искусство өткөн доорлордогу искусствоонун бардык жетишкендиктеринин негизинде өнүккөн. Кайра жаралуунун жазуучулары, сүрөтчүлөрү, скульпторлору көптөгөн муундардын бай тажрыйбасын пайдаланышкан. Кайра жаралуунун улуу чеберлери адамзат ушул убакка чейин суктанган мыкты чыгармаларды түзүшкөн. Кайра жаралуу илимдеги жана искусстводогу эң улуу төңкөрүш болгон.



Кайра жаралуунун эң мыкты сүрөткерлеринин бири, италиялык живописчи жана архитектор **Рафаэль Санти (1483—1520)** болгон.

Ал төгөрөгү төп келген адамды, анын келбеттүү, күчтүү депесин, терең акылын, жайдары мүнөзүн көрсөтүүгө умтулган. Жаш кезинде Рафаэль Флоренцияда жашап, портреттерди тарткан.

Портреттеринде Кайра жаралуу мезгилиниң адамынын идеалдык образын жараткан. Ыйык Пётр соборунун курулушуна жетекчилик кылган. Рафаэлдин жайдары жана бактыга ширелген искуствосунан бейкүттүктүн деми байкалат. Рафаэлдин элдик мадонналарды тарткан көп сүрөттөрү сакталып калган. Анын сүрөттөрү орто кылымдык чеберлердин иконаларына көп окшобойт. Рафаэлдин эң атактуу картинасы «Сиксттик мадонна». Италиянын анчалык чоң эмес шаарларынын бириндеги Ыйык Сикст

монастыры үчүн тартылган. Бул гениалдуу чыгарма адамдарга болгон сүйүгө жык толгон.

### Леонардо да Винчи (1452—1519)

— Италиялык живописчи, скульптор, архитектор, илимпоз жана инженер. Анын атасы оокаттуу шаардык, энеси жөнөкөй дыйкан кызы болгон. Леонардо да Винчи жаштайынан эмгекчил болуп өскөн.

Ал өзүнүн окуучуларына: «Ким көп эмгектенсе, бакыт ошого конот», — деген. Чыгармаларында Кайра жаралуунун гуманисттик

идеалдарына шайкеш келген адамдардын образын жараткан. Аялзатынын сулуулугу, назиктиги жана асылзаадалыгынын гуманисттик идеалы «Жокондада» (Моно Лиза) берилген. Инквизициянын каарына тобокел кылыш, адамдын денесин туура тартыш үчүн сүрөтчү өлүктөрдү жашыруун казып алыш, адамдын дene түзүлүшүн үйрөнүүгө аракет кылган. Леонардо да Винчи өзүнүн илимий ачууларында жана божомолдоолорунда өз убагынан бир канча жүз жылдыкка алдыга кеткен. Байкоолордун негизинде илимий корутундуларды жасаган. «Акылмандык — тажрыйбанын натыйжасы» деп айткан.

Замандаштары аны инженер катары жогору баалашкан. Анын долбоору боюнча Миланды иче турган суу менен камсыз кылган чоң канал курулган. Леонардо де Винчи парашюттүн жана вертолеттүн, суу астында сүзүүчү кайыктын жана суучулдардын кийиминин түзүлүшүн иштеп чыккан. Ал өмүр бою жер кезип жүрүп, Францияда, жат жерде каза болгон.





Италиялык скульптор, живописчи, архитектор, аскер инженери жана акын **Микеланджело Буонарроти** (1475—1564) Кайра жаралуунун улуу ишмери болгон.

Ал чыгармаларында Кайра жаралуу доорунун адамды, анын сулуулугун, акылын даңазалаган идеалдарына каныккан, драматизмге ширелген образдарды жараткан. Анатомияны мыкты билгендиктен, адамдын денесинин күчтүүлүгүн жана сулуулугун өтө чеберчилик менен так берген. Микеланджело XVI к. башында Италияга келген кырсыкты катуу кайгыруу менен башынаш өткөргөн.

Микеланджело чымыр денелүү жана эрки күчтүү, кайраттуу, майышпас адамдардын сүрөттөрүн түшүргөн. Скульптор мрамордун зор кесегинен, бийиктиги 5,5 м келген «Давид» статуясын чеккен. Замандаштары бул статуяны «Алп» деп аташкан. Римдеги ыйык Петр соборун курууга катышкан. Анын зор куполунун долбоорун иштеп чыккан. Өмүрүнүн соңку жылдарында поэзияга көбүрөөк кайрылып, адамдын улуулугун жана сулуулугун ырга салган.

Ушул убакка чейин чоң кишилер да, балдар да француз сатирик жазуучусу **Франсуа Рабленни** «Гаргантюа жана Пантагрюэль» деген романын кызыгып окушат.

Ф. Рабле (1494—1553) өз өлкөсүнүн турмушун жакшы билген, көп саякат жасап, Италияда бир нече жолу болгон.



Ал жазуучу эле болбостон, дарыгер жана педагог болгон, көп тилди билген. Өз чыгармаларында феодалдык согуштарды айыптаган. «Мурда баатырдык деп даңазалаганды, биз эми жөн эле караңгылык деп эсептейбиз», — деген жазуучу. Өз бийлигин бүт дүйнөгө орнотууга акылсыздык менен аракет кылыш, букараларынын канын төккөи басмачы королду мыскылдаган. Дворяндарды жек көрүп, алардын көйрөндүгүн, наадандыгын шылдындалған. Соттордун, чиновниктердин жана феодалдык мамлекеттин мыйзамдарынын маанисин ашкерелеген. Католик чиркөөсү Раблени куугунтуктап, китебине тыюу салыш, камоо, отко өрттөө керек деп коркуткан. Достору жана жактоочулары андан кол үзүшкөн. Бирок жазуучу өмүрүнүн акырына чейин туруктуу жана тайманбас бойдан кала берген.

Англиялык жазуучу,  
гуманист **Томас Мор (1478—1535)** мыкты билим алыш, көп тилди билген юрист болгон.

Камкор, боорукер Томас Мор бей-бечараларды жактаган. 1516-ж. Томас Мор «Мамлекеттин эң мыкты түзүлүшү жөнүндө жана жаңы утопия аралы жөнүндө алтын китепти» жарыкка чыгарган. Жазуучу жеке менчикит әлдик бардык кырсыгынын себеби деген. Мор алышы Утопия аралындагы (утопия «эч жердеги», «жок жер» деген мааниде) өзү ойлоо чыгарган бактылуу турмушту сүрөттөп жазган. Утопияда элдер 6 saat иштеп, байгерчиликте жашаганын сүрөттөгөн. Баары бош убактыларын илимге, искусствого ариаган, спорт менен алектенген.

Утопияда жашагандардын үйлөрү дайыма ачык болгон. Акчаны жек көрүшкөн. Асыл таштарды балдар



оюнчук катары ойногон. Алтынды кылмышкерлер үчүн кишен жасоого пайдаланышкан. Томас болочоктоту адилеметтүү коммунисттик коомду элестеткен. Бирок, өзү ал коомду кантит курууну билген эмес.



Англиялык драматург жана акын, соңку Кайра жарадалуу доорунун улуу гуманисти **Уильям Шекспирдин (1564—1616)** бүт өмүрү театр менен байланыштуу болгон.

Адегенде актөр, андан кийин лондондук «Глобус» театрынын ээлеринин бири болуп калган. Шекспир 37 пьеса, трагедияларды, комедияларды, тарыхый драмаларды, поэмаларды жана көптөгөн сонеттерди жазган. Шекспир эски феодалдык дүйнөнүн ойрон болушу жакындап келатканын түшүнгөн. Жазуучунун пикири боюнча, жамандык бардык жерде салтанат куруп жатат, ага бардык сезим, ишеним, адилеметтүүлүк да, маҳабат да ууланган. «Мен айланамдан көрүп тургандын баары ыпластык», — деген акын. Шекспир адамдын улуулугун терец сезе билген. Улуу жазуучу адамдардын мүнөзүн туура сүрөттөп, «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Ромео жана Жульєтта» ж.б. трагедияларында жакшылык жана адилеметтик жөнүндөгү адамдардын тилеги кандайча ишике аштай калганын көрсөтөт. Маркс Шекспирди «адамзаттан чыккан эң улуу даанышмандардын бири» деп эсептеген.



Испаниялык улуу гуманист-жазуучу **Мигель Сервантес (1547— 1616)** оор турмушта жашап өткөн.

Жакырланған дворяндын үй-булөсүндө туулган. Университетте окуган.

Окууну бүткөн соң, көп өтпөй жоокер болуп калган. Түрктөр менен болгон согуунта Сервантес оор жарадар болот да,

мекенине келе жаткан жолдо дениз каракчыларына туткунга түшүп калып, 5 жыл туткунда болот. Үй-бүлөсү акча төлөп куткарыш алат. Салык жыйиоочу болуп иштейт. Элдин турмушун жакшы билген. Ал драмалык чыгармаларды, бир нече роман жазган. Анын ысымын дүйнөгө тааныткан эң башкы чыгармасы Кайра жараптуу доорунун эң мыкты чыгармаларынын бири — «Шумдуктуу иадальго Дон Кихот» («Дон Кихот») романы болуп саналат. Каарманы жакырланган дворян, рыцардык романдарды көп окуп, көптү үйрөнүп, азап чеккендерди жана эзилгендерди коргоо үчүн сапарга чыгат. Дон Кихот адамдардагы кемчиликтерди ондоп, дүйнөгө адилеттүүлүктү дароо эле орноткусу келет. Романдын каармандары карама-каршы гана эмес, көп жагынан бир-бирине окшоп да кеткен адамдар: ак көнүл, эпкиндүү, бирөөнүн кайгысына, кырсыгына жапы ачып турат... Ушинтип, Сервантес адилетсиздикке каршы жан аябастан күрөшүүгө чакырган роман жараткан. Илимдин өнүгүшүндө Колумб менен Виско да Гаманын саякаттарынан кийин денизде сүзүүчүлөр өзүлөрүнүн кораблдери менен океандын чексиз мейкиндиктерине сүзүүнү токтотушкан эмес. Жаңы материк Австралия ачылган, география илими ийгиликтерге жеткен.

### **Адабияттар:**

1. Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения. - М., 1976.
2. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - М., 1977.
3. Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. - М., 1984.
4. Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
5. Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. - СПб. 1904-1906. Т. 1-2.

6. Боткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. - М., 1995.
7. Боткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. - М., 1991.
8. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
9. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
10. Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения. 2-е изд. М., 1925.
11. Культура и общество в средние века: методология и методика зарубежных исследований. Реферат, сб. М., 1982. Вып. 1; М., 1987. Вып. 2; М., 1990. Вып. 3.
12. Культура и общество Италии накануне Нового времени. - М., 1993.
13. Культура Испании. - М., 1940.
14. Культура эпохи Возрождения. - Л., 1986.
15. Немилое А.Н. Немецкие гуманисты XV века. - Л., 1979.
16. Орецкая И.А. Европейское культурное пространство в первой половине IX века: Рим, Византия, Каролинги // Восток – Россия – Запад: Мировые религии и искусство: Междунар. науч. конф.: Тез. докл. - СПб., 2001.
17. Поляковская М.А. Портреты византийских интеллектуалов. - Екатеринбург, 1992.
18. Сказкин С.Д. К вопросу о методологии истории Возрождения и гуманизма // Сказкин С.Д. Избранные труды по истории. - М., 1973.
19. Стам С.М. Культура Возрождения: вопросы содержания, эволюции, периодизации // Вопросы истории. 1977.
20. Университеты Западной Европы. Средние века. Возрождение. Просвещение. Иваново, 1990.

## СЕМИНАРДЫК САБАКТАР

### 1-тәма

Тема	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.
Орто кылымдардағы тарыхый булактар жана тарыхнаме	<b>Максаты:</b> орто кылымдардың хронологиясын жана мезгилдерге бөлүнүшүн билүү. Тарыхнамеси жана тарыхый булактары аркылуу мезгилдерге аныктама берүү.  <b>Аткаруунун түрү:</b> "T" схемасын кодонун, <ul style="list-style-type: none"><li>• Мезгилдерге бөлүүдөгү орто кылымдардағы жана азыркы мезгилдеги окумуштуулардың ой пикирлерин салыштыргыла.</li><li>• Этностук процесстер менен феодалдык бытыраандылыктын натыйжасы</li><li>• Орто кылымдың тарыхындагы марксисттик концепцияларга аныктама берүү.</li></ul>

### Тема №2

Тема	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.
Рим империясынын болунүшү.	<b>Максаты:</b> Рим империясынын кулашынын негизги себептери. Алгачкы варвардык корольдуктардың түзүлүштөрү. Христии дининин жайылышы. Король менен христиан чиркөөсүнүн союздары, системасы.  <b>Аткаруунун түрү:</b> «Вениндии диаграммасы» методу менен иштөө керек. 1-команда. Вандалдар менен вестиготтордун 2-команда. Франктар менен остготтордун оқшоштуктарын жана айырмачылыктарын тапкыла?

## Тема №3

Тема	Аткарууну түрү жана тапшырмалар.
Франк империясынын түзүлүшү. Империянын ички жана тышкы саясаты	<p><b>Максаты:</b> Франк мамлекетинин коомдук түзүлүшү. «Салич чындыгы» укуктук кодекс катары. Улуу Карлдын башкаруу системасы. Меровингдер жана каролингдер династиясынын айырмачылыктарын билүү.</p> <p><b>Аткарууну түрү:</b> «Венидин диаграммасы» методу менен иштөө керек.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Хлодвиг менен Улуу Карлдын башкаруудагы он жана терс жактары аныктагыла?</li><li>• Меровингдер жана каролингдер династиясынын башкаруу мезгилдиндең маданияттын оқиоштуктарын жана айырмачылыктарын таныгла?</li></ul> 

## Тема №4

Тема	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.
Славяндар, Византияда феодалдык түзүлүштүн орношу.	<p><b>Максаты:</b> Византиядагы феодализмдин онуттусундегү өзгөчөлүктөрдү айырмaloо, славян урууларынын басып кириши, алардагы феодалдык түзүлүштүн орношу. Юстинианидын башкаруусу.</p> <p><b>Аткарууну түрү:</b> Бул семинардык сабакты «<b>кластер</b>» интерактивдүү методу менен өтүлөт. Ал үчүн группа 4 командада болунот.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Командаларга берилген суроолор боюнча тапшырма бериллип, аларга кластер түзүлөт. Кластер түзүүгө 15 мүнөт убакыт берилет. Команда негизинен кластер түзүүдө негизги түшүнүктөрдү биринчи таап алуу керек. М:1-суроодогу негизги түшүнүк « Рим империясындагы күл ээлеочулук түзүлүштүн кулашынын себептери»</li></ol>

## Тема №5

Тема	Аткаруунун түрү жана ташырмалар.
Кресттүүлердүн жортуулу	<b>Максаты:</b> Европанын жана Чыгыштын элдері үчүн кресттүүлөр жортуулунун он жана терс жактары. Жортуулдуң чыгышында чиркеөнүн таасири. Рыцардык ордендердин негизделиши.
<b>Аткаруунун түрү:</b>	«Интервью» методу Биринчидей интервьюну алуудан мурда, бул теманы жакшылап окун чыгуу керек. Группа 4 командалага бөлүнөт. 1-2-команда 3-4 командалага интервью алуу үчүн суроолорду даярдайт. М: Чыгышка жортуул жа соонун себептери?

## МСӨИ №6

Тема	Аткаруунун түрү жана ташырмалар.
Батыш Европа XI-XV кылымдарда	<b>Максаты:</b> Франциянын биригүшинин негизги себептери, жүз жылдык согуштагы эрдиктер жана жоготуулар, Англия борбордук мамлекетинин түзүлүшү. Германиядагы саясий түзүлүш.

**Аткаруунун түрү:** «Вениндии диаграммасы» методу менен иштөө керек.

- Франция менен Англиянын экономикалык жана саясий оқшоштуктарын аныктагыла?
- Германиянын жана Италиянын түзүлүшүнүн себентерин аныктагыла?
- Жүз жылдык согуштагы мамлекеттердин катышуусунун оц жана терс жактары.
- Жакерия менен Уот Тайлдердин көтөрүлүшүнүн себентерин аныктагыла.
- Генералдык штат менен парламенттин айырмасы.




## Тема №7

<b>Тема</b>	<b>Аткаруунуң түрү жана тапшырмалар.</b>
<b>Батыш Европада котоликтик чиркөөнүн кубаттуулугу</b>	<b>Максаты:</b> чиркөөнүн бөлүнүшүнү негизги себептери. Папалардын бийлигини күч алышы. Чиркөө ири феодал катары. Еретиктер үчүн күрөшүү.
<b>Аткаруунуң түрү:</b> : «Балык диаграмма» ыкмасы- маселелердин себеп-натыйжасынын изилдөө	
<b>Маселе:</b> чиркөөнүн бөлүнүшү <b>Себеби:</b> <b>Факты:</b> <b>Натыйжасы:</b>	

## Тема №8

<b>Тема</b>	<b>Аткаруунуң түрү жана тапшырмалар.</b>
<b>Батыш Европанын X-XV қылымдардағы маданияты</b>	<b>Максаты:</b> орто қылымдардагы мектептер, илимдин өнүгүшүнө чиркөөнүн тыюу салуулары. Билим берүүнүн өнүгүшү. Искусство жана адабият. Университеттер.
<b>Аткаруунуң түрү:</b> : Эки болуктүү күндөлүк. Дискуссия, презентация.	
Группа З командаға бөлүнет, ар бир командаға 2 ден тапшырма берилет. Берилген тапшырмалардан цитата бөлүп, аларга комментарий бергиле.	
<b>M:</b>	
Цитата	комментарий
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Академиядагы билим берүү.</li> <li>• Каролингдик кайра жаралуу</li> <li>• Оттондук кайра жаралуу</li> </ul>	

## Тема №9

Тема	Аткарууну түрү жана тапшырмалар.
Батыш Европадагы капиталисттик мамлелер.	<p><b>Максаты:</b> Батыш Европадагы капиталисттик мамлелердин калыптанышы. Капиталдын алгачкы топтолуу процессинин журушу. Тарыхый булактардагы капиталдын топтолуу процессинин генезиси.</p> <p><b>Аткаруунун түрү:</b> «Балык диаграмма» ыкмасы- маселелердин себеп-натыйжасын изилдөө.</p>  <p>Маселе: Феодализмдин ыдырашы Себеби: Факты: Натыйжасы:</p>

## Тема №10

Тема	Аткарууну түрү жана тапшырмалар.
Улуу географиялык ачылыштар, колониялык басып алуулар.	<p><b>Максаты:</b> денизде сүзүү жана корабль куруу ишинин өнүгүшү. Индияга баруучу дениз жолунун ачылышы. Американы ачуу. Португалиялыктардын Азиядагы ээликтери. Дүйнөнү бүт айланып чыккан биринчи саякат. Европалыктардын Америкадагы колониялык басып алуулары.</p> <p><b>Аткаруунун түрү:</b> : Талкуу, суроо жооп методу менен иштөө керек.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Х. Колумб менен А. Веспуччинин саякатынын окшоштуктары.</li><li>• Ф. Магеллан менен Васко да Гаманын саякаттарынын айырмачылыктары.</li><li>• Географиялык ачылыштардын он жана терс жактары</li></ul>

## Тема №11

Тема	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.
Германиядагы реформация	<p><b>Максаты:</b> өлкөдөгү бытырандылык, буржуазиянын пайда болушу. Германиядагы католиктік чиркөө жана анын реформацияланышы. Германиядагы дыйкандар согушунун себептери.</p> <p><b>Аткаруунун түрү:</b> Бул семинардык сабак «кластер» интерактивдүү методу менен өтүлөт. Ал үчүн группа 2 командала белүнет.</p> <p>1. Командаларга берилген суроолор боюнча тапшырма берилсін, аларга кластер түзүлөт. Кластер түзүлгө 20 мүнөт убакыт берилет. Команда негизинен кластер түзүүде негизги түшүнүктөрдү биринчи таап алуу керек. M:1-суроодогу негизги түшүнүк «реформация»</p>

## Тема №12

Тема	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.
Швейцариядагы реформация	<p><b>Максаты:</b> Ульрих Цвинглиниң көз карашы. Контрреформация, Триден собору жана папство Чиркөөнүн ролу, Земпах грамотасы 1593ж. Швейцариянын маданиятын үйрөнүү.</p> <p><b>Аткаруунун түрү:</b> : «Венидин диаграммасы» методу менен шарттөө керек.</p> <p>Тапшырма:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ульрих Цвинглиниң окуусун өз замандаштары менен салыштырып оқиоштуктарын жана айырмачылыктарын табуу керек?</li><li>• Швейцариядагы чиркөө менен Европанын башка мамлекеттерин салыштыруу.</li></ul>

## Тема №13

Тема	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.					
Ниддерландиялык буржуазиялык революция	Максаты: Ниддерландия феодалдык испаниянын бийлиги астында. Капиталисттик мамилелердин пайда болушу.					
<b>Аткаруунун түрү:</b> : «Дарак» методу						
«Дарак» методу- окуяларды түзүп жана алардын натыйжаларын көзеги менен тизүү.						
Үлгү:	<pre>graph LR; A["Нидерландиядагы революция 1566-ж"] --&gt; B["Түндүк көтөрүлүшү 1572-ж"]; B --&gt; C[" "]; C --&gt; D[" "];</pre>					
Себеби	Натыйжасы					

## Тема №14

Тема	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.					
XVI кылымдардагы Англия	Максаты: Капиталисттик өнөр жайынын өнүгүшү. Жерлерди корукка алууну кесептеттери. Англиядагы деңиз соодасы жана колония учун күреши.					
<b>Аткаруунун түрү:</b> : «Убакыттык чынжырча»						
Үлгү: <pre>graph TD; A[" "]; A --&gt; B["1549-ж Роберт Кеттин которулушу"]; A --&gt; C["1558-1603ж Королева Елизавета I бийлиги"]; A --&gt; D["1588ж ?"]; A --&gt; E["Англиянын алгачкы колониялары"];</pre>						

## Тема №15

Тема	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.
Франциядагы капиталисттик мамиленин башталышы	Максаты: Буржуазия, дайкандар жана дворяндар, чексиз монархиянын орношунун өзгөчөлүктөрү. Онер жайы жана соодасы.
<p><b>Аткаруунун түрү:</b> «Венидин диаграммасы» методу менен иштоо керек</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Налог, оброк, пошлиналының айырмасын тапкыла?</li><li>• Француз дворяндарының айырмасы кандай, башка мамлекеттердикі менен салыштырыла?</li><li>• Мануфактура менен сооданын өнүгүшүндегү тоскоолдуктар?</li><li>• Буржуазия менен жалданма жумушчуунун айырмасын тапкыла?</li><li>• Мануфактура менен мастерскойдун айырмасы?</li><li>• Жалданма жумушчу Францияда көп болгонбу же Англиядабы?</li></ul>	
	

## Тема №16

Тема	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.
Батыш Европанын X-XV қылымдардагы маданияты	Максаты: орто кылымдардагы мектептер, илимдии өнүгүшүнө чиркөөнүн тыюу салуулары. Билим берүүнүн өнүгүшү. Искусство жана адабият. Университеттер.

**Аткаруунун түрү:** Эки болуктүү күнделүк. Дискуссия, презентация.

Группа З командаға бөлүнөт, ар бир командаға 2 дең тапшырма берилет. Берилген тапшырмалардан цитата бөлүп, аларға комментарий бергиле.

М:

Цитата	комментарий
<ul style="list-style-type: none"><li>• «Джоконда» деген эмгекті жаратуу авторду кандай илимий изилдөөгө алыш келген.</li><li>• «Давид» статуясында кандай идеяларды көрүүге болот.</li><li>• «Сикистиндик мадонна» менен «Владимирдик күдай энени» салыштырыла.</li></ul>	

# СТУДЕНТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨСҮ

## СӨИ № 1

### Тема: Франк коому VI-IX кылымдарда. Меровингдер

Багыттар, каралуучу ма-селелер	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар.	Адабияттар
Франктардагы уруулук мамиле жана анын кулаши. Франктардагы королдук бийликт. Улуу Карлдын империясындагы административдик түзүлүш.	<b>Тапшырма:</b> 1. Герман урууларын отурукташтыруудагы мезгилдерин тектеги жана тапшырмалар. 2. Каролингдер менен меровингдер династияларынын башкаруу мезгилиндеги он жана терс жактарын анализдөө. 3. Каролингдер династиясынын кулаши	1. Цезарь. Записки о Галльской войне. Любое издание 2. Корнелий Тацит. Германдцы. Любое издание 3. Егер О. Средние века. М., 1997 4. История Европы в 8-ми тт. Древняя Европа. Т. 1. М., 1988 5. Практикум по истории средних веков. М., 1967 6. Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1-2. М., 1980 8. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974
<b>Аткаруунун түрү:</b> дискуссия, презентация кылуу. Группа 2 команда бөлүнөт.		
1- команда Герман урууларынын Рим империясына келишинин он жана терс жактары боюнча анализден, презентацияга даярданышат.		
2-команда Каролингдер менен Меровингдер династияларынын башкаруу мезгилиндеги он жана терс жактарын анализдөө менен презентацияга даярданышат.		
Он жактары		Терс жактары

## **СӨИ № 2**

**Тема: Франция, Германия, Италия, Англия IX- XI кылымдардагы маданияты.**

Багыттар, каралуучу маселелер	Аткаруунуң түрү жана нашырмалар	Адабияттар
<p>1. Франциянын саясий жана административдик онутгушүү.</p> <p>2. Германия империясынын негизделиши.</p> <p>3. Италиянын саясий жана экономикалык онутгушүү.</p>	<p><b>Ташырма:</b></p> <p>1. Франциянын, Германиянын маданияты</p> <p>2. Италия менен Англиянын маданияты.</p>	<p>1. Энгельс Ф. Марка. Любое издание</p> <p>2. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992</p> <p>3. История Франции. Т. 1. М., 1972</p> <p>4. История Европы. Средневековая Европа. Т. 2. М., 1992</p> <p>5. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974</p> <p>6. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3- тт. Т. 1. М., 1985</p> <p>7. Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. М., 1980</p>

**Аткаруунуң түрү:** Кроссворд түзүү. Ар бир студент өз алдынча кроссворд түзөт. Кроссворд түзгөндө планда берилген маселерди толугу менен камтуу керек. Эн жакшы түзүлгөн кроссворд үчүн жонгорку балл коюлат.

## СОИ № 3

### Тема: Кресттүүлөрдүн жортулдары.

Багыттар, карадаа маселелер	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар	Адабияттар
Европа. Кресттүүлөрдүн иң жүрүштөрү. Шаарлардын осүшү. Кресттүүлөрдүн иң мамлекеттери.	<p><b>Ташырма:</b></p> <p>1. Кресттүүлөрдүн жүрүштөрүнүн негизги себептери.</p> <p>2. Орто кылымдардагы шаарлар - кол енерчүлүктүн жана сооданын борбору.</p>	<p>1. Гутнова Е.В. Основные проблемы истории средних веков. М., 1986</p> <p>2. Европа в средние века: экономика, политика, культура. Сб. статей к 80-летию акад. С.Д. Сказкина. М., 1972</p> <p>3. Идеально-политическая борьба в средневековом обществе. М., 1984</p> <p>4. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3 т. т.1,2 М., 1985, 1986</p> <p>5. Классы и сословия средневекового общества. Под ред. Уdal'цовой З.В. М., 1988</p>

**Аткаруунун түрү:** Эссе. 4-5 барактан туруш керек, Бул эссеңи жазардан мурун текстти жакшылап окуп чыгуу керек.

## СӨИ № 4

### **Тема: Батыш Европада борборлошкон мамлекеттердин түзүлүшү.**

<b>№</b>	<b>студен-ттын №</b>	<b>Рефераттын темалары</b>
1	12	Франциянын бириге башташы. Королдук бийлик
2	11	Батыш Европадагы феодалдык түзүлүш
3	10	Франциядагы көтерүлүш. Жакерия
4	9	Жанна д' Арктын эрдиктери
5	8	Франция. Король Людовик XI башкаруусу
6	7	Англиядагы феодалдык эзүүнүн күч алыны
7	6	Уот Тайлердин жетекчилиги астындагы дыйкандар көтерүлүшү
8	5	Генрих VII Тюдордун салсаты
9	4	Англиядагы Ак жана Кызыл розалардын согушу
10	3	Улуу Карлдын ички жана тышкы саясаты
11	2	«Салич чыңдыгы» тарыхый булак катары
12	1	Византиянын маданиятынын өзгөчөлүгү
13	25	Байыркы германдардын коомдук түзүлүшү
14	24	Орто кылымдардагы христиан чиркөөсү
15	23	Батыш Рим империясынын түзүлүшү
16	22	Франк мамлекетинин түзүлүшү
17	21	Меровингдер династиясы
18	20	Италиядагы оосттотордун бийлигі астында
19	19	Орто кылымдардагы билим берүү. Университеттер.
20	18	Духовно-рыцардык ордендер
21	17	Каролингдер. Карл Мартелдин реформалары
22	16	Юстиниандын башкаруу мезгилиндеги маданият
23	15	Орто кылымдардагы маданият. Вассалдык система
24	14	Кресттүүлердүн жортуулдары
25	13	Католик чиркөөсү, еретиктер

РЕФЕРАТ- ар бир студент өзүнө бөлүнгөн тема боюнча жазылған кыска илмий эмгек. Илмий стилди калыптоодо чоң маанигүээ, тактыгы, маалыматтарынын арбындыгы, тилинин жеткиликтүлүтү менен.

айырмаланууга тиини. Рефератта илимий маалымат гана камтылбастаң, референттін (реферат жазған автордун) темага карата мамилеси чыгылдырылып, баасы берилет. Реферат референттін өз сөзүнөн турат, анда айрым зарыл деп эсептелген учурларда гана шилтемелер колдонулат жана ал кайдан алынганы (китептін автору, аты, чыккан жери, жылы, бети) көрсөтүлөт. Илимий иштин бол жөнекөй түрүн ар кандай композициялық планда түзсө болот. Адатта, реферат төмөнкүдөй ыраатта түзүлөт:

- план

-кириш белүмү - рефераттын темасы, ал тема боюнча жазылған тарыхый булактар жана илимий әмгектер жөнүндө кыска маалымат ж.б.

-рефераттын негизги белүгү-тема боюнча кыскача, бирок жеткиликтүү илимий маалымат берүү, баяндалған маалыматтарга карата, анын мааниси тууралуу жыйынтыктар, жалпылоорду жасоо.

Рефератта илимий талдоо берүүтө, тарыхый булактардан, илимий әмгектерден көбүрөөк пайдаланууга аракеттенүү керек, ошондой эле ал илимий изилдөөнүн алгачкы усулу болот.

Көлөмү 5-6 же 8-10 бет болот. Жогорудагы темалар боюнча реферат жазууда жогоруда берилген адабияттарды колдонуп, тарыхый жана археологиялық булактарга көбүрөөк көңүл болгүлө. Теманы жазууда салыштырма методду колдонуп, өзүңөр жыйынтык чыгарышыңар керек. Жогорудагы берилген суроолорго да көңүл болуп, аларга жооптуу тура бергиле. Китептен сөзмө-сөз көчүрүлгөн реферат жараксыз болуп, баллыңар төмөн болуп калышы күтүлөт.

## **СӨИ № 5**

**Тема: Улуу географиялык ачылыштар.**

Багыттоочу, каралуучу маселелер	Аткаруунун түрү жана тапшырмалар	Адабияттар
Улуу географиялык ачылыштардын себептери. Жаңы капиталисттик өндүрүштүк ыкмага, капиталисттик өндүрүштүк мамылелерге жана капиталисттик өндүрүшке прогрессивдүү жол ачышы.	<p><b>Тапшырма:</b></p> <p>1. Жаңы материкистердин ачылышы</p> <p>2. Португалиялыктардын колониялык саясаты</p> <p>3. Америка-испаниялыктардын колониясы</p>	Хрестоматия по истории средних веков. Под ред. 8.Н.П.Грацианского и С.Д. Сказкина, Т.З, М.1950 9.Кунин К.И. Вакко да Гамма М., изд. 2 –е, 1947г. 10.Кунин К.И. Магеллан М. 11.Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий, М., 1957

**Аткаруунун түрү:** талкуу

**Жыйынтыгы:** доклад түрүнде отчет

Берилген тапшырмага эки тоо улуу географиялык ачылыштардың он жана терс жактарын аныктап, тактаа, анализ жасап берүүлөрү керек

Он жагы	Терс жагы

## СӨИ № 6

### **Тема: Нидерландиялык буржуазиялык революция**

<b>Бағыттар, каралуучу маселелер</b>	<b>Аткаруунун түрү жана ташырмалар</b>	<b>Адабияттар</b>
Нидерландиядагы революциянын чыгышынын иегизги себептери	<p><b>Ташырма:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нидерланд элдери 16-17-кылымдардагы маданиятын саясий системасын окуп жеткирүү.</li> <li>2. Нидерландиядагы революция. Анын жүрүшүн, дворяндардын эмиграциясын, 1572 жылдагы көтөрүлүштүн өзгөчөлүктөрүн кароо. Вестфаль тынчтык келишиими.</li> <li>3. Кайра жаралуу доорундагы Нидерландиядагы маданиятын кароо.</li> </ol>	<p>Сказкин С.Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в середине века. М., 1968</p> <p>Феодальная рента и крестьянские движения в Западной Европе XIII-XV вв. М., 1985</p> <p>Степанова В.Е. и Шевеленко А.Я. История средних веков. Хрестоматия М., 1974. ч.2 2-е изд. М., 1981</p>

**Аткаруунун түрү:** тегерек стол.

**Жыйынтығы:** маселелерди баяндоо, талдоо жана анализ жасоо

## **СӨИ № 7**

**Тема: XVI-XVII кылымдардагы әл аралык мамилелер**

**30-жылдық согуш.**

Бағыттар, каралуучу маселелер	Аткаруунуң түрү жана нашырмалар	Адабияттар
Батыш Европадагы әл аралык абал. Отуз жылдық согуштун чыгуу себептери, жыйынтыктары	<p><b>Ташырма:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отуз жылдық согуштун жүрүшү.</li> <li>2. Отуз жылдық согуштун бириичи, экинчи этабы.</li> <li>3. Согуштун үчүнчү, төртүнчү этабы, Весталь түнчтүк келишими.</li> </ol>	<p>Идейно-политическая борьба в средневековом обществе. М., 1984</p> <p>История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3 т. т.1,2 М., 1985,1986</p> <p>Классы и сословия средневекового общества. Под ред. Уdal'цовой З.В. М.,1988</p> <p>Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство / У-ХYбб./. М.,1967</p> <p>Поршинев Б.Ф. Феодализм и народные массы. М.,1964</p> <p>Проблемы развития феодальной собственности на землю М.,1979</p>

**Аткаруунуң түрү:** команда менен иштөө.

**Жыйынтыгы:** маселелерди баяндоо, талдоо жана анализ жасоо

## СӨИ № 8

**Тема: Феодализмдин бузулушу, капиталисттик мамилелердин пайда болушу.**

№	студен-ттин №	Рефераттын темалары
1	12	Колумбдун Американы ачышы
2	11	Ульрих фон Гуттен
3	10	Нидерландтардын саясий түзүлүшү
4	9	Триден собору жана папство
5	8	Жан Кальвиндин саясий көз карашы
6	7	Рафаэль Санти
7	6	Капитализмдин генезиси
8	5	Германиядагы философиялык-диний ойлор
9	4	Анабаптистер, Мюнхен коммунасы
10	3	Микеланджело Буонарроти
11	2	Капиталисттик манфактура
12	1	Магелландын дүйнө жүзүнө саякаты
13	25	Котолик чиркөөсүнүн саясий ролу папство
14	24	Эразм Роттердамский
15	23	Роберт Кеттин көтерүлүшү
16	22	Португалиялыктар аркылуу Индияга дениз жолунун ачылышы
17	21	Германиядагы дыйкандар согушу
18	20	Тюдорлордун колониялык саясаты
19	19	Леонардо да Винчи
20	18	Томас Мюнцердин окуусу
21	17	Франциялык абсолютизм
22	16	Кайра жаралуу -адабиятта
23	15	Немец реформациясы Мартин Лютер
24	14	Португалиялыктардын колониялык саясаты
25	13	Түндүк нидерландтардын көз карандысыздыгы учун болгон күрөш.

## Глоссарий

---

- Абсолюттук монархия** — монархтын чексиз жеке биілігі
- Аспиенто** — Африкадан Америкага ташылып келинген негр өндүргүч күчтөр
- Баршина** - феодалдын чарбасында дыйкандар аткарған бардық иштер
- Барондор** - герцогдордун вассалы болуп, алардан бир баскынта тәмән турған.
- Буржуазия** — XVI-XVIIkk. Шаардық өндүрүштүк ишкананын ээси
- Бюргер** — XV-XVI kk. Батыш Европадагы тоо-кен өндүрүштүк ишкананын кокоюну
- Бурга** — Француз тилинде шаар деген түшүнүк
- Вагнаттар** - кызырып жүрүп окуган студенттер
- Вассалдар** - аскердик кызматты аткаруучулар
- Герцогдор** - ири феодалдар
- Генералдық штат** - дин кызматкерлеринин, дворяндардын жана шаардық бай катмарлардын өкүлдөрүнөн турған чогулуш
- Гуманизм** — а) адамды сүйүү; б) элдин тилегине ылайык маданий кыймыл
- Диархия концепциясы** — диний эмес (жарандык) жана руханий бийликтин белүнбөс биримдиги
- Жакерия** - дворяндар тарабынан кемситилген «жактардын» көтөрүлүшү.
- Инквишия** - католиктик чиркөөнүн душмандары менен күрөшүү үчүн чиркөө соту
- Инкилер** — Перудагы жергиликтүү уруу
- Иезуит ордени** — рим папасынын үгүтү менен түзүлгөн контрреформациялык уюм
- Кальвинизм** — Жан Кальвинидин окуусун жактоочулар
- Католик** - бұткүл дүйнөлүк чиркөө
- Лорддор палатасы** - атайы корол тарабынан чакырылған епископтор, атактуу феодалдардын кенешмеси.

- Лорд канцлер** - лорддор палатасынын төрагасы
- Лютеранство** — Мартен Лютердин окуусун колдогон кыймылдын мүчөлөрү
- Монах** - дүйнөдөн кечип, өз өмүрлөрүн сыйынууга арнаган адамдар
- Мануфактура** - кол эмгеги колдонулган ири ишканалар
- Оброк** - дыйкандардын өз чарбасынан продукт жана буюм түрүндө феодалга төлөгөн салыктар
- Обшиналар палатасы** - ар бир областтан экиден рыцар жана ар бир чоң экиден шаардан экиден өкүл катышкан жыйын.
- Поместье** - крепостной дыйкандар иштеген чоң чарба
- Патриарх** - чиркөөнүн башчысы
- Парламент** - феодалдардын, духовенстволордун, бай шаардыктардын өкүлдөрүнүн чогулушу (франц. парлесүйлөө д.с.)
- Протестанттар** — рим папасынын католик чиркөөсүнүн саясатына каршы Германияда түзүлгөн лиганын мүчөлөрү
- Православиелик** - туура дин
- Рыцарь** - атчан жоокер
- Реформация** — коомду кайра куруу, реформациялоо жөнүндөгү кыймыл
- Турнир** - рыцарлардын күчүн жана шамдагайлыгын сыйай турган аскердик мелдеш
- Феод** - крепостной дыйкандар отурукташкан жерлер
- Феодал** - жердин, крепостной дыйкандардын кожоону
- Федерация** — кошмо биримдик
- Уния** — рим папасынын кол астындағы эки органы бар эки мамлекеттин биримдиги
- Утопия** — ишке ашпаган кыйял
- Цвинглианство** — Ульрих Цвинглинин окуусун кубаттап колдогон кыймыл
- Эдикт** — 1) закон, 2) токтом, 3) буйрук

## **Орто кылымдардын тарыхы сабагы боюнча тесттер:**

1. Орто кылымда Чыгыш Рим империясы кандай аталган?
  - а) Египет в) Константинополь
  - б) Византия г) Сирия д) Палестина
2. Юстиниан канчанчы жылдары бийлик кылган?
  - а) 527-565 ж. в) 579-597 ж. д) 423-455 ж.
  - б) 475-511 ж. г) 621-666 ж.
3. Ника көтөрүлүшү канчанчы жылы болгон?
  - а) 489-ж. б) 666-ж в) 776-ж г) 532-жд д) 397-ж
4. Араб баскынчыларынын Константинополго жортуулу кайсы жылы болгон?
  - а) 751-ж б) 715-ж. в) 717-ж. г) 738-ж. д) 741- ж.
5. София храмын ким курдурған?
  - а) Улуу Карл г) Юстиниан
  - б) Карл Мартел д) Хлодвик в) Аспарух
6. Рим империясы канчанчы жылы 2 ге бөлүнгөн?
  - а) 390-ж. б) 392-ж.
  - в) 395-ж. г) 398-ж. д) 400-ж.
7. Византия империясына кайсы аймактар кирген?
  - а) Балкан жарым аралы, Кичи Азия
  - б) Испания, Франция в) Сирия, Палестина
  - г) Египет, Армения д) Англия, Австрия
8. Батыш славяндарга кайсы уруулар кирген?
  - а) орустар, украиндер, белорустар.
  - б) чехтер, поляктар, поморлор
  - в) болгарлар, сербдер, хорваттар
  - г) украиндер, поляктар, поморлор
  - д) сербдер, хорваттар, белорустар.
9. Крестүүлөрдүн 1- жортуулу канчанчы жылы болгон?
  - а) 1035-ж. б) 1096-ж. в) 1097-ж. г) 1147-ж.
10. Крестүүлөрдүн жортуулу качан аяктаган?
  - а) 1291-ж. б) 1096-ж. в) 1097-ж. г) 1292-ж.
11. Тамплиерлер ордени качан негизделген?
  - а) 1116-ж в) 1126-ж д) 1119-ж б) 1455-ж г) 1667-ж

**12.** Христиан чиркөөсү кайсы жылы экиге бөлүнгөн?



- д) 1118ж.        б) 1053ж.        г) 1054ж.

**13.** Кайыр садага делининп аталган громаталар кандай аталган?



**14.** Православиелик делинин аталган чиркөө кандай түшүнүктүү берет.

- а) туура эмес в) туура дин д) динсиздер үчүн  
 б) буткүл дүйнелүк г) римдиктер үчүн

15. Жети славян уруусунун союзу качан түзүлгөн?



**16.** Чыгыш славяндарга кайсы уруудар кирген?

- а) орустар, украиндер, белорустар.

- б) чехтер, подяктар, помордор

- в) болгарлар, сербдер хорваттар

- г) украиндер поляктар, поморлор

д) сербдер, хорваттар, белорустар.

17. Аспарух кайсы элдин ханы болгон?

- а) Иберлердин в) Лузипандарды

6) Арабдардын г) Болгарлардын  
18. Биринчи крест жортуулу кайсы мамлекеттен баштал-  
даа?

- а) Испания      б) Франция



19. Христиан чиркөөсү 1054 жылы кандай атальшта болғаны?

- а) батын иштеги - в) тикитки батын

- а) батыш, чыгыш в) түштүк, батыш  
б) түнүлүк, түнүтүк г) батыш, түнүтүк д) шыншы, түнүтүк

**20** Славян жазуусун кимдер туашикен?

20. Славян жазуусун кимдер түзүшкөн?

- в) Кирилл Мефодий

- д) Карл Лысый, Карл Мартел

**21.** Испаниядагы королдуктар қанчанчы жылы биригип, бир мамдекет түзүшкөн?

- а) 1475-ж. б) 1476-ж. в) 1477-ж. г) 1478-ж. д) 1479-ж.
22. Б.з.ч. I к. португалиялыктарды кайсы урууну тукумдары деп эсептешкен?
- а) Весготтордун в) Лузипандардын д) испандардын  
б) Арабдардын г) иберлердин
23. Канчанчы жылы Португалия көз карандысыз королдүкка айланып, борбору Порто шаары болгон?
- а) 1140-ж. б) 1141-ж. в) 1142-ж.  
г) 1143-ж. д) 1144-ж.
24. 1497-ж. Индияга болгон экспедицияны ким жетектеген?
- а) Васко да Гама в) Христофор Колумб  
б) Барталомео Диас г) Ф. Магеллан  
д) Ф. Дрейк
25. X Колумб кайсы аймакты ачкан?
- а) Индия б) Китай в) Африка  
г) Америка д) Австралия
26. Абель Тасман каяктык деңиз саякатчысы болгон?
- а) Италиялык в) Голландиялык  
б) Португалиялык г) Англиялык  
д) Нидерландиялык
27. Ф. Магеллан дүйнөнү канчанчы жылдары айланып чыккан?
- а) 1519-1521-жж. в) 1517-1521-жж. д) 1520-1523-жж.  
б) 1519-1523-жж. г) 1518-1523-жж.
28. Испандык король Филипп II Португалияны канчанчы жылы басып алган?
- а) 1578-ж. в) 1580-ж. д) 1584-ж.  
б) 1579-ж. г) 1582-ж.
29. Мексика канчанчы жылы, ким тарабынан ачылган?
- а) 1518-1521-жж. Америго Веспуччи  
б) 1519-1522-жж. X. Колумб  
в) 1518-1522-жж. Воско да Гама  
г) 1519-1521-жж. Э. Кортес  
д) 1518-1519-жж. Ф.Магеллан
30. Европа мамлекетинин ичинен 1-ден болуп колониялык империяны түзгөн кайсы мамлекеттер болгон?
- а) Португалия, Испания в) Франция, Испания



- 38.** Европадагы «30 жылдык согуш» деп аталған согуш кашчанчы жылдары, кайсы мамлекеттін ортосунда болғон?
- а) 1618-1648-жж. Испания менен Голландия
  - б) 1619-1649-жж. Англия менен Голландия
  - в) 1620-1650-жж. Франция менен Голландия
  - г) 1621-1651-жж. Германия менен Франция
  - д) 1622-1652-жж. Германия менен Англия
- 39.** XV-XVI кк. Англия дүйнөлүк экспортко әмнени көп چарған?
- а) эт    б) балық    в) темир    г) була (шерсть)
  - д) алтын
- 40.** Англияда Роберт Кетт жетектеген көтөрүлүш качан болғон?
- а) 1547-ж.    б) 1548-ж.    в) 1549-ж.    г) 1550-ж.    д) 1551-ж.
- 41.** Англиянын колониялары кайсы аймактар болғон?
- а) Азия, Африка
  - в) Иран, Жакынды Чыгыш
  - б) Тұндук, Тұштүк Америка
  - г) Тұндук Америка, Индия
  - д) Тұштүк Африка, Индия
- 42.** Кайсы королдун түшунда Англияда чиркөө мамлекетке бириктірілген?
- а) Карл I    б) Елизавета I    в) Яков I
  - г) Генрих VII    д) Генрих VIII
- 43.** Испандардың “Женилбес армадасын” ағлиялыктар кашчанчы жылы талкалаган?
- а) 1586-ж.    б) 1587-ж.    в) 1588-ж.
  - г) 1589-ж.    д) 1560-ж.
- 44.** Англияда граждандык согушка түрткү болғон кароль менин парламенттін конфликти качан башталған?
- а) 1642-ж.    б) 1643-ж.    в) 1644-ж.
  - г) 1645-ж.    д) 1646-ж.
- 45.** Канчанчы жылы Англиядагы 2 парламент бириккен?
- а) 1645-ж.    б) 1643-ж.    в) 1644-ж.
  - г) 1648-ж.    д) 1649-ж.

**46.** Англияда абсолюттук монархия кайсы королдун мезгилинде бузулган, т.а. абсолют монархия әмес түзүлүштөгү мамлекет болгон.

- а) Карл I                    в) Яков I                    д) Генрих VIII  
б) Карл II                  г) Генрих VII

**47.** Франциядагы калктаң акчалай алынуучу салык эмне деп аталган?

- а) чинша                  б) тель                  в) копитация  
г) двадцатина            д) рента

**48.** Франциядагы “Диний согуш” деп аталган согуш канча жылды камтыган?

- а) 1560-1590-жж. 30 жылдык  
в) 1562-1594-жж. 32 жылдык  
б) 1561-1592-жж. 31 жылдык  
г) 1563-1596-жж. 33 жылдык  
д) 1564-1598-жж. 34 жылдык

**49.** 1594-ж. Франциядагы бийликті гугеноттордун башчысы болуп жүргөн адам?

- а) Генрих III            в) Людовик XI            д) Франциск I  
б) Генрих IV            г) Людовик XIII

**50.** Францияда 18 жыл 1-министирлик милдетин өткөргөн инсан ким болгон?

- а) Кардинал Ришелье                    в) Ж. Кольтер  
б) Кардинал Мозарини                  г) Екатерина Медичи  
д) М. Сюлли

**51.** Француз эли кайсы кылымда калыптанған?

- а) XIV-XVI кк.            в) XVI-XVII кк.        д) XIV-XV кк.  
б) XV-XVI кк.            г) XVI-XVIII кк.

**52.** Реформациянын 1- борбору болуп кайсы мамлекет әсептелең?

- а) Швецария              в) Франция              д) Италия  
б) Нидерландия            г) Германия

**53.** 1524 – 1526-жж. Германияда болгон “Дыйкандар согушунун” жетекчисинин ысымы.

- а) Мартин Лютер            в) У. Цвингли            д) Томос Мюнцер  
б) Жан Кальвин            г) Г. Грейфер

## **Модулдун суроолору**

---

1. Франк империясынын түзүлүшү.
2. Батыш Европадагы феодалдык бытырандылык.
3. Байыркы славяндардын коомдук түзүлүшү.
4. Улуу Карлдын империясы.
5. Византиянын маданияты.
6. Католик чиркөөсүнүн кубаттуулугу.
7. Кресттүлөрдүн жортуулдары.
8. Франциядагы жүз жылдык согуш.
9. Дыйкандар көтөрүлүшү Жакерия.
10. Уот Тайлдердин көтөрүлүшү.
11. Англиядагы граждандык согуш.
12. Орто кылымдардагы билим берүү жана илим.
13. Жанна д'Арктын эрдиги.
14. Хлодвигдин христиан динин кабыл алыны.
15. «Салич чындыгындағы» маселелер.
16. Алгачкы капиталдын топтолуу процессинин өбөлгөлөрү.
17. Англиядагы коруктоо саясаты.
18. Англиядагы Роберт Кеттин көтөрүлүшү.
19. Генрих VIII нин чиркөөлүк саясаты.
20. Мария Тюдордун бийлиги.
21. Елизавета I колониялык саясаты.
22. Селсаяктарга каршы закондор.
23. Баанын революциясы.
24. Англиядагы абсолюттук монархиянын өзгөчөлүгү.
25. Мануфактуралынын эволюциясы.
26. Англиядагы издольщина.
27. Германиядагы дыйкандардын согушу.
28. Мартен Лютердин окуусу.
29. Макала каттар.
30. Он эки макала.
31. Гейльброн программасы
32. Ж.Кальвиндин диндик көз карашы.

33. Томас Мюнцердин реформациясы.
34. Германиянын саясий өзгөчөлүгү.
35. Крепостной лук укуктун экинчи басылышы.
36. Германиядагы гуманисттик кыймыл.
37. Франциянын саясий өзгөчөлүгү.
38. Улуу географиялык ачылыштардын мааниси.
39. Христофор Колумбун саякаты.
40. Васко да Гама саякатынын багыты.
41. Американын ачылышы.
42. Фердинанд Могелландын саякаты.
43. Италиялык согуштар.
44. Карл V саясаты.
45. Испаниялык колониялык саясат.
46. Португалиялык ачылыштар.
47. Рим папасынын чиркөөлүк саясаты.
48. Чиркөөлүк саясаттын түрлөрү.
49. Герцог Альбанын саясаты.
50. Найт эдиктиси.
51. Кардиналь Ришельенин саясаты.
52. Италиянын саясий өзгөчөлүгү.
53. Испаниядагы "алкабала" салыгы.
54. Филипп II нин тышкы саясаты.
55. Кошмо Провинциялардын Республикасынын жарыяланышы.
56. Вестфаль тынчтык келишиими.
57. Батыш европадагы эл аралык авал.
58. Табигый илимдердин эволюциясы.
59. Улуттук мамлекеттердин калыптанышы.
60. Капиталисттик өндүрүштүк ыкманын өбөлгөлөрү.

## **Мазмуну**

---

Киришүү .....	3
Тема 1: Орто кылым түшүнүгү, феодализм, орто кылымдарга тиешелүү тарыхый булактар жана тарыхнаамеси .....	5
Тема 2: Батыш Европадагы феодалдык түзүлүштүн орношу	12
Тема 3: Батыш Европада Франк мамлекетинин түзүлүшү	17
Тема 4: Византия империясында феодалдык түзүлүштүн орношу (VII-XI кылымдарда) .....	29
Тема 5: Кресттүүлөрдүн жортуулу .....	40
Тема 6: Батыш Европада борборлошкон мамлекеттердин түзүлүшү: Франция, Англия, Германия, Италия XI-XV kylymdarnda .....	45
Тема 7: Орто кылымдардагы христиан дини, чиркөө .....	55
Тема 8: Батыш Европанын маданияты X-XV кылымдарда .	59
Тема 9: Батыш Европада капиталисттик мамилелердин пайда болушу .....	63
Тема 10: Улуу географиялык ачылыштар .....	67
Тема 11: Реформация, Германиядагы дыйкандар согушу ...	88
Тема 12: Швейцариядагы реформация .....	93
Тема 13: Нидерландык буржуазиялык революция .....	96
Тема 14: XVI кылымдарда Англиянын капиталисттик өнүгүү .....	100
Тема 15: Франциядагы чексиз монархия .....	109
Тема 16: Европанын маданияты (XV-XVIIkk) .....	113

Семинардык сабактар.....	123
Студенттердин өз алдынча иштөөсү .....	131
Глоссарий.....	140
Орто кылымдардын тарыхы сабагы боюнча тесттер: .....	142
Модулдун суроолору.....	148

